

И. Р. АСКАРОВ, Н. Х. ТОКТОБАЕВ, К. Г. ГАПЫРОВ

ХИМИЯ

**Жалпы билим берүүчү мектептердин
7-классы үчүн окуу китеbi**

*Өзбекстан Республикасынын Элге билим берүү
министригү тарабынан сунуш кылышан*

Кайра иштөлгөн экинчи басылышы



**«ШАРҚ» БАСМА-ПОЛИГРАФИЯЛЫК
АКЦИОНЕРДИК КОМПАНИЯСЫНЫН
БАШКЫ РЕДАКЦИЯСЫ
ТАШКЕНТ — 2013**

Кымбатуу жаш досум!

Ушул окуу жылынан сен табигый илимдердин бири болгон химия илимин үйрөнүүнү баштайсың. Химия кызыктуу, укумуштарга бай болгон илим болуп саналат. Унчата, сен Абу Али ибн Сина, Абу Райкан Беруний, Мырза Улукбек, Захириддин Мухаммед Бабыр сыйактуу кеменгөр окумуштуулардын уртагысың.

Ата-энең, устаптарың, Мекениң Өзбекстан сенин чыныгы адам, жеткилең адис, чыгармачыл инсан болуп жетишүүгүдү, эл-журттун алдында кадыр-баркка ээ болушуңду каалайт.

Эсиңде болсун! Илим ааламынын ачыла элек кырлары көп. Аларды багындыруу сенин милдетин.

Сага ийгилик жана ак жсол тилеп

Авторлор.

Рецензенттер:

Ташкент шаарындагы 34-мектептин мугалими **А. Гашова**, 102-мектептин мугалими **Ф. Тажиева**, 137-мектептин мугалими **Л. Умарова**, Андижан обласынын Шахрихан районундагы 2-адистештирилген мектептин мугалими **М. Рахимов**, 53-адистештирилген мектептин жогорку категориялуу химия предмети мугалимдери **Ш. Гафуров**, **З. Акбаров**, Ташкент Мамлекеттик педагогика университети — Химия кафедрасынын профессору **М. Г. Рахматуллаев**, Республикалык билим берүү борборунун химия, предмети боюнча башкы методисти **Г. Шайсаева** жана Андижан Мамлекеттик университети химия факультетинин жамааты.

Химия илимдеринин доктору, Өзбекстанда эмгек сицирген ойлоп табуучу жана рационализатор, профессор **И. Р. Аскarov** дун жалпы редакторлугу астында.

A 86

Аскarov И. Р. жана башк.

Химия: Жалпы орто билим берүүчү мектептердин 7-классы учун окуу китеби (Авторлор: И. Р. Аскarov, Н. Х. Токтобаев, К. Г. Гапыров — Т.: «Шарқ», 2013. — 160 б.

1.2. Автордош

ББК 24.14 я 721

Ушул басылымга таандык бардык укуктар тийиштүү мыйзамдуулуктун негизинде коргоого алынат. Андагы тексттерди жана иллюстрацияларды басма үйүнүн жана автордун макулдугусуз толугу менен, же бөлүктөргө бөлүп көчүрүп басууга тыюу салынат.

ISBN 978-9943-00-150-3

^a Авторлор.

^a «Шарқ» басма-полиграфиялык акционердик компаниясынын Башкы редакциясы, 2005, 2013.



ХИМИЯНЫН НЕГИЗГИ ТУШУНУКТӨРҮ ЖАНА МЫЙЗАМДАРЫ

§ 1. ХИМИЯ ПРЕДМЕТИ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ. ИЛИМ ИРЕТИНДЕ КАЛЫПТАНУУ ТАРЫХЫ

1. Химия заттар, заттардын касиеттери жана алардын бирин-бируне айланышы жөнүндөгү илим болуп саналат.

Химия жаратылыштагы бардык материя ар түрдүү көрүнүштөгү химиялык заттардан түзүлгөндүгүнө негизделип, алардын бир түрдөн башка түргө өзгөрүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн жана касиеттерин үйрөнүүчү табигый предмет болуп эсептелет.

Химия илиминин предметин бардык табигый жана синтетикалык заттар түзөт.

Жаратылыштагы Жер, суу, аба, асман телолору, жалпысынан алганда, бардык жандуу жана жансыз материялар, күндөлүк турмушта пайдаланылган үй зemerектери, тамак-аш продуктулары, дары-дармектер, айыл чарбада, өндүрүштө жана эл чарбачылыгынын башка тармактарында иштетилип жаткан бардык аспаптар, жалпысынан алганда, айланабыздагы аалам заттардан түзүлгөн. Заттар болсо азыркы учурда белгилүү болгон 109 химиялык элементтин тигил же бул түрдө өз ара биригүүсүнүн натыйжасында пайда болгон бирикмелер болуп саналат. Ошондуктан химия илими ааламдагы химиялык өзгөрүүлөрдүн на-тыйжасында пайда болгон заттардын касиеттерин, алардан пайдалануу жолдорун үйрөнүүде жана башка адамзат үчүн маанилүү саналган проблемаларды чечүүде түздөн-түз катышат. Жаратылышта бар болбогон, синтетикалык жолдор менен алынган полиэтилен, пластмассалар, дары-дармек каражаттары, нейлон сыйктуу булалар, автомобилдердин жана башка техникалык каражаттардын көптөгөн тетиктери синтетикалык химиялык заттар болуп эсептелет.

Табигый жана синтетикалык химиялык заттардан химиялык усулдардын жардамында адамзаттын организми үчүн жасалма органдарды, дары-дармектерди,

тамак-аш продуктуларын, кийим-кечелерди, жашоо-тиричилик үчүн зарыл болгон түркүн-түмөн аспаптарды, курулуш материалдарын жана башкаларды даярдоодо пайдаланылууда. Булардын бардыгы заттардын физикалык жана химиялык касиеттерин үйрөнүү аркылуу иш жүзүнө ашырылат.

Ошондуктан заттардын химиялык жана физикалык касиеттерин үйрөнүү химия предметинин негизги милдеттеринен бири болуп эсептелет.

Жашоону химия илимисиз элестетүү мүмкүн болбогондугу себептүү айланызыда жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдүн мазмунун түшүнүү үчүн заттардын жана алардын химиялык өзгөрүүлөрүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн билүү талап кылышат.

Сен келечекте кандайдыр тармактын адиси болуп жетишүүн үчүн албетте алгачкы химиялык билимдерге, тажрыйбаларга ээ болууга тишишин. Анткени, экономист-ишкер, көркөм өнөр ээси, дыйкан-фермер, жумушчу же окумуштуу, врач жана юрист, куруучу жана инженер, жалпысынан алганда, бардык кесиптин ээлери өздөрүнүн ишкердигинде заттар жана алардан даярдалган ар түрдүү продуктулар жана химиялык процесстер менен түздөн-түз мамиледе болушат.

Химиялык заттардан жана алардагы өзгөрүүлөрдөн адам баласы өзүнүн керектөөлөрү үчүн байыртадан пайдаланып келген. Кытайда, Египетте, Борбордук Азияда айыл чарбасынын зыянкечтерине каршы күрөшүүдө, ар түрдүү боёкторду өндүрүүдө, архитектуралык эстеликтерди тургузууда, кийим-кечелерди даярдоодо химиялык заттардан жана кубулуштардан көнүрткүштөрдөн пайдаланышкан.

Дүйнөгө таанылган кеменгер ата-бабаларбыз Акмат ал-Ферганий, Абу Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Разий, Абу Наср Фарабий, Абу Али ибн Синалар VIII—X кылымдарда эле өздөрүнүн илимий чыгармаларында химиялык заттардан турмуштук керектөөлөрдө жана ар түрдүү ооруларды айыктырууда пайдалануу жолдору жөнүндө алгачкы баалуу маалыматтарды баяндашкан.

Абу Али ибн Синанын дарылык заттардын белгилүү курамда болушун мүнөздөө аркылуу курамдын туруктуулук мыйзамына, аларды жөнөкөй жана татаал дарыларга бөлүштүрүү аркылуу атомдук-молекулалык окуунун алгачкы түшүнүктөрүн калыптанышына негиз салгандыгы өлкөбүздө химиялык билимдер менен машигуунун тарыхы терең тамырга ээ экендигинен күбөлүк берет.

Орто кылымдарга келип, Европадагы өнүгүү химия тармагында да сезиле баштады. XVII кылымда немец окумуштуусу Г. Шталь флогистон теориясын, XVIII кылымда орус окумуштуусу М. Ломоносов заттар туурагалуу элементтер жана корпускулалар жөнүндөгү пикирлерин баяндоо аркылуу атомдук-молекулалык окуу жөнүндөгү түшүнүктөрдү өнүктүрүштү. Француз окумуштуусу А. Лавуазе күйүү жана кычкылдануу процесстери жөнүндө илимий теорияларды жараткан. Англиялык окумуштуу Ж. Дальтон өзүнүн тажрыйбаларына негизденип атомдук теориянын негиздерин баяндаган болсо, 1869-жылы орус окумуштуусу Д. Менделеев тарабынан ошол доорго чейин белгилүү болгон химиялык элементтерди классификациялоо ийгиликтүү ишке ашырылып, элемент-

тердин Мезгилдик системасы тұзұлду. Ошол доордо орус окумуштуусу А. Бутлеров органикалық заттардың түзүлүү теориясынын негиздерин баян қылды. Химия илиминин өнүгүйсүнө Г. Деви, Н. Бор, М. Цвет, Э. Франкленд, А. Кекуле, В. Марковников, М. Фарадей, Ш. Вьюрс, Гей-Люссак, С. Аррениус, Э. Резерфорд, М. Складовская-Кюри, П. Кюри, Н. Зелинский, Н. Зинин, М. Кучеров, А. Фаворский, П. Шорыгин, Н. Семёнов, А. Несмеянов, Н. Кочеткова, В. Сергеев, И. Азербаев, А. Куатбеков, А. Садыков, С. Юнусов, Х. Усманов, М. Набиев, Х. Арыпов, С. Сабыров, К. Утениязов жана башка белгилүү окумуштуулар өздөрүнүн салымдарын кошушту.

ХХ күлімдін аяғына келип химия илими дагы да тез темптер менен өнүктү.

1991-жылы Өзбекстан көз карандысыздыкка чыккандан кийин химия илиминин жана химия өнөр жайынын өнүгүшү үчүн өтө соң мүмкүнчүлүктөр ачылды. Минбулак, Көкдумалак, Шортанг жана башка мунаизат-газ көндөреринин ачылышы жана алардың негизинде химия өнөр жайынын өнүгүшү натыйжасында Өзбекстанда мунаизатты жана мунаизат продукцияларын тыштан алып келүүгө чек коюу менен бирге аларды чет өлкөлөргө экспорт кылуу мүмкүнчүлүгү туулду.

Ошондой эле, жер асты кен байлыктарынын запастарынан ақылмандык менен пайдалануу аркылуу өнөр жай үчүн баалуу саналган ондогон химиялык продуктуларды өндүрүү жолго коюлду. Асакеден чыгарылып жаткан “Дамас”, “Тико”, “Нексия”, “Матиз”, “Ласетти” жана Самаркандан чыгарылып жаткан “Отайлүл” маркасындагы автомобилдердин, Ташкенттен чыгарылып жаткан тракторлор менен самолёттөрдүн ондогон тетиктеринин синтетикалык химиялык продуктулары Өзбекстанда даярдалып жатқандыгы химия илиминин жетишкендиктеринин натыйжасы болуп эсептелет.

§ 2. ӨЗБЕКСТАНДАГЫ ХИМИК ОКУМУШТУУЛАРДЫН ХИМИЯ ИЛИМИНИЕ КОШКОН САЛЫМДАРЫ

Дүйнөнүн химик окумуштууларынын катарында өзбекстандык химик окумуштуулар да химия илиминин жана өнөр жайынын өнүгүйсүнө өздөрүнүн салымдарын кошуп келишүүде.

Өзбекстанда Илимдер Академиясынын Жалпы жана органикалык эмес химия институтунда, Полимерлер химиясы жана физикасы институтунда, Биоорганикалык химия институтунда, Өсүмдүк заттарынын химиясы институтунда жана бир топ илимий-изилдөө лабораторияларында, жогорку окуу жайларынын химия факультеттеринде жана кафедраларында химия илиминин түрдүү багыттары боюнча илимий-изилдөөлөр жүргүзүлүүде.

Ахмедов К. С., Парпиев Н. А., Салихов Ш. И., Юсупбеков Н. Р., Аскаров М.А., Нематов С. Х., Абдувахабов А. А., Салимов З. С., Рашидова С. Ш., Аби-

дова М. А., Миркамилов Т. М., Беглов Б. М., Искандаров С. И., Рустамов Х. Р., Ташпулатов Й. Т., Талипов Ш. Т., Асланов Х. А., Абдурасурова Р. А., Махсумов А. Г., Шахидоятов Х. М., Тиллаев К. С., Мусаев О. Н., Юсупов Д. Й., Сирлибаев Т. С., Юлчибаев А. А., Муфтахов А. Г., Ахмеров К. А., Хакимов Г. Х. жана башка белгилүү өзбек химик окумуштууларынын алып барган жана бүгүнкү күндө ишке ашырып жаткан илимий-изилдөөлөрүнүн натыйжалары Өзбекстанда химия илиминин жана өнөр жайынын өнүгүүсүндө жана дүйнөгө таанылуусунда чоң мааниге ээ.



A. С. Садыков (1913—1987). ӨзИА нын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор. 600 дөн ашуун илмий макалалары, 100 дөн ашуун ойлоп тапкандары бар. 10 илимдин докторун, 80 илимдин кандидаттарын даярдаган. Гозодон ажыратып алынган заттарды комплекстик химиялык текшерүүнүн натыйжаларына арналган Эмгектери үчүн 1985-жылы Д. И. Менделеев атындагы алтын медаль менен сыйланган. Эмгектин баатыры деген наамга татыктуу болгон. Өз ИАнын Биоорганикалык химия институтуна негиз салган. Дүйнөгө таанылган химик окумуштуулар китебине киргизилген өзбек окумуштуусу.



C. Й. Юнусов (1909—1991). Өз ИА нын академиги, химия илиминин доктору, профессор. 600 дөн ашуун илимий макалалардын, 100 дон ашуун ойлоп табуулардын, 10 дон ашуун монографиялардын автору. 10 дон ашуун илимдин докторлорун, 100 дөн ашуун илимдин кандидаттарын даярдаган. 1969-жылы Эмгектин Баатыры наамына татыктуу болгон. Д. И. Менделеев атындагы алтын медаль менен сыйланган. ӨзИАнын Өсүмдүк заттарынын химиясы институтуна негиз салган жана өсүмдүк заттарынын химиясы мектебин түзгөн. Өзбекстанда кездешкен 3 000 дөн ашуун өсүмдүктөгү 2 000 дөн ашуун алколоиддерди аныктаган.

H. А. Парпиев (1931). ӨзИАнын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор. Өзбекстанда Эмгек синирген илимдин кызматкери. 500 дөн ашуун макалалынын, 7 монографиянын, 22 авторлук күбелүктүн, 3 окуу китебинин автору. Анын жетекчилигинде 11 илимдин доктору, 22 илимдин кандидаты даярдалган. Илимий иштери координациондук бирикмелердин стереохимиясына, алардын түзүлүшүна арналган. Молибденди, ренийди,

вольфрамды жана сымапты аныктоонун, ошондой эле жогорку денгээлдеги таза молибден алуунун термикалык усулун иштеп чыккан.

Ш. И. Салихов (1944). ӨзИАнын академиги, биология илимдеринин доктору, профессор. 275 тен ашуун макалалардын, монографиялардын, 40 тан ашуун патенттердин автору. Анын жетекчилиги астында 5 илимдин доктору жана 25 илимдин кандидаты даярдалган. Белоктордун химиялык түзүлүшү жана алардын организме тийгизген таасири жөнүндө илимий мектеп ачкан. Окумуштуунун “Логоден”, “Тимоптин”, “Газолидон” сыйяктуу 10 го жакын препараторларды медициналык практикада кеңири колдонулат. Анын жетекчилигинде алынган феромон кармагычтары өлкөбүздүн пахтачылыгын зыянкечтерден коргоодо бир нече жылдан бери толук колдонулууда.



Н. Р. Юсупбеков (1940). ӨзИАнын академиги, техника илимдеринин доктору, профессор. Өзбекстанда эмгек сицирген илимдин кызматкери. Беруний атындағы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. 300 дөн ашуун илимий макалалардын, 30 дан ашуун ойлоп табуулардын жана бир нече монографиялардын автору. Анын жетекчилиги астында 14 илимдин доктору жана 70 илимдин кандидаты даярдалды. Илимий эмгектери химиялык кибернетика тармагына тиешелүү болуп, өндүрүштүк процесстерди автоматташтырууну изилдөө илимий мектебине негиз салған.



Х. У. Усманов (1916—1994). ӨзИАнын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор. Өзбекстанда эмгексинирген илимдин жана техниканын ишнери. Беруний атындағы Өзбекстан Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. 1951-жылы Республикада алгачкы болуп полимердик заттардык лабораториясын түзгөн. Анын жетекчилигинде пахта целлюлорасын аллуунун дүйнөлүк стандарттар талабына жооп берген бир топ системалары иштеп чыгылган.



А. А. Абдувахабов (1941). ӨзИАнын академиги, химия илимдеринин доктору, профессор. 400 дөн ашуун илимий макалалардын, 20 дан ашуун ойлоп табуулар-



дын жана 5 монографиянын автору. Анын жетекчилиги астында 4 илимдин доктору жана 27 илимдин кандидаты даярдалган. Илимий эмгектери элементорганикалык бирикмелердин химиясы, назик органикалык синтездин проблемалары, төмөнкү молекулалык биорегуляторлордун таасири механизминин химиялык маанисин аныктоого, космостук химия тармактарына тиешелүү болуп, феромондордун синтездик усулдарын иштеп чыгып, айыл чарбасына колдонгон.

Т. М. Миркамилов (1939—2004). ӨзИАнын академиги. Эл аралык Жогорку мектеп Илимдер Академиясынын академиги. Техника илимдеринин доктору, профессор. 45 тен ашуун илимий макалалардын, 40 тан ашуун ойлоп табуулардын жана 4 монографиянын, 5 окуу китебинин автору. Анын жетекчили астында 8 илимдин доктору жана 20 илимдин кандидаты даярдалган. Илимий эмгектери полимердик заттардын химия технологиясы проблемаларына арналган болуп, пластмассалардын, жасалма булалардын, отко чыдамдуу кинофотоплёнкалардын жана физиологиялык активдүү полимерлердин синтезине арналган.



Й. Т. Ташпулатов (1932). ӨзИАнын академиги. Химия илимдеринин доктору, профессор. Өзбекстанда эмгек синирген илимдин кызметкери. 410 дон ашуун илимий макалалардын, 35 патенттин, 3 монографиянын, 2 окуу китебинин жана 15 окуу колдонмосунун автору. Анын жетекчилиги астында 8 илимдин доктору жана 30 дан ашуун илимдин кандидаттары даярдалган. К—1-препараты химиялык булаларды алуу процессинде алардын металлдык бет менен сүрүлүүсүн азайтуучу зат иретинде токуучулук ишканаларында жана химиялык була заводорунда кецири колдонулууда. Пахтанын целлюлозасы боюнча илимий мектеп жараткан көрүнүктүү окумуштуу.



А. Г. Махсумов (1936). Химия илимдеринин доктору, профессор. Өзбекстанда эмгек синирген ойлоп табуучу. 850 дөн ашуун илимий макалалардын жана ойлоп табуулардын, 10 дон ашуун окуу китечтеринин жана монографиялардын автору. Анын жетекчилиги астында 6 илимдин доктору, 34 илимдин кандидаты даярдалган. Илимий эмгектери пропаргил спиртигин туундуларына жана гетеро-



циклик бирикмелердин негизинде жаңы физиологиялық активдүү заттарды синтездөөгө арналған болуп, органикалық химия жаатында өзүнүн мектебин жараткан көрүнүктүү окумуштуу. Микробөлүкчөлөрдүн негизинде химиялык түзүлүш теориясынын азыркы замандык түшүндүрмөсүн сунуш кылган.

Химия илимдери системасындағы “Товарларды химиялык курамынын негизинде классификациялоо жана сертификаттоо” аттуу жаңы адистик 1997-жылы өзбек окумуштуулары И. Р. Аскаров жана Т. Т. Рыскиевдер тарабынан негиздеп берилди. Ушул жаңы химия илиминин калыптануусунда өзбек окумуштуулары С. А. Алимбаев, А. А. Ибрагимов, Г. Х. Хамракулов, М. А. Рахимжанов, М. Й. Исаков, К. М. Каримкулов, А. А. Тащпулатов, А. А. Намазов, Б. Й. Абдуганиев, Ш. М. Миркамилов, М. Шодиев, Н. Х. Токтобаев жана башкалар тарабынан жүзөгө ашырылган жана жүргүзүлүп жаткан илимий-изилдөөлөрдүн натыйжалары чоң мааниге ээ болду.

§ 3. ЗАТ ЖАНА АНЫН КАСИЕТТЕРИ


Химия, биология, физика — жаратылышты үйрөнүүчү предметтер болуп, жаратылыш болсо, бул — аба, суу, Жер, күн, Ай, өсүмдүктөр, жаныбарлар жана адамдар дегени.

Жер, Күн, Үй, автомобиль, кашык, кител — телолор болуп эсептелет. Химиялык стакан, колба, пробирка да телолорго кирет. Бул идиштер айнектен жасалган. Кашык алюминийден, күмүштөн жасалышы мүмкүн. Алюминий, күмүш, айнек, суу, күкүрт, бор, кум шекер, кычкылтек, азот, темир — булар заттар.

¹Телолор заттардан түзүлгөн.

Жаратылышта абдан көп заттар кездешет жана алардын болушу адам баласынан көз каранды эмес. Биз агадагы сууну көрбөйбүз, суудардыяларда жана дениздерде болот. Биз кычкылтекти көрбөйбүз жана ал жөнүндө ойлобойбүз, бирок ал абанын курамында бар, биз кычкылтекти дем менен кошо жутабыз. Ошондуктан заттар телодон көз каранды эмес түрдө бар деп айттууга болот.

Заттын касиеттери. Бизге кум шекер, бор, туз, күкүрт, суу, спирт, сульфат кислотасы берилген (булар күндөлүк жашоо-тиричиликтө иштетилет). Кум шекер, туз, бор, күкүрт — катуу заттар болсо, анда суу, спирт, сульфат кислотасы — *суюк заттар болуп саналат*.



1-сүрөт. Йод, бром жана хлор заттары

Жогоруда санап өтүлгөн катуу заттарды кантип айырмалоого болот. Кум шекер, туз, бор — **ак тұстүү**, күкүрт — **сары тұстүү**, демек, бул заттар ар түрдүү түскө ээ. Бирдей түстөгү кум шекер, туз жана бор сууга салынса, бор **эрибестен** калат, ал эми кум шекер менен туз әріп кетет. Кум шекер менен туз бири-биринен даамы менен айырмаланышат.

Суюк заттарды алсак, алар түскө ээ эмес. Аларды кантип айырмалоого болот? Спирт — өткүр жытка ээ, суу жана сульфат кислотасы жытка ээ эмес. Суу жана сульфат кислотасы түрдүүчө тыгыздыктарга ээ, $r_{\text{суу}} = 1000 \text{ кг}/\text{м}^3$ жана S сульфат кислотасы $= 1840 \text{ кг}/\text{м}^3$.

Суу, спирт жана сульфат кислотасы түрдүүча **кайноо температураларына** ээ: $t_{\text{k,суу}} = 100^\circ\text{C}$, $t_{\text{k спирт}} = 78^\circ\text{C}$, $t_{\text{k сульфат кислотасы}} = 338^\circ\text{C}$.

Заттар жана алардын касиеттери адамзаттан көз каранды эмес, алар биздин сезүү органдарбызызга таасир этишет жана биз алардын тұсун көрөбүз, даамын жана жытын түябыйз, ошолор боюнча аларды айырмалай алабыз (1-, 2-сүрөттөр).

¹ Тұс, жыт, тыгыздық, даам, катуу, суюк, газ абалы — заттардын касиеттери болуп эсептелет.



2-сүрөт. Жаратылышта кездешкен ар түрдүү минералдык заттар



Таяныч сөздөр:

зат, тело, жаратылыш, аба, колба, стакан, айнек, алюминий, тегмир, күмүш, кычкылтек, күкүрт, азот, спирт, сульфат кислотасы, эрүү, касиет, кайноо температурасы, тұс, жыт, даам, тыгыздық.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Өзүң билген телолорго мисал келтир.
2. Сага белгилүү болгон заттарды айт.
3. Заттын кандай касиеттери болушу мүмкүн?
4. Үйрөнгөн жана билген заттарынды касиеттери боюнча айырмалап бер.



1-практикалык иш.

ХИМИЯ КАБИНЕТИНДЕГИ ЖАБДУУЛАР МЕНЕН ИШТӨӨДӨ ЭМГЕК КООПСУЗДУГУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ МЕНЕН ТААНЫШШУУ

Химиядан практикалык иштер жүргүзүүдө жана лабораториялык тажрый-баларды жасоодо халат кийип алуу керек. Иш столунда артыкбаш нерселер болбостугу жана таза абалдагы керектүү буюмдар гана болушу керек.

Ар бир иш атайын дептерге төмөнкү тартипте жазып барылууга тийиш:

1. Иш жүргүзүлгөн күн, saat жана иштин тартип номери;
2. Иштин темасы;
3. Иш аткарылган аспаптын схемасы;
4. Тажрыйба аткарылышынын кыскача мүнөздөмөсү;
5. Реакциянын тенденции;
6. Реакциялар маалында заттарда байкалган өзгөрүүлөр;
7. Жыйынтыктоо.

Тажрыйбалар бүткөндөн кийин пайдаланылган заттарды тапшыруу, айнек идиш жана аспаптарды тазалоо, жууш жана лаборантка тапшыруу керек.

Химиядан лабораториялык тажрыйбаларды жана практикалык иштерди жүргүзгөндө этиятсыздык менен иштөөнүн абынесинде жагымсыз кубулуштар болушу мүмкүн, алардын келип чыгуу себептерин негизинен нормадан ашыкча ысытуунун натыйжасында идиштен суюктуктун атып чыгышы, айнек идиштин жана таякчалардын таза болбостугу, алардын сынышы, натрийдин металлына нымдын жана суунун тийиши, басым өзгөргөндө катыш түтүкчөлөр аркылуу суюктуктардын бир идиштен башка идишке өтүп кетиши, заттар менен туура эмас мамиле жасоо сыйктуулар түзөт.

Жагымсыз кубулуштардын алдын алуу үчүн төмөнкү эмгек коопсуздугуна баш ийүү керек:

1. Ишти аткаруу тартибин мыкты өздөштүрбөстөн жана тажрыйба жасоо үчүн аспаптардын туура жыйналганына ишеним пайда кылбастан турup тажрыйбаны баштабоо керек.
2. Заттарды тикеден-тике жыттоо, кармоо, даамын таттуу таптакыр мүмкүн эмес.
3. Тажрыйбаларды мүмкүнчүлүгүнүн барынча морлуу шкафта жүргүзүү керек.

4. Тажрыйба маалында термометр сынып калса, андагы сымапты атайын усулдар менен бат чогултуп алуу жана сымап төгүлгөн жерге күкүрт себүү керек.
5. Натрий металлын керосиндин астында сактоо жана ашып калган белүкчөлөрүн спиртте эритип жоготуу керек.
6. Күйүүчү жана учучу заттарды тажрыйба столунда ашыкча санда сактабастық, аларды электроплитадан жана ачык электр булагынан алыста сактоо керек.
7. Ысытуу максатында мүмкүнчүлүгү барынча үстү жабык ысыткыч аспаптардан пайдалануу керек.
8. Өрт чыккан учурда адегендө өрттүн чыгышына себепчи болгон булак очүрүлөт, андан кийин кум себилет же жапкыч жабылат. Жалындын көбөйүү коопу туулса, өрт очүргүчтөн пайдалануу керек.
9. Пробирка жана башка айнек идиштерди абайлап ысытуу жана мындай учурда алардын оозу адам жок тарапка каратылган болушу керек.
10. Кислотаны жана щелочтуу эритмелерди ысытканда коргонуу каражаттарын кийип, атайын көз айнек тагып алуу керек.
11. Реакция жүргүзүлүп жаткан жана ысытылып жаткан идиштерге үңүлүп кароого болбойт.
12. Кислоталарды суюлтурганда аны аз-аздан идиштин капиталы менен сууга куюу керек.
13. Концентрленген кислотаны жана щёлочторду химиялык пипетка менен өлчөөгө тыюу салынат. Аларды тамызгычтын жардамында гана өлчөп алуу керек.
14. Кислоталар сакталган идиштерди төгүлбөй жана чачырабай турган кылышы кармоо керек.
15. Жарылгыч аралашманы пайда кылуу коопу бар заттар менен иштегенде атайын этияттык чараларын көрүү керек.
16. Этиятсыздык кийим-кечелерге, көзге, териге зыян жеткирип, жабыркаташы мүмкүн. Ошондуктан химиялык заттар менен абайлап мамиле жасоо керек.
17. Тажрыйбалар бүткөндөн кийин газ, электр жана суу тармактарын жаап, аспаптарды очүрүү керек.
18. Иш орду ар дайым таза жана тартиптүү сакталышын камсыз кылуу керек.



2-практикалык иш.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ШТАТИВ, СПИРТОВКА, ГАЗ ГОРЕЛКАЛАРЫ МЕНЕН ИШТӨӨНҮН УСУЛДАРЫ, ЖАЛЫНДЫН ТҮЗҮЛҮШҮН ҮЙРӨНҮҮ

Лабораториялык штатив менен иштөө

1. Лабораториялык штативдин түзүлүшү (3-сүрөт)

Штатив химиялык тажрыйбалар жүргүзүүде керек боло турган эң маанилүү аспап. Ал негизден жана өзөктөн (стержень) куралган болуп, өзөктө ар түрдүү кыскычтардын жардамында түрдүүчө алкактар, туткалар жана башка көптөгөн приборлор бекитилет.

Өзөк негиздеги атايын көзөнөкка буруу жолу менен бекитилет. Ал акырына чейин бураган жана бекемделген болушу керек.


3-сүрөттө штативде колдонулуучу приборлордан 5-өөсүү көрсөтүлгөн. Бул жерде: 1-кум же суу салынуучу идиш, ал түрдүүчө кайноо температураларында суюктуктарды айдоо, ал түрдүү температуралардагы реакцияларды жүргүзүү үчүн; 2-алкактуу тутка, ал ар түрдүү көлөмдөгү түбү тоголок колбаларды жана фарфор идиштерди кармап туруу үчүн; 3-асбест торчoluу негиз, ал түбү жалпак, конус сымал колбаларды, стакандарды, фарфор идиштерди ысытуу үчүн; 4-тутка, ал пробиркаларды, муздаткычтарды ысып кармап туруу үчүн, 5-илгич, ал ар түрдүү жардамчы шлангдарды жа башка жардамчы тетиктерди илип коюу үчүн кызмат кылат.

Приборлор өзөктүү бойлой жогору же ылдый карай аракеттениши, же алыш коюлушу, максатка ылайыктуу түрдө каалаганча санда орнотулушу мүмкүн. Бекемдөө же бошотуу ыскычтагы винттин жардамында ишке ашырылат.



Приборлор өзөктүү бойлой эркин аракеттенгендиги себептүү, аларды өзөктүүн каалагандай жерине жылдырып, ошол жерге салыштырмалуу түрдүүчө бурч менен орнотууга болот.

2. Штативден пайдалануу


Лабораториялык штатив менен иштегенде төмөнкүлөргө сөзсүз баш ийүү керек:



3-сүрөт. Лабораториялык штатив.



4-сүрөт. Спиртовка жана анын жалынынын түзүлүшү



5-сүрөт. Жалындын таасиринде канттын суюлушу

1 Кысқычтарга жана туткаларга айнек аспаптарды бекиткенде бекем кысылбайт, болбосо алар сынып калышы мүмкүн.

1 Кысқычтын винти тажрыйба жүргүзүүчүгө ынгайлуу абалда болушун камсыз кылуу керек.

1 Пробиркалар жана колбалар ар түрдүү абалдарда туткага бекитилет.

1 Стакандар алкакка атайын тор аркылуу коюлат. Бул болсо стакандын түбүн бир калыпта ысытуу мүмкүнчүлүгүн берет.

1 Фарфор идиштер жана тигелдер алкакка торсуз коюлушу мүмкүн.

Спиртовка менен иштөө

Спиртовка спирт куюлган идиштен (1), металл дисктен (2), фитилден (3) жана жапкычтан (4) турат.

2. Спиртовканы күйгүзүгө даярдоо

1 Спиртовканын жарактуу экендигине ишеним пайды кылуу керек.

1 Спиртовка идишинин 1/2 бөлүгүнө чейин воронканын жардамында этияттык менен спирт куюлат.

1 Диск сымал металл түтүккө жиптүү фитиль орнотулат жана фитилдин учун кайчы менен кыркып тегизделет жана спирт менен нымдалат.

1 Спиртовканын жапкычы жабылат. Спиртовка ар дайым жапкычы менен жабылган абалда турушу керектигин унупта!

3. Спиртовканы күйгүзүү жана өчүрүү

1 Спиртовка күкүрттүн чийи менен же күйүп турган башка чий менен күйгүзүлөт.

1 Спиртовка күйүп турган башка спиртовка менен күйгүзүлбөйт.

1 Спиртовканы өчүрүү үчүн жапкыч менен фитиль жабылат. Эч качан спиртовканы үйлөп өчүрбө!

1 Спиртовканы күйгүзүп жана өчүрүп көр.

4. Жалындын түзүлүшү. Спиртовка менен ысытуу

1 Күйүп турган спиртовканын жалынына байкоо жүргүз.

1 Жалынды үч белүүккө белүүгө болот (4-б сүрөт):

- 1 — жалындын жогорку, четки жактары күнүрт, эң ысык бөлүгү;
- 2 — жалындын ортоңку таасын көрүнгөн ысык бөлүгү;
- 3 — жалындын төмөнкү бөлүгү, фитилге жакын бул жери өтө күнүрт, ысык әмес.

Жалындын эң ысык жери анын жогорку четки күнүрт бөлүгү болуп (4-, 7-сүрөттөр), пробиркаларды ысытканда ошол бөлүгүнөн пайдаланылат. Пробирканын фитилге тийип кетпестигине көз салынып туралат. Анткени ысып турган айнек идиш салыштырмалуу муздак фитилге тийип, жарылып калышы мүмкүн.

Спиртовка менен химиялык айнектен жасалган идиштерди ысытууга болот.

Газ горелкасы менен иштөө

Газ горелкасында газ кычкылтек же аба менен горелканын ичинде аралашып, андан кийин анын оозунда күйгүзүлөт. Химия лабораторияларында Бунзен жана Теклю газ горелкаларынан пайдаланылат. Алардын түзүлүшү ар түрдүү болгону менен иштөө принциптери бирдей.


1. Газ горелкасынын жалпы түзүлүшү (6-сүрөт)

Газ горелкасы металл түтүктөн, аралаштыргычтан, абанын же кычкылтектин агымын жөнгө салуучу алкактан жана газдын агымын жөнгө салуучу бурамадан турат.

2. Газ горелкасын күйгүзүү жана өчүрүү

Газдын жана абанын агымынын ылдамдыгын башкаруу үчүн алкак жана винт орнотулган болуп, алардын жардамында газдын жана абанын агымы жөнгө салынат. Горелканы күйгүзүү үчүн күкүрт же күйүп турган чий газдын чоргоосу ачылган абалда горелканын оозуна кептал жактан жакындаштырылат. Тикеден-тике алыш келсе, газдын агымы жалынды өчүрүп коюшу мүмкүн. Абанын агымы газ толугу менен күйө турган кылыш жөнгө салынат. Газдын толук күйүп жаткандыгын нурсуз жалындан байкоого болот.

Горелканы өчүрүү үчүн газдын бурамасын тетири багытта акырына чейин буроо керек.



6-сүрөт. Газ горелкасы



7-сүрөт. Газ горелкасынын жалындында ысытуу

3. Газ горелкасында ысытуу (7-сүрөт).

Газ горелкасынын жалынынын ортоңку бөлүгүнда температура кыйла төмөн, четки жана жогорку бөлүктөрүндө болсо жарык жана жогору болот. Ошондуктан ысытуу куду ошол жогорку бөлүгүндө ишке ашырылат.

Ачык жалында жука беттүү химиялык идиштер жана пробиркалар ысытылышы мүмкүн. Ал үчүн жалын менен адегендө пробирканын бардык бөлүгү, андан кийин зат салынган белүгү ысытылат. Стакандар жана колбалар зым же асбест тордун үстүнө кооп ысытылат.

§ 4. АТОМДУК-МОЛЕКУЛАЛЫК ОКУУ. АТОМДОРДУН ЖАНА МОЛЕКУЛАЛАРДЫН РЕАЛДУУЛУГУ (БАР ЭКЕНДИГИ). ХИМИЯЛЫК ЭЛЕМЕНТ, ХИМИЯЛЫК БЕЛГИ

Байыркы грек философтору алгачкылардан болуп курчап турган аалам өтө майда бөлүкчөлөрдөн — атомдордон (грекче *atomos* “бөлүнбөс”) түзүлгөн деген идеяны илгери сүрүшкөн, бирок тажрыйбалык жол менен муна далилдөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан эмес.

Кеменгер ата-бабаларбыздан Жабыр ибн Хаян (Габер), Акмат ал-Ферганий (Алфраганус), Абу Бакр Мухаммед ибн Закария ар-Разий (Разес), Абу Наср Фарабий, Абу Райкан Беруний, Абу Али ибн Сина (Авиценна) сыйктуу ойчулдар дар өздөрүнүн көз караштары чагылдырылган бир топ чыгармаларында айланадагы ааламдын татаал түзүлүштө экендигин, телолордун, айлана-чейрөнүн үзгүлтүксүз түрдө өзгөрүшүн, көптөгөн окуя-кубулуштардын себепчиси майда, көзгө көрүнбөгөн элементтер экендигин билишкен жана алардын табиятын түшүндүрүп берүүгө аракет жасашкан.

Орто кылымдарга келип, бул бағыттагы көз караштар ақырындык менен Европа өлкөлөрүндө да өнүгө баштады жана Ломоносовдун, Дальтондун, Авогадронун жана башка окумуштуулардын эмгектери натыйжасында заттын атомдук-молекулалык түзүлүшүнө тиешелүү идеялар ортого ташталды. Бул идеялар атомдордун жана молекулалардын реалдуу бар экендигине негизделген болуп, 1860-жылы Карлсруде болуп өткөн химиктердин эл аралык конгрессинде атом жана молекула түшүнүктөрү боюнча анык түшүндүрмөлөр кабыл алынды. Атомдук-молекулалык окуу бардык окумуштуулар тарабынан кабыл алынып, химиялык өзгөрүүлөр ушул окуунун көз-карашынан көрүп чыгыла башталды.

Азыркы учурда атомдук-молекулалык окуунун негизги жагдайлары төмөнкүдөй түшүндүрүлөт:

- 1 Заттар алардын химиялык касиеттерин өзүндө сактаган эң майда бөлүкчөлөр болгон молекулалардан түзүлгөн.
- 1 Молекулалар атомдордун түзүлгөн.
- 1 Атомдор татаал түзүлүшкө ээ болуп, электрондордун, протондордун, нейтрондордун жана башка микробөлүкчөлөрдөн түзүлгөн.


1 Молекулалар жана атомдор тынымсыз күймылда болушат.

Атомдук молекулалык окуу — табигый илимдердин негизги теорияларынан бири болуп, ал ааламдын материалдык бирдигин билдирет.

Молекулалар физикалык кубулуштарда өзгөрбөгөнү менен химиялык кубулуштарда өзгөрүүлөргө учурдай.

Заттардын абалына карай атомдордун жана молекулалардын ортосундагы аралык түрдүүчө болот: атомдордун жана молекулалардын ортосундагы аралык каттуу абалда өтө жакын, суюк абалда салыштырмалуу алысраак, ал эми газ абалында өтө алыс болот.

Азыркы учурда өз алдынча турган молекулалардын өлчөмдөрүн жана массаларын эсептөө, атомдордун молекуладагы байланышуу тартибин аныктоо мүмкүнчүлүктөрү бар. Электрондук микроскоптордун жардамында кээ бир молекулалардын жана атомдордун фото сүрөттөрү тартылууда (8-сүрөт).



8-сүрөт. Кремнийдин атомдорунун электрондук микроскопто алынган фотосүрөтү

Температура өзгөргөндө телонун да өзгөрүшү физика предметинен белгилүү. Мунун себеби, заттар өтө майда бөлүкчөлөр — атомдордон же молекулалардан түзүлгөндүгүндө болуп, алардын ортосундагы аралык температураларын жогорулашы менен белгилүү деңгээлде чоноёт, ал эми муздатылганда азаят. 9-сүрөттө йоддун ысытылганда каттуу абалдан буу абалына өтүшү жана буунун мұз салынган колбанын беттеринде муздалап, кайрадан каттуу абалга өтүшү көрсөтүлгөн.

Атомду же молекулалы жөнөкөй көз менен көрө албайбыз, бирок алардын чындыгында да бар экендигин электрондук микроскоптордон көрүүгө жана сүрөтүн тартууга болот.

Молекулалардын ортосунда тартышуу жана түртүшүү күчтөрү бар. Молекулалар массага, өлчөмгө жана химиялык касиеттерге ээ. Бир заттын молекулалары бирдей, ал эми ар түрдүү заттардын молекулалары ар түрдүү болуп, ар түрдүү молекулалар курамы, массасы, өлчөмү жана касиеттери менен бири-биринен айырмаланышат.

Мисалы, йод менен суунун молекулалары түрдүүчө:



9-сүрөт. Йоддун бөлүкчөлөрүнүн муздак бетте чогулуп, йод затын пайда кылышы

Молекулалар ар дайым кыймылда болушат. Ботаника сабактарынан белгилүү болгондой, 1827-жылы англис окумуштуусу Броун микроскоп менен суюктуктагы катуу бөлүкчөлөрдүн кыймылына байкоо жүргүзгөндө, алар тынымсыз кыймылда экендигин аныктаган. Азыркы күндө бул кыймылга Броун кыймылы дейиlet жана ал суюктуктун молекулалары иретсиз түрдө тынымсыз кыймылда экендигин көрсөтөт.

1 Бир заттын молекулалары башка заттын молекулаларынын арасында таралышы мүмкүн жана бул кубулушка диффузия дейиlet.

Броун кыймылы, диффузия (мисалы, жыттын абада таралышы), канттын сууда эриши жана башка ушуга окошо кубулуштар молекулалардын бар экендигин жана алар танымсыз кыймылда экендигин көрсөтөт.

- 1 Молекула — заттын химиялык касиеттерин көрсөтүүчү эң кичине бөлүгү болуп саналат.
- 1 Молекула — өз ара байланышкан атомдор тобунаң турган бөлүкчө болуп саналат.

Молекулалар атомдордон түзүлгөн. Сууну атайын аспапта электр тогунун жардамында бөлүктөргө ажыратсак, бир трубкада чогулган газдын көлөмү экинчи трубкадагы газдын көлөмүнөн эки эсे көбүрөөк болот. Көлөмү көбүрөөк газ күйөт. Бул суутек. Көлөмү азыраак газ күйбөйт, бирок күйүүгө жардам берет. Бул кычкылтек. Бул тажрыбадан алынган заттар — суутек менен кычкылтек суудан алынат, анткени суунун молекулалары дагы да кичине бөлүкчөлөрдөн — суутек менен кычкылтектин атомдорунан түзүлгөн (18-сүрөт).

- 1 Химиялык реакцияларда молекулалар атомдорго бөлүнөт же атомдордон турган қурамын өзгөртөт.
- 1 Атомдор болсо химиялык реакцияларда дээрлик өзгөрүшсүз калышат.
- 1 Атомдордон молекулалар пайда болот.
- 1 Атом f_i молекула f_i зат — материянын кыймылынын түрлөрү болуп эсептелет.
- 1 Химиялык реакция (өзгөрүү) — атомдордун кыймылынын өзүнө мүнөздүү болгон түрү болуп саналат. Бул — материянын кыймылынын химиялык формасы.

Жаратылышта ар түрдүү массага, өлчөмгө жана касиеттерге ээ болгон атомдор бар.

1 Атомдордун белгилүү түрү — бул химиялык элемент.

Азыркы күндө атомдордун 109 түрү — 109 элемент бар экендиги белгилүү. Жандуу жана жансыз жаратылыш негизинен ушул химиялык элементтерден түзүлгөн.

Ар бир химиялык элемент өзүнүн атальшына жана химиялык белгисине ээ.

1 1813-жылдан швед химиги Берцелиустун сунушу боюнча химиялык белги — элементтин латинче атальшынын баш тамгасын, же баш тамгасына андан кийинки тамгалардан бириң кошуп жазуу менен түонтулат.

Мисалы, H (аш) — суутектин химиялык белгиси анын латинче Hydrogenium (сүү пайда кылуучу) атальшынын баш тамгасынан; же Hg (Hydragirum) — сымантын химиялык белгиси анын латинче атальшынын баш жана дагы бир тамгасынан алынган. Кээ бир химиялык элементтер жөнүндө мукабанын 3-бетинде маалыматтар берилген.

Демек, химиялык белги элементти жана ошол элементтин бир атомун билдирет.



Таяныч сөздөр:

атом, молекула, материя, масса, өлчөм, Броун кыймылы, элемент, элементтин белгиси, диффузия.



Суроолор жана тапшырмалар:


1. Заттар эмнеден түзүлгөн?
2. Температуранын өзгөрүшү телонун көлөмүнө кандай таасирин тийгизет?
3. Молекула деген эмне?
4. Газдарды ачык колбада сактоого болобу?
5. Молекуланы жана затты мүнөздөгөн касиеттерин көрсөт: массасы, өлчөмү, курамы, тыгыздыгы, кайноо температурасы, суюлуу температурасы.
6. Химиялык элемент деген эмне?
7. Төмөнкү заттардын курамына кайсы элементтер кирет: 1) бор (кальций карбонат) CaCO_3 ; 2) суу (H_2O); 3) кычкылтек (O_2); 3) алмаз (C); 5) этил спирти ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$).

§ 5. АТОМДОРДУН ӨЛЧӨМҮ. САЛЬШТЫРМАЛУУ ЖАНА АБСОЛЮТТУК МАССАСЫ

Атомдор материянын негизги түзүлүш бирдиги саналат. Алар өтө кичине болгону менен, өздөрүнүн өлчөмдөрүнө ээ. Мисалы, диаметри 1 А тегерегинде ($1 \text{ A} = 10^{-10} \text{ м}$) болот.

Ангстрөм (A) чен бирдиги көбүнеше атомдордун өлчөмүн көрсөтүү үчүн ишилдилиет. Мисалы, хлордун атомунун диаметри $1,8\text{A}$ ге барабар. Азыркы учурда бул чен бирдиги эл аралык СИ системасынын бирдиги болгон нанометр менен оошуп барууда. Мындаай абалда хлордун атому $0,18 \text{ нм}$ өлчөмгө ээ деп жазылат (10-сүрөт).

Атомдордун абсолюттук массасы — өтө кичине чондук. Мисалы, суутектин



10-сүрөт. Германийдин атомунун кремнийдин түзүлүшүнүн арасында жайлашышы

атомунун абсолюттук массасы $0,00000000000000000000000000$ 167 кг же $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг. Көмүртек атомунун абсолюттук массасы $19,93 \cdot 10^{-27}$ кг. Эсептөөлөрдү жүргүзүүдө ушул абсолюттук массанын чондуктарынан пайдалануу өзүнө мүнөздүү болгон кыйынчылыктарды туудурат. Ошондуктан химияда салыштырмалуу физикалык чондук — элементтин салыштырмалуу атомдук массасы A_r иштетилет.

¹ Салыштырмалуу атомдук масса — элемент атомунун массасын C^{12} (көмүртек-12) атому массасынын $1/12$ (он экиден бир) бөлүгүнөн канча эсе оор экендигин көрсөтүүчү чондук.

Көмүртектин ($^{12}_6\text{C}$) изотобу абсолюттук массасынын 1/12 оордук бөлүгү $\frac{19,93 \cdot 10^{-27} \text{ кг}}{12} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$ га барабар болуп, бул сан *массанын атомдук бирдиги* (м.а.б.) деп аталат.

1 1 м.а.б. = $1,66 \cdot 10^{-27}$ кг.

Мисалы, күчкүлтектин атомунун абсолюттук массасы $26,60 \cdot 10^{-27}$ кг га барабар болгон түрдө анын салыштырмалуу атомдук массасы болсо $A_r(0) = \frac{26760 \cdot 10^{-27}}{1766 \cdot 10^{-27}} = 16$ га барабар. Демек, күчкүлтектин атому көмүртектин атомунун $1/12$ бөлүгүнөн 16 эссе оор.

¹ Сальштырмалуу атомдук масса — элементтин сандык көрсөткүчү болуп эсептелет.



Таяныч сөздөр:

көмүртек, салыштырмалуу, абсолюттук атомдук масса, ангстрем (Å), нанометр (нм) масса, атомдук бирдик.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Атомдун кандай өлчөмдөрү бар?
 2. Салыштырмалуу атомдук масса деген эмнэ?
 3. Атомдун диаметри кандай чондуктарда өлчөнөт?
 4. Төмөнкү атомдордун абсолюттук массалары берилген. Алардын салыштырмалуу атомдук массаларын тап: 1) темир — $93,13 \cdot 10^{-27}$ кг; 2) суутек — $1,67 \cdot 10^{-27}$ кг; 3) уран — $396,67 \cdot 10^{-27}$ кг.

§ 6. ХИМИЯЛЫК ЗАТ — АТОМДОРДУН ЖАНА МОЛЕКУЛАЛАРДЫН БИРИКМЕСИ

1 Заттар анык химиялык курамга ээ.

1 Жаратылыштагы бардык заттар химиялык элементтерден түзүлгөн.

Айланабызды курчап турган ааламдын түркүн-түмөндүгүн, чексиз өзгөртүгүн көрүп, бул аалам негизинен 109 элементтен түзүлгөндүгү адамзатты таң калтырат. Алардын бардыгы жаратылышта бирдей тараалбаган жана бирдей орунга да ээ эмес. Жер кыртышынын кен байлыктары өндүрүлө турган бөлүгү үнүн массасынын 90% ы негизинен беш элемент: кычкылтек, кремний, алюминий, темир жана кальцийден турат. Адамдын денесинин негизги бөлүгү үч элементтен: кычкылтектен, суутектен жана көмүртектен түзүлгөн. Ошону менен биргеликте 20 дан ашунн элемент жаратылышта аз кездешет же айрымдары лабораторияларда гана алынат.

Химиялык заттар бир, эки же бир нече элементтен түзүлгөн, §4 та буга мисал иретинде суунун электр тогунун жардамында ажыратып, өз алдынча турган суутектин жана кычкылтектин атомдорун алууга болору көрсөтүлгөн.

1-жадыбал. Суунун, суутектин жана кычкылтектин касиеттери

№	Касиети	Суу	Суутек	Кычкылтек
1	Физикалык абалы (20°C, 1 атм)	суюк	газ	газ
2	Кайноо температурасы, °C	100	-253	-183
3	Тыгыздыгы (20°C, 1 атм)	1,00 г/мл	0,090 г/л	1,43 г/л
4	Күйүү өзгөчөлүгү	жок	бар	жок

Жадыбалдан көрүнүп тургандай, суунун касиеттери аны түзгөн суутек жана кычкылтек заттарынын касиеттеринен кескин айырмаланат. Элементтер жаны затты пайда кылышканда алгачкы касиеттерин жоготушат.

Демек, электр тогунун жардамында сууну эки башка затка бөлүүгө болот.

1 Эки же андан көп ар түрдүү заттарга бөлүнгөн затка химиялык бирикмөдийилет.

Суу молекула болуп, аны суутекке жана кычкылтекке ажыратууга болот. Бирок, суутек менен кычкылтек да жөнөкөй зат иретинде молекула деп таанылгани менен, аларды ар түрдүү башка заттарга ажыратууга болбойт. Суутек жана кычкылтек жөнөкөй заттар болуп эсептелет, жөнөкөй заттар бирдей атомдордон гана түзүлгөн болот. Демек, химиялык зат — атомдордун жана молекулалардын бирикмеси экен.



Таяныч сөздөр:

кычкылтек, кремний, алюминий, темир, суутек, натрий, хлор, электр тогу, бирикме.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Суу бөлүңгөндө кандай заттар алынат?
2. Зат деген эмне?
3. Суунун жана аны түзгөн заттардын касиеттерин салыштыр.
4. Химиялык бирикме деген эмне?
5. Натрийди жана хлорду ар түрдүү заттарга ажыратууга болобу? Аш тузунчу? Себебин түшүндүр.

§ 7. МОЛЕКУЛАЛЫК ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК ЭМЕС ЗАТТАР

1. Заттар аларды түзгөн бөлүкчөлөрдүн табияты боюнча молекулалык жана молекулалык эмес түзүлүштөгү заттарга бөлүнөт.

Молекула өз ара байланышкан атомдор тобунан турат. Молекулалык түзүлүштөгү заттар бирдей молекулалардан түзүлгөн жана ошону үчүн мындаи заттардын курамы туруктуу болот (аларды алгачкы жолу англис окумуштуусу Ж. Дальтон мүнөздөгөндүктөн дальтониддер деп да аталат).

Адатта заттар газ сымал абалдагы молекулалык түзүлүштө болушат. Заттар суюк же катуу абалдарда болушканда заттын молекулаларынын ортосундагы аралык салыштырмалуу жакыныраак жана алардын өз ара таасир күчтөрү чоң болот. Ошол күчтөр аларды бири-бири менен байланышып турушун, башкача айтканда заттын суюк же катуу абалда болушун камсыз кылат.

Молекулалык түзүлүштөгү заттарга негизинен катуу заттар кирет жана алар кристаллдык түзүлүшкө ээ. Алардын кристаллдык түйүндөрүндө молекула эмас, атом же башка бөлүкчө турат.

Газ сымал абалдан тышканы, катуу абалдагы кристаллдык түйүндөрүндө молекуланы карман турган заттар да молекулалык түзүлүштөгү заттар болуп эсептелет (муз, “кургак муз” — CO₂, йод, нафталин). Түйүндөрдөгү молекулалар атомдорго же иондорго караганда күчсүз байланышкан болуп, бул алардын учкучтутун жана анчалык жогору болбогон суюлуу температурасына ээ экендиктерин билдириет.

Кристаллдык түйүндөрдө атомдор жайгашкан болсо, анда алар жогорку суюлуу температурасына жана жогорку катуулукка ээ болот (алмаз).

Кристаллдык түйүндөрдө иондор жайгашкан болсо, анда алар жогорку суюлуу температурасына ээ болушат, учкуч келбейт (аш тузу).

Кристаллдык түйүндөрдө металлдын атомдору же алардын он иондору жайгашкан болсо, анда алардын арасында эркин электрондор болот. Металлдардын жаркырактыгы, ийилгичтити, электр тогун жана жылуулукту өткөрүүчүлүгү ошолордон көз каранды болот.

Заттардын жогоруда баяндалган касиеттери 8-класста кенири үйрөнүлөт.



Таяныч сөздөр:

электрон, молекулалык түзүлүш, молекулалык эмес түзүлүш, иондук торчо, атомдук торчо, металлдык торчо, молекулалык торчо, электр жасана жылуулук откөрүүчүлүк, металлдын жаркыраңтыгы, “кургак муз”.



Суроолор жасана тапшырмалар:

1. Молекулалык түзүлүш деген әмнө?
2. Молекулалык эмес түзүлүш деген әмнө?
3. Молекулалык жана молекулалык эмес түзүлүштөгү заттардын орто-сунда кандай айырмачылыктар бар?
4. Молекулалык жана молекулалык эмес түзүлүштөгү заттарга ондон мисал келтир.

§ 8. ТАЗА ЗАТ ЖАНА АРАЛАШМА

Айланабыздагы болуп жаткан өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзгөнүбүздө биздин түшүнүктөрүбүз жаратылышты канчалық билишибизден жана заттын курамын көз алдыбызда элестете альшыбыздан көз каранды болот. Муздун эриши, жыгачтын күйүшү сыйктуу кубулуштарды түшүндүре алуу үчүн биз алардын эмнелерден түзүлгөндүгүн билишибиз керек. Айланадагы заттарды көптөгөн ар түрдүү таза заттарга ажыратууга болот. Таза зат деген әмнө?

1. Курамы жана касиеттери бүткүл көлөмү боюнча бирдей болгон зат — нұкура, таз зат деп аталат.
1. Аралашма өзгөргүч курамга ээ жана ал физикалык усулдар менен таза заттарга ажыратылыши мүмкүн (11-сүрөт). Бардык заттар таза жана эки же андан көп заттардан түзүлгөн аралашмаларга бөлүнөт.

Аралашмаларды таза заттарга ажыратууга болот, анда тундуруу, фильтрлөө, айдоо, экстракция кылуу, магнит менен таасир этүү, сублиматтоо, хроматография кылуу, зоналуу суюлтуу сыйктуу бир топ атайын усулдардан пайдаланылат.


Жогоруда айтып өткөнүбүздөй таза зат бүткүл көлөмү боюнча бирдей курамга жана касиетке ээ болот. Мындай затка гомогендик (бирдей) зат деп айтыват. Аш тузун же кум шекерди сууда эритсек, тунук эритме алынат, бул аралашма да бүткүл көлөмү боюнча бирдей курамдык бөлүккө жана касиетке ээ, бирок таза заттан айырмаланып, курамдык бөлүгүнүн санын өзгөрүшүнө карай, касиеттери да өзгөрөт (бир стакан сууда 1 чай кашык туз эритилсе, -2°C та, ал эми 1 аш кашык туз эритилсе, -4°C та муздайт). Мындай аралашмаларга гомогендик аралашма дейилет. Эгерде топуракты сууда эритип көрсөкчү? Топурак сууда эрибейт, ылай пайда кылат — мындай бирдей болбогон аралашма гетерогендик (ар түрдүү) аралашма деп аталат жана аларды оңой эле гомогендик курамдык бөлүктөргө ажыратууга болот.

Суунун буусу, жез зым — таза заттарга, йоддолгон аш тузу, бал, сұт, есүмдүк майы — аралашмаларга мисал боло алат.

Заттын касиеттерин толук аныктоо үчүн мұмкүнчүлүгү барынча таза абалында алуу керек. Кәэде өтө аз сандагы кошумча да заттын кәэ бир касиеттесиринин кескин өзгөрүп кетишине алып келет.

Таза зат жаратылышта дәэрлик кездешпейт. Жаратылыштагы заттар аралашма түрүндө болуп, кәэде өтө көп сандагы ар түрдүү заттардан түзүлгөн болот. Табигый сууда ар дайым эриген түздар жана газдар болот. Аралашмадагы курамдық бөлүктөрдөн кайсы бири эң көп санда болсо, анда аралашма ошол компоненттин аты менен аталат (темир кашыкта 90% дан көп темир бар, алюминий кашыкта 99% дан көп алюминий бар).

Химияда иштетиле турган заттардын тазалыгын көрсөтүү үчүн техникалык (т.), нуктура таза (н.т.), анализ үчүн таза (а.ү.т.), химиялык таза (х.т.), атайын таза (а.т.) сыйктуу атайын белгилөөлөр колдонулат.



11-сүрөт. Заттардын аралашмасын фильтрлөө (а, б, в), ажыраткыч воронканын (г) жана хроматографикалык усулдун (д) жардамында ажыратуу

“Техникалык” таза зат кыйла сандагы кошумча заттарды өзүндө кармайт, ал эми калгандары болсо жогорудагы тартипте азайып барган кошумчаларга ээ болушат. “Атайын таза” маркасындагы заттар өтө тазалыгы менен айырмаланып, өтө аз сандагы кошумчаларга ээ болушу мүмкүн.



Таяныч сөздөр:
таза зат, аралашма, эритинди, гомогендик, гетерогендик, техникалык таза зат, нукюра таза зат, анализ үчүн таза, химиялык таза, атайын таза зат.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Таза заттарды жана аралашмаларды ажырат: сүт, бал, алтын, сыя, суу, темир.
2. Гомогендик деген сөз эмнени билдирет? Сүт гетерогендик заты же гомогендикпи?
3. Техникалык аш тузунун, йоддолгон аш тузунун жана темирдин окшоштук жактары эмнеде?



3-практикалык иш.

БУЛГАНГАН АШ ТУЗУН ТАЗАЛОО

Булганган аш тузун эритүү

20 мл дистилленген сууга айнек таякча менен аралаштырып турулган абалда булганган аш тузу аз-аздан кошулат. Туз эрибей калгандан кейин туз кошуу токтолулат. Эритменин тышкы көрүнүшүнө байкоо жүргүзүлөт.

Туздун ылайланган эритмесин фильтрлөө


Ылайланган эритмени фильтрлөө үчүн клейсиз, көңгөйлүү кагаздан даярдалган фильтрден пайдаланылат.

Квадрат формасындагы фильтр кагаз төрт бүктөлөт, квадраттын четтерин жарым жаа сымал формада, воронканын өлчөмүнө ылайыкташтырып, кайчи менен кыркылат, андан кийин аны жайып воронка формасындагы конус сымал фильтр алынат. Фильтр воронканын чединен 0,5 см ылдый турганы макул (12-сүрөт).

Фильтрди воронкага жайлаштырып, аш тузунун ылайланган эритмеси фильтрдин бетине тийгизилген айнек таякчанын жардамында акырындык менен фильтрге куюлат.

Фильтрден өткөн тунук эритмеге **фильтрат** дейилет.





12-сүрөт. Фильтрди даярдоо

Фильтратты буулантуу

Фильтратты фарфор идишке куюп, ал штативдин алкагына орнотулат. Штативдин негизине коюлган спиртовканын же газ горелкасынын жалыны фарфор идиштин астына тийгендей кылып күйгүзүлөт жана ысытуу иштери жүргүзүлөт. Эритме чачырабастыгы үчүн айнек таякча менен аралаштырылып турулат. Фарфор идиштин түбүндө туздун кристаллдары пайда боло башташи менен ысытуу токтолупат. Алынган туздун тышкы көрүнүшүнө байкоо жүргүзүлөт.

Аткарылган иш боюнча төмөнкүдөй тартилте отчёт жазылат:

1. Иштин темасы.
2. Аткарылган иште пайдаланылган жабдуулардын жана реактивдердин тизмеси.
3. Ишти аткарғандагы ар бир бөлүм өз алдынча аталып, ишти аткаруу тартиби кыскача баяндалат. Ишти аткаруу процессинде колдонулган аспаптардын чиймеси берилет. Болуп өткөн кубулуштар боюнча тыянак чыгарылат.
4. Иш учурунда алынган натыйжалар боюнча жыйынтыктоочу корутунду жасалат.

§ 9. ЖӨНӨКӨЙ ЖАНА ТАТААЛ ЗАТТАР

Заттар жөнөкөй (элементардык) жана татаал заттарга (бирикмелерге) бөлүнөт.

- 1 Бир элементтин атомдорунан түзүлгөн заттар жөнөкөй заттар деп аталат. Мисалы: суутек, кычкылтек, темир, күкүрт.
- 1 Ар түрдүү элементтердин атомдорунан түзүлгөн заттар татаал заттар деп аталат. Мисалы: суу, аш тuzu, кум шекер.
- 1 Бир элементтин атомдорунан ар түрдүү жөнөкөй заттардын пайда болушуна аллотропиялык кубулуш дейилет.

Төмөнкү схемада заттарды классификациялоонун кээ бир учурлары көрсөтүлгөн:



Азыркы учурда 109 элемент белгилүү болуп, алардын ар бири жөнөкөй зат иретинде кабыл алынышы мүмкүн. Ошону менен биргеликте алардын кээ бирлери бир канчадан жөнөкөй заттарды — аллотропиялык форма өзгөрүүлөрдү пайда кылышы мүмкүн. Бул жерде жөнөкөй заттар курамындагы атомдордун саны же бири-бири менен болгон өз ара байланышуусунун өзгөчөлүгү менен айырмаланышат:

Көмүртек — алмаз, графит, карбин, фуллерен сыйктуу жөнөкөй заттарды пайда кылат.

Күкүрт — ромбук жана пластикалык, кристаллдык жана аморфтук формаларга ээ болгон жөнөкөй заттарды пайда кылат.

Фосфор — кызыл, ак жана кара түстөгү фосфорлорду пайда кылат (13-сүрөт).

Кычкылтек — кычкылтек жана озон сыйктуу жөнөкөй заттарды пайда кылат ж.у.с.

Аллотропия кубулушу жөнөкөй зат менен элементтин ортосундагы айырманы көргөзмөлүү түрдө көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн түзөт. Мисалы, көмүртек — химиялык элемент, башкача айтканда бир түрдөгү атомдордун бирикмеси. Анын касиети өзүнө гана мүнөздүү жана туруктуу болот. Бирок, жөнөкөй кара карандаш — графит менен кымбат баалуу таш — алмаздын ортосундагы айырма өтө сезилерлүү (графит менен алмаздын касиеттерин өз алдынча салыштыр).



13-сүрөт. Ак жана кызыл фосфор

Графит жана алмаз көмүртек элементинин аллотропиялык форма өзгөрүлөрү болуп, алардан бириң экинчисине айландырууга болот, мындај учурда алардын касиеттери кескин өзгөрөт. Касиеттери айырмаланганы үчүн алар ар түрдүү заттар иретинде кабыл алынгандыгына карабастан алардын курамдык негиздери бирдей — көмүртектин атомдору. Бири-биринен айырмаланган бул эки зат бир элементтин атомдорунан түзүлгөндүгүн алардын кычкылтекке болгон мамилесинен билүүгө болот, абалуу же кычкылтектүү чөйрөде алардын экөөсүн төнкүйүп, бир газды — карбонат ангидридин (көмүр кычкыл газын) пайда кылат.

Көмүр кычкыл газы ар түрдүү элементтердин атомдорунан түзүлгөн жана ошону үчүн татаал заттар тобуна кирет. Татаал заттардын саны бир нече миллиондон көп.

- 1 Заттын курамын текшерүү үчүн ишке ашырылган процесс анализ деп аталат.
- 1 Затты пайда кылуу процессине синтез дейилет.

Бирикмелердин курамы анализ жолу менен аныкталат.

- 1 Бирикменин кандай курамдык белүктөрдөн тургандыгын аныктоо сапаттык анализ деп аталат.
- 1 Бирикменин курамдык белүктөрү канчадан экендигин аныктоо сандык анализ деп аталат.



Таяныч сөздөр:

жөнөкөй зат, элемент, бирикме, татаал зат, аллотропия, аллотропиялык форма өзгөрүү, графит, алмаз, көмүртек, карбонат ангидрид (көмүр кычкыл газы), анализ, синтез, сапаттык анализ, сандык анализ.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жөнөкөй заттарга мисалдар келтир.
2. Татаал заттарга мисалдар келтир.
3. Аллотропия деген эмне?
4. Бир нече жөнөкөй заттарды пайда кылган элементке мисал көрсөт.
5. Сапаттык жана сандык анализди түшүндүрүп бер.

§10. ЗАТТЫН АГРЕГАТТЫК АБАЛДАРЫ

Биз мурдагы сабактардан аба, кычкылтек, азот, суутек — газ сымал заттар; суу, спирт, сульфат кислотасы — суюк заттар; көмүртек, графит, күкүрт, темир, алюминий — катуу заттар жөнүндө кээ бир маалыматтарды үйрөндүк.

Бирок алар кандай формаларда болушу жөнүндө токтолбогонбuz. Газ, суюк, катуу абалдар деген эмне жана алар кандай өзгөчөлүктөргө ээ деген суроолорго ушул темада жооп беребиз.

- Газ анык бир көлөмдүк өлчөмгө жана формага ээ эмес. Ал кандай идишке салынса, ошол идиштин көлөмүн ээлейт жана формасына кирет. Кичине идишке салуу үчүн газ кысылат, чоң идиште болсо газ кеңейип, ошол идиштин бүткүл көлөмүн ээлейт. Газдарда молекулалардын жана атомдордун ортосундагы аралык суюк жана катуу заттардагыга салыштырмалуу кыйла чоң болот.
- Суюктук өзүнүн формасына ээ эмес, аны кандай идишке салсак, ошол идиштин формасына кирет. Идиштин бүткүл көлөмүн ээлөө үчүн суюктук газдарга окшоп кенейбейт. Суюктук анык көлөмдүк өлчөмгө ээ болот. Аны кысуу өтө татаал иш.
- Катуу зат газдан жана суюктутан айырмаланып, механикалык туруктуулуга, анык көлөмдүк өлчөмгө жана формага ээ болот.

Суюк жана катуу заттарда атомдордун жана молекулалардын ортосундагы аралык газдардагыга салыштырмалуу кыйла жакын болот (14-сүрөт).

- Газ, суюктук жана катуулук — заттын агрегаттык абалдары болуп эсептелет.

Заттын абалы температура жана базымдан көз каранды. Суу 100°C тан жогооруда газ (буу) абалында, 0°C тан 100°C ка чейин суюк жана 0°C тан төмөн температурада катуу (муз) абалда болот.

Абалдын өзгөрүшү, мисалы, муздан сууга айланышы физикалык өзгөрүүгө мисал болот. Бул жерде жаңы зат пайда болбайт, үлгүнүн курамында өзгөрүү байкалбайт.

Газдар сыйктуу агуу, көлөмүн оной өзгөртүү өзгөчөлүгүнө жана катуу заттар сыйктуу анык көлөмгө ээ болгон жана кыйындык менен кысылган суюктук абалы газдарга жана катуу заттарга салыштырмалуу аралык орунду ээлейт.

Адатта заттарга температура жана басым сыйктуу факторлор таасир эткенде газ, суюк, катуу абалдын удаалаштыгы байкалат.


Бирок кәэ бир заттар аралык суюк абалды ээлебестен эле түздөн-түз газ — катуу абал схемасына баш иет. Мисалы, “кургак муз” — көмүр кычкыл газы, йод, нафталин ошондой касиетке ээ (9-сүрөт).

- Сублиматташуу — катуу абалдан түздөн-түз газ абалына өтүү кубулушу болуп саналат.



Таяныч сөздөр:

газ, суюктук, катуу абал, агрегаттык абал, “кургак муз”, йод, нафталин, сублиматташуу.



14-сүрөт. Газ, суюктук, катуулук — заттын агрегаттык абалдары

Суроолор жана тапшырмалар:



1. Заттын агрегаттык абалы дегенде эмнени түшүнөсүн?
2. Газдар кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Газ сымал заттарга мисалдар келтир.
3. Суюктуктар кандай өзгөчөлүктөргө ээ? Суюк заттарга мисалдар келтир.
4. Каттуу заттар кандай өзгөчөлүктөргө ээ болушат? Каттуу заттарга мисалдар келтир.
5. Каттуу абалдан суюлбастан эле газ абалына өткөн заттарга мисалдар келтир.

§ 11. ХИМИЯЛЫК ФОРМУЛА ЖАНА АНДАН КЕЛИП ЧЫККАН ЖЫЙЫНТЫКТАР. ВАЛЕНТТҮҮЛҮК. ИНДЕКСТЕР ЖӨНҮНДӨ ТУШУНУК




Заттардын курамындагы атомдордун ар бирине тиешелүү элементтик белгиси бар. Демек, заттын курамын ошол затты түзгөн атомдордун тиешелүү белгилеринин негизинде туюнтууга болот, башкacha айтканда заттын курамын химиялык формула менен туюнтууга болот.

1 Химиялык формула — заттын курамын химиялык белгилердин жана (зарылчылыгы болсо) индекстердин жардамында туюнтулушу.

Химиялык формула:

- 1 Зат кандай элементтерден түзүлгөндүгүн (сапаттык курамы);
- 1 Заттын бир молекуласынын курамына ар кайсы элементтин канчадан атому киргендигин (сандык курамы);
- 1 Заттын бир молекуласын билдириет.

Мисалы, суунун молекуласы суутектин (H) эки жана кычкылтектин (O) бир атомунан түзүлгөн жана H_2O түрүндө туюнтулат. Суунун молекуласындагы суутектин жимиялык белгисинин төмөнкү оң жагында турган 2 цифрасы индекс деп аталат жана суунун курамындагы суутектин атомдорунун санын көрсөтөт. Химиялык белгинин же формуланын алдында турган чоң цифра — коэффициент деп аталып, өз алдынча атомдордун же молекулалардын санын билдириет. Мисалы,



Ар бир молекулада 2 суутек, 1 күкүрт жана 4 кычкылтек атому болот.

Валенттүлүк түшүнүгү. Бир элементтин атому башка элементтин атомунун анык саны менен биригиши мүмкүн. Молекуланын формуласын туура жазуу үчүн элементтердин маанилүү касиети — валенттүлүк жөнүндө түшүнүккө ээ болуу керек.

¹ Валенттүлүк деп, элементтин атомунун башка элементтердин атомдоруун анык санын бириктирип алуу мүмкүнчүлүгүнө айтылат.

Суутектин атому эч качан башка элементтин бирден ашык атомун бириктирип албайт. Ошондуктан суутектин валенттүлүгү башка элементтердин валенттүлүгүн белгилөөдө чен бирдиги иретинде кабыл алынган.

Эгерде элементтин атому суутектин бир атомун бириктирип алса, анда анын валенттүлүгү 1 ге барабар, же ал бир валенттүү деп айтылат. Суутектин эки атомун бириктирип алса, эки валенттүү; үч атомун бириктирсе, үч валенттүү ж.у.с. деп айтылат.

Мисалы, HCl да хлор — бир валенттүү; H₂O да кычкылтек — эки валенттүү; NH₃ да азот — үч валенттүү.

Кээ бир элементтер туруктуу валенттүлүккө ээ: Na, K, H — ар дайым бир валенттүү, Ca, Mg — ар дайым эки валенттүү, Al — ар дайым үч валенттүү болот.

Көптөгөн элементтер өзгөрүүчөн валенттүлүккө ээ болушат. Мисалы, темир FeO де эки валенттүү, Fe₂O₃ де үч валенттүү; жез Си₂O де бир валенттүү, СиO де эки валенттүү; күкүрт S суутек жана металлдар менен (H₂S жана Na₂S) эки валенттүү, кычкылтек менен болгон бирикмелеринде (CO₂ жана CO₃) төрт жана алты валенттүү болот. Кычкылтек адатта эки валенттүү болот.

Валенттүлүк адатта элементтин химиялык белгисинин үстүндө, рим цифралары менен же элементтин жимиялык белгисинин, атальышынын жанында кашаанын ичинде рим цифралары менен Си(II), Си(I) туюнтулат.

Элементтердин валенттүлүгүн заттын формуласынан билип алууга жана, тетирисинче, валенттүлүктүн негизинде формуласын жазууга болот.

¹ Эки элементтен түзүлгөн бирикмеде бир элементтин валенттүлүгүнүн анын атомдорунун санына болгон көбөйтүндүсү экинчи элементтин валенттүлүгүнүн атомдорунун санына болгон көбөйтүндүсүнө барабар.

Мисалы, Fe₂O₃ молекуласы эки атом темирден (валенттүлүгү III) жана үч атом кычкылтектен (валенттүлүгү эки) турат. Эреже боюнча: 3 x 2 = 2 x 3; 6 = 6.

Элементтердин валенттүлүгүн формула боюнча аныктоо. Эгерде бинардык бирикменин формуласы жана элементтеринен биригинин валенттүлүгү (n) белгилүү болсо, анда экинчи элементтин валенттүлүгүн (m) $m = \frac{ny}{x}$

формуласы боюнча аныктоого болот, бул жерде x, y — бирикмеги атомдордун санын көрсөткөн индекстер. Мисалы, SO_3 де күкүрттүн валенттүүлүгү $\frac{2 \cdot 3}{1} = 6$ га барабар; 2 — кычкылтектин валенттүүлүгү, 3 — кычкылтектин атомдорунун саны, 1 — күкүрттүн атомдорунун саны.

K_2O де — калий бир валенттүү, CaO де — кальций эки валенттүү, Al_2O_3 де — алюминий үч валенттүү, CO_2 де күкүрт төрт валенттүү, P_2O_5 де — фосфор беш валенттүү.

Элементтердин валенттүүлүгү боюнча формула түзүү. Эгерде биз элементтердин валенттүүлүгүн билсек, анда бинардык бирикменин формуласын түзэ алабыз. Мисалы, бинардык бирикме кычкылтектен жана фосфордан турат. Кычкылтектин валенттүүлүгү — эки, ал эми фосфордуку болсо — беш. Бул заттын формуласын P_xO_y көрүнүшүндө жазууга болот. Эреже боюнча: $5_x = 2_y$; эгерде $x = 2$, $y = 5$ болсо, анда беш валенттүү фосфор менен эки валенттүү кычкылтектен түзүлгөн бул заттын формуласы P_2O_5 болот.

1 Валенттүүлүк — элементтин маанилүү сандык белгиси болуп эсептөлет.

Формулалардын графиттик сүрөттөлүшү. Заттардын формуласын графиттик түрдө сүрөттөөгө болот. Графиттик сүрөттөлүштө ар бир валенттүүлүк сзыякча менен туюнтулат.

2-жадыбал. Кээ бир заттардын формуласынын графиттик сүрөттөлүшү

Зат	Заттын формуласы	Формуланын графиттик сүрөттөлүшү
Сүү	H_2O	$\text{O}-\text{H}-\text{O}$
Аммиак	NH_3	$\begin{array}{c} \diagup \\ \text{N} \\ \diagdown \\ \text{H} \quad \text{H} \\ \diagup \\ \text{H} \end{array}$
Күкүрт (VI)-оксиди	SO_3	$\begin{array}{c} \text{O}=\text{S}=\text{O} \\ \\ \text{O} \end{array}$
Цинк сульфид	ZnS	$\text{Zn} = \text{S}$

Формулаларды графиттик сүрөттөөдө бинардык бирикмеги бир элементтин атомдору валенттүүлүктөрүнүн суммасы башка элементтердин атомдорунун валенттүүлүктөрүнүн суммасына барабар экендигин унутпа, б. а.: $mx = ny$.



Таяныч сөздөр:

химиялык белги, химиялык формула, индекс, коэффициент, валенттүүлүк, бинардык бирикме, туруктуу валенттүүлүк, туруктуу эмес валенттүүлүк, графикик сүрөттөлүш.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Химиялык формулалар кандайча жазылат? Графикик формулаларчы?
2. Индекс жана коэффициент деген эмне?
3. Валенттүүлүк деп эмнеге айтылат?
4. Туруктуу жана туруктуу эмес валенттүү элементтерге мисал келтир.
5. N_2O_3 , OH_3 , As_2O_5 , HBr , CH_4 формулаларындагы элементтердин валенттүүлүктөрүн аныкта жана алардын графикик сүрөттөлүштөрүн жаз.

§. 12 МОЛЕКУЛАЛARDЫН ӨЛЧӨМҮ, САЛЫШТЫРМАЛУУ ЖАНА АБСОЛЮТТУК МАССАСЫ. МОЛЬ ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК МАССА. АВОГАДРО ТУРУКТУУСУ

Молекулалардын көлөмдүк өлчөмдерү да атомдордуку сыйктуу кичине болуп, алардын диаметри 30A (300 nm) ге чейин болот. Дээрлик көптөгөн молекулалардын диаметрлери $1\text{--}10\text{A}$ аралыгында болот.

Атомдор сыйктуу алардын абсолюттук массалары да өтө кичине сандар менен түюнтулат. Мисалы, суунун бир молекуласынын массасы $28,948 \cdot 10^{-27}\text{ kg}$ ды түзөт жана буга окшош кичине сандар эсептөөлөрдү жүргүзүүдө өздөрүнө мүнөздүү болгон кыйынчылыктарды туудурат. Ошондуктан салыштырмалуу физикалык чондук болгон — салыштырмалуу молекулалык масса $[M_r]$ дан пайдалануу максатка ылайыктуу саналат.

- 1 Заттын салыштырмалуу молекулалык массасы — заттын молекуласынын массасы көмүртек — 12 атому массасынын $1/12$ үлүшүнө салыштырмалуу канча эсे чондугун көрсөтүүчү мааниси болуп саналат.
- 1 Салыштырмалуу молекулалык масса — молекуланы түзгөн атомдордун салыштырмалуу атомдук массаларынын суммасына барабар болгон чондук.

Мисалы, суунун салыштырмалуу молекулалык массасы $M_r(\text{H}_2\text{O}) = 2 + 16 = 18$.

- 1 Салыштырмалуу молекулалык масса — заттын маанилүү сандык мүнөздөмөсү болуп саналат.

Моль. Химияда масса, көлөм, тыгыздык сыйктуу физикалык чондуктардын катарында **заттын саны v** — **моль** да колдонулат.

- 1 Заттын саны — бул ошол затты түзгөн белүкчөлөрдүн саны.
- 1 *Моль* — заттын санының өлчөмү болуп эсептелет.
- 1 *Моль* — 0,012 кг көмүртектеги атомдордун санына барабар болгон белүкчөлөрдү (атом, молекула жана башка белүкчөлөр) карман турган заттын саны.

0,012 кг көмүртекте канча атом бар экендигин аныктап алалы. Ал үчүн 0,012 кг ды көмүртектин бир атомунун массасына ($19,93 \cdot 10^{-27}$ кг) бөлөбүз:

$$N_A = \frac{0,012 \text{ кг/моль}}{19,93 \cdot 10^{-27} \text{ кг}} = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}.$$

Алынган $6,02 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹ саны Авогадро туруктуусу деп аталат жана N_A көрүнүшүндө белгиленет. Демек, *моль* — $6,02 \cdot 10^{23}$ белүкчөнү (атом, молекула жана башка белүкчөлөр) карман турган заттын саны.

- 1 моль сууда суунун $6,02 \cdot 10^{23}$ молекуласы болот.
- 1 моль атомдук кычкылтекте кычкылтектин $6,02 \cdot 10^{23}$ атому бар.
- 1 моль кычкылтекте $6,02 \cdot 10^{23}$ кычкылтек молекуласы болот.

Заттын белгилүү санына белгилүү масса туура келет.

- 1 Заттын массасынын (*m*) анын санына (*u*) болгон катышы заттын молекулалык массасы (*M*) деп аталат: $M = \frac{m}{u}$.

Заттын массасы кг (килограмм) же г (грамм)дарда, ал эми заттын саны болсо молдо туюнтулат. Заттын молекулалык массасы болсо кг/моль же г/молдо туюнтулат.

- M* — молекулалык массасын сандык маанисин эсептейбиз.
 $m = 1 \text{ моль}$ болгондо, $m = N_A (6,02 \cdot 10^{23})$ молекуланын массасы.

- 1 Заттын молекулалык массасынын сандык мааниси анын салыштырмалуу молекулалык массасына (*M_r*) барабар.

Суунун молекулалык массасы 0,018 кг/моль же 18 г /моль.

Кычкылтектин молекулалык массасы 0,032 кг/моль, же 32 г/моль, же 16 г/моль.

T/н	Заттын аты	Формуласы	Салыштырмалуу молекулалык массасы	Молекулаларынын саны	Заттын саны	Молекулалык массасы
1.	Суу	H ₂ O	18	$6,02 \cdot 10^{23}$	1 моль	18 г/моль
2.	Кычкылтек	O ₂	32	$6,02 \cdot 10^{23}$	1 моль	32 г/моль
3.	Көмүр кычкыл газы	CO ₂	44	$6,02 \cdot 10^{23}$	1 моль	44 г/моль
4.	Жегич натр	NaOH	40	$6,02 \cdot 10^{23}$	1 моль	40 г/моль



Таяныч сездер:

салыштырмалуу молекулалык масса, абсолюттук молекулалык масса, моль, заттын саны, Авогадро туруктуусу, кг/моль, г/моль, молекулалык масса.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. H_2SO_4 , Al_2O_3 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ заттарынын салыштырмалуу молекулалык массаларын эсепте.
2. Заттын саны деген эмне жана ал кандай бирдиктерде туюнтулат?
3. Моль деген эмне?
4. Заттын молекулалык массасы эмнеге барабар?
5. Авогадро туруктуусу деген эмне жана ал кандайча табылат?
6. 0,5 моль атомдук жана молекулалык кычкылтектин жана суутектин массаларын аныкта.
7. 18 г сууда жана 17 г аммиакта бардыгы болуп канча молекула бар?

§ 13. ЗАТТАРДЫН КАСИЕТТЕРИ: ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ЖИМИЯЛЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

Жаратылыш тынымсыз өзгөрүүдө болуп, ар бир өзгөрүү өзүнчө бир **кубулуш**. Жердин кыймылы, адамдын кыймыл-аракети, муздуун эриши, суунун кайнашы жана бууланышы, күкүрттүн күйүшү, канттын сууда эриши, металлдын кислотада эриши — бардыгы кубулуштарга кирет.

Муз ысытылса — сууга айланат. Суу буулатылса — бууга айланат. Буу муздатылса сууга, ал эми суу муздатылса музга айланат. Муз, суу жана буу — булар ар түрдүү заттар эмес, бир эле заттын — суунун ар түрдүү агрегаттык абалдары. Муздуун эриши, суунун бууланышы, буунун сууга айланышы, суунун муздашы — булар *физикалык кубулуштар* болуп саналат. Бул кубулуштарда суунун агрегаттык абалы өзгөрөт, бирок суу зат иретинде өзгөрүүгө жолукпайт.

Эгерде доскага жазып жаткан бордун бөлүгү күкүнгө айландырылса, анда телонун формасы өзгөрөт, бирок бор зат иретинде өзгербөйт. Бул да жыгачтын сынышы же арааланышы сыйктуу *физикалык кубулушка* кирет.

¹ **Физикалык өзгөрүүлөрдө заттардын же телолордун өзгөчө касиеттери:** заттын агрегаттык абалы, формасы, көлөмү, жайлашуу абалы өзгөрөт. **Физикалык кубулуштарда жаңы зат пайда болбойт.**

Кашыкчада кургак кантты ысытабыз. Кант — ак түстүү, катуу, жытсыз, даамы таттуу зат. Адегенде кант суюлат. Бул — физикалык кубулуш. Андан кийин түсүн өзгөртөт. Жагымсыз күйүндүнүн жыты пайда болот. Канттан кара түстүү калдык — жаңы зат алынат. Бул зат жытсыз, даамсыз, ысытылганда кантка окшоп суюлбай турган көмүр болот (5-сүрөт). Эми кант жоқ, анын орду-

на жаңы касиеттерге ээ болгон жаңы зат пайда болду. Бул болсо химиялык өзгөрүү — химиялык кубулуш жүргөнүнөн кабар берет.

- 1 Бир заттын башка затка же заттарга айлануу кубулушу — химиялык өзгөрүүлөр же химиялык кубулуш деп аталат.
- 1 Химиялык кубулуштарды химиялык реакциялар деп атайбыз.

Магний күйгөндө жылуулук, нур чыгат жана ак түстүү катуу күкүн — жаңы зат пайда болот.

Күкүрт күйгөндө жылуулук, нур чыгат жана жагымсыз жыттуу газ — жаңы зат пайда болот.

Жогорудагылардын бардыгы химиялык өзгөрүүлөргө мисал болот. Химиялык кубулуштарды көбүнесе төмөнкү өзгөрүүлөрдөн билип алууга болот:

- 1) түстүн, жыттын, заттын абалынын өзгөрүшү;
- 2) сууда эрибей турган чөгүндүнүн пайда болушу;
- 3) газдын пайда болушу;
- 4) жылуулуктун чыгышы же жутулушу (15-сүрөт).

Магний күйөт, ал эми сульфат кислотасы күйбөйт. Цинк сульфат кислотасында эрийт, күмүш болсо эрибейт.

- 1 Заттын башка зат менен өз ара таасирдешүүсү — анын химиялык касиети деп аталат.

Заттын мүнөздөгөн химиялык жана физикалык касиеттери биригип, анын сапатын түзүшөт.

Химиялык өзгөрүүлөр учурунда заттын өзүнө таандык касиеттери гана эмес, ошол заттын сапаты да өзгөрөт, жаңы заттар пайда болот.



Таяныч сөздөр:

өзгөрүү, кубулуш, физикалык өзгөрүү, физикалык кубулуш, химиялык өзгөрүү, химиялык кубулуш, заттын касиети, заттын сапаты.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жаратылыштагы жана турмуштагы өзүң билген кубулуштарга мисалдар келтир жана аларды физикалык жана химиялык кубулуштарга ажырат.
2. Кандай кубулуштарда жаңы заттар пайда болбойт?
3. Кандай кубулуштарда заттын сапаты өзгөрөт?
4. Кагаздын бөлүгү жыртылганда жана күйдүрүлгөндө кандай кубулуштарды байкоого болот?
5. CO₂ нин молекулалык массасын жана 16 g CO₂ деги заттын санын жана молекулалардын санын эсепте.
6. Темирдин суюлушу, майдаланышы жана дат басышы кандай кубулуштарга кирет?

§ 14. ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯЛАРДЫН ЖУРУУ ШАРТТАРЫ. ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯНЫН ТЕНДЕМЕЛЕРИ. КОЭФФИЦИЕНТТЕР

Жөнөкөй шам ачык абада турганда эч кандай кубулуш болбойт, эгерде ал күкүрттүн жалыны менен ысытылса, химиялык реакция башталат. Табигый газ менен аба жабык бөлмөдө өз ара таасирде болушпайт, бирок электр жарыткычтын туташтырыгычынан чыккан кичинекей учкун, же чок болуп турган сигарета бул бөлмөдө күчтүү жарылуу болушуна себепчи болот. Темирдин бөлүгү абанын кычкылтеги менен акырындап таасирде болот (дат басат), ак фосфордун бөлүгү болсо абада заматта эле күйүп кетет.

Мурдагы сабакта биз химиялык заттардын өзгөрүүлөрү: физикалык жана химиялык өзгөрүүлөр жөнүндө сөз кылган элек. Химиялык өзгөрүүлөр — химиялык реакцияларда бирдей заттардан башкаларынын пайда болушу жана мында заттардын белгилери жоголуп, жаңы заттардын өздөрүнө мүнөздүү болгон жаңы белгилеринин пайда болушу, жылуулуктун жутулушу же бөлүнүп чыгышы химиялык реакциянын жүргөндүгүнө далил экендигин билип алганбыз.

Химиялык реакциялар жүрүшү үчүн белгилүү шарттар аткарылышы керек (15-сүрөт).

1. Кээ бир химиялык реакциялардын жүрүшу үчүн жылуулук берилиши керек. Жогоруда айтылган кубулуштарды иликтең көрөбүз: шам абада өзгөрүүсүз түрат, бирок күйүп турган чий анын фитилине тийгизилсе, шам суюлат (физикалык өзгөрүү) жана фитиль аркылуу сорулуп, күйө баштайт (химиялык



Реакция учурунда жылуулуктун бөлүнүп чыгышы



Реакция учурунда газдын бөлүнүп чыгышы



Реакция учурунда жылуулук жутулуп, нымдалган жыгач колбанын түбүнө жабышып калат



15-сүрөт. Химиялык реакциялардын жүрүп жаткандыгынын белгилери

өзгөрүү) жана өчүрүп койгонго чейин күйүүсүн улантат. Бул абалда жылуулук берүү реакциянын башталышы үчүн керек, андан кийин реакция процессинде жылуулук чыгып, реакция өзүнчө улантылат. Жыгач, кагаз жана башка күйө турган заттар күйгөндө да ошондой қубулуш болот. Бирок кээ бир реакциялар үчүн жылуулук токтоосуз берилиши керек, эгерде ысытуу токтотулса, реакция да токтойт: кум шекердин бөлүнүшү мына ушундай реакцияларга мисал болот.


2. Химиялык реакцияга киришип жаткан заттардын молекулалары өз ара калышуусу керек. Реакцияга киришип жаткан заттар бири-бирине тийип турушу жана алардын өз ара таасирдешүү бети чоң болушу үчүн майдаланат, күкүн абалына келтирилет же эригичтик өзгөчөлүгү жогору болсо, эритүү менен да майда бөлүкчөлөргө айландырылат. Ошондой абалда химиялык реакция жүргүзүү абдан оңдоюшот.

Жогорудагы сяктуу темирге нымдуу абанын кычкылтегинин, ал эми ак фосфорго абанын тийиши менен жүрө турган реакциялар үчүн заттардын бири-бирине тийип турушуунун өзү жетиштүүлүк кылат. Бирок көбүнese заттардын бул сяктуу бири-бирине тийип турушуунун өзү жетиштүү болбойт.

Мисалы, жез бөлмөнүн температурасында абанын кычкылтеги менен таасирде болбойт (ал үчүн бир нече жылдаган убакыт керек болот), бул реакцияны тез ишке ашыуу үчүн жезди ысытуу керек болот.

Демек, химиялык реакциялардын жүрүшү өзүнен-өзү ишке ашпайт экен, ал үчүн жогоруда каралган сяктуу бир топ шарттардын аткарылышы керек болот.

- 1 Реакциянын жүрүшүн оңдоюштуруу үчүн заттардын бири-бирине тийген аянты чоң болууга, катуу заттар майдаланууга же зарылчылык болгондо, күкүн абалына келтирилүүгө тийиш.
- 1 Реакциянын жүрүшүн ылдамдатуу үчүн мүмкүнчүлүктүн барынча заттардын эритмелеринен пайдалануу керек (16-сүрөт).



16-сүрөт. Түнманын жана газдын пайда болушу

- ¹ Реакциянын жүрүшүн ылдамдатуу үчүн ысытуу керек, мында кээ бир реакциялар токтоосуз түрдө ысытуу менен жүргүзүлсө, кээ бирлерин баштальшиңиңа ысытып койсо жетиштүү болот, андан кийин алар өзүнөн-өзү улантыла берет.

Жаратылышта же химиялык лабораторияларда жүрүп жаткан реакцияларды химиялык формулалар менен түонтуюга болот. Мисалы, суутек менен кычкылтектөк өз ара реакцияга киришип, сууну пайда кылат. Суутектин, кычкылтектин жана суунун химиялык формулалары белгилүү: H_2 , O_2 , H_2O .


Химиялык реакциянын тенденесин жазуу үчүн дагы төмөнкүлөргө көнүл буруу зарыл. Реакцияга киришип жаткан заттардын формулалары «=» белгисинин сол жагына, ал эми реакциянын натыйжасында алынган заттардын формулалары болсо оң жагына жазылат. Реакцияга киришип жаткан заттардын ортосуна «+» белгиси коюлат:




Сол жакта реакцияга киришип жаткан заттардын, оң жакка болсо реакциянын натыйжасында алынтып жаткан заттардын химиялык формулалары жазылат.

Реакцияга киришип жаткан заттардын курамындагы атомдордун саны реакциянын натыйжасында пайда болгон жаңы заттардын курамындагы атомдордун санына барабар болушу керек. Анткени атомдордун саны реакциянын натыйжасында туруктуу бойдон калат. Ал үчүн заттардын алдына коэффициенттерди коюу керек.

Бул реакциянын тенденесинде сол жана оң жактардагы кычкылтектин атомдору барабар эмес, ошондуктан суунун молекуласынын алдына кычкылтектин атомдорунун санын тенештириүү үчүн 2 коэффициенти коюлат:



Бул жерде тендененин сол жана оң жактарындагы кычкылтектин атомдорунун саны тенешет, бирок оң жактагы суутектин атомдору 4-өө, ал эми сол жактагысы 2-өө болуп калат. Суутектин алдына 2 коэффициенти коюлса, суутектин атомдорунун саны барабар болот жана реакциянын тенденесиндеги «=» белгиси өзүнүн маанисине туура келет:



Тендененин сол жана оң жактарындагы атомдордун саны тенешти жана туурала жазылды. Бул тенденеме “эки аш эки плюс о эки барабар эки аш эки о” түрүндө окулат.

- ¹ Химиялык тенденеме бул — химиялык реакциялардын химиялык формулалардын жардамында түонтулушу болуп эсептелет.
¹ Зарылчылык туулса коэффициенттердин жардамында тенденмелер тенденширилип алынат.



Таяныч сөздөр:

химиялык реакция, химиялык өзгөрүүлар, физикалык өзгөрүүлөр, түс, жыт, чөкмө, газ, ысытуу, ак фосфор, темир, жез, эритме, күкүн.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Химиялык реакциялардын жүрүшүндө боло турган белгилерин көрсөт жана мисалдар келтир.
- Химиялык реакциялардын ишке ашишына жана тез жүрүшүнө мүмкүнчүлүк туудурган шарттарды көрсөт.
- Жез же колодон жасалган буюм узак жылдар ачык абада турса, карайып же көгрөгүп кетет. Ошол кубулушту түшүндүрүп бер.
- Акиташ (CaCO_3) бөлүнгөндө кальций оксид (CaO) жана көмүр кычкыл газы (CO_2) пайда болот. Ошол реакциянын тенденесин түз.
- Төмөнкү химиялык реакциялардын тенденмелерин коэффициенттерди көнен тенештири:



§ 15. КУРАМДЫН ТУРУКТУУЛУК МЫЙЗАМЫ

Адамзат материянын кыймыл-аракетинин ар түрдүү формаларын, жаратылыш кубулуштарынын ортосундагы көз карандылыктарды, байланыштарды Үйрөнүү процессинде жаратылыштын мыйзамдарын да ачып барат. Химиянын мыйзамдары да башка илимдердин мыйзамдары катарында — жаратылыш мыйзамдарынын чагылдырылышы болуп саналат.

Залкар ойчул Абу Али ибн Сина “Медицинанын канондору” аттуу чыгарма-сында жөнөкөй жана татаал дарыларды мүнөздөө менен ар кандай дарылык каяражат белгилүү курамга ээ болушун түшүндүрүү аркылуу курамдын түркүтүлүгү жөнүндө өзүнүн алгачкы түшүнүктөрүн баяндаган.

1799-жылы француз окумуштуусу Ж. Пруст тарабынан сунуш кылымган курамдын түркүтүлүк мыйзамы 1809-жылы көпчүлүк тарабынан кабыл алынган.

¹ Ар кандай таза зат алынуу усулуна жана ордуна карабастан түркүтүү курамга ээ болот.

Мисалы, суу суутектен жана кычкылтектен түзүлгөн (сапаттык курамы). Суудагы суутектин массалык үлүшү 11,11% ды, ал эми кычкылтектин массалык үлүшү 88,89% ды түзөт (сандык курамы). Сууну ар түрдүү усулдардын жардамында алууга болот. Кандай абалда болбосун таза суу бирдей курамга ээ болот.

Суутектин пероксиди — H_2O_2 суу сыйктуу сапаттык курамга ээ болсо да, суудан сандык курамы менен айырмаланат. Суутектин пероксидинде суутектин массалык үлүшү 5,89% ды, ал эми кычкылтектин массалык үлүшү 94,11% ды түзөт. Суутектин пероксиди суудан кескин айырмаланган касиетке ээ болгон зат саналат.

- Сандык өзгөрүүлар сапаттык өзгөрүүлөргө алып келет.
- Сан жана сапат ар дайым бири-биринен көз каранды болот.

Англис окумуштуусу Дальтон бирикмелер бир элементтин белгилүү сандагы атомдорунун башка элементтин анык сандагы атомдору менен биригишинен пайда болот деген ойду айткан (башкача айтканда бирикмелер эки же андан көп элементтердин анык сандагы атомдорунун биригишинен пайда болот).

Көптөгөн элементтер бири-бири менен бириккенде, ошол элементтердин массаларынын катышы ар бир абалда бири-биринен айырмаланган жана анык мааниге ээ болгон ар түрдүү бирикмелерди пайда кылышат. Мисалы, көмүртек кычкылтектек менен эки түрдүү бирикмени пайда кылат. Алардан бири көмүртек (II)-оксиidi 42,88% көмүртекти жана 57,12% кычкылтектити өзүндө камтыйт. Экинчи бирикме көмүртек (IV)-оксиidi 27,29% көмүртекти жана 72,71% кычкылтектити өз ичине алат. Ошондой бирикмелерди үйрөнүү процессинде Ж. Дальтон 1803- жылы **эселүү катыштардын мыйзамын** ачты.

- Эгерде эки элемент бири-бири менен бир нече химиялык бирикмени пайда кылса, анда бул бирикмелердеги бир элементтин массасына туура келген башка элементтин массалары өз ара кичүү бүтүн сандар катышында болушат.

Бүл мыйзам элементтердин бирикмелердин курамына анык сандарда киришин түздөн-түз далилдейт.

Көмүртек (II)-оксиidi менен көмүртек (IV)-оксидинин пайда болушунда көмүртектин бирдей массасынын саны менен биригүүчү кычкылтектин массасынын санын эсептөп көрөлү. Ал үчүн эки бирикмедердеги көмүртектин жана кычкылтектин санын көрсөткөн чоңдуктарды бирин-бирине бөлүп көрөбүз. Натыйжада көмүртектин бир массалык бирдигине салыштырмалуу көмүртектин (IV) — оксидиндеги кычкылтектин саны көмүртек (II)-оксидиндеги кычкылтектин санынан эки эссе көп экендиги белгилүү болду.

3-жадыбал. Көмүртек (II)-оксиidi менен көмүртек (IV)-оксидинин курамдык массалык бирдиктери

Бирикме	Сан, массалык үлүш		Көмүртектин бир массалык бирдигине туура келген кычкылтектин массалык бирдиктеринин саны
	C	O	
CO	42,88	57,12	1,33
CO ₂	27,29	72,71	2,66

Курамдын туруктуулук мыйзамы жана эселүү катыштар мыйзамы атомдук-молекулалык окуудан келип чыгат. Молекулалык түзүлүштөгү заттар бирдей молекулалардан түзүлөт. Ошондуктан да мындай заттардын курамы туруктуу болот. Ички элементтен бир нече бирикмө пайда болсо, анда бул элементтердин атомдору бири-бири менен анык курамдагы ар түрдүү молекулаларга биригишет. Мисалы, көмүртектин (II)-оксиди CO бир көмүртектин жана бир кычкылтектин атомунан түзүлгөн болсо, анда көмүртек (IV)-оксиди CO₂ көмүртектин бир жана кычкылтектин эки атомунан түзүлөт. Көрүнүп тургандай бул бирикмелерде көмүртектин белгилүү массасына кычкылтектек 1:2 катышта биригет.



Таяныч сөздөр:

курамдын туруктуулук мыйзамы, эселүү катыштар мыйзамы, массалык үлүш, сандык өзгөрүүлар, сапаттык өзгөрүүлөр.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Курамдын туруктуулугун кандайча түшүнүүгө болот?
2. Суунун сапаттык жана сандык курамы кандай?
3. FeO жана Fe₂O₃ төрдүн курамындагы элементтердин массалык үлүшүн аныкта. Темирдин массалык үлүшү кайсы бирдинтерде көп?

§ 16. МАССАНЫН САКТАЛУУ МЫЙЗАМЫ

- 1 Жаратылыштагы ар кандай өзгөрүүлөр изсиз жоголбойт.
- 1 Өтө көптөгөн химиялык реакциялардын ишке ашуу шарттары үйрөнүлгөндө реакцияга киришип жаткан заттардын массасы реакциянын продуктуларынын массасына сандык жактан барабар болушу аныкталган.

Ушуга окшош кубулуштарды залкар окумуштуу бабаларыбыз Абу Райкан Беруний, Абу Али ибн Сина жана башкалар өздөрүнүн тажрыйбаканаларында оозу бүтөлгөн идиштерде жүргүзүлгөн ысытуу иштеринде байкашкан.

1748-жылды орус окумуштуусу М. В. Ломоносов да оозу бүтөлгөн колба-ретортада тажрыйба жүргүзүп, бул кубулушту түшүндүрүүгө аракет жасаган. 1772—1789-жылдары француз окумуштуусу А. Лавуазе да жабык идиштө жүргүзүлгөн тажрыйбаларында жалпы массанын туруктуулугун байкаган жана бул өзүнө мүнөздүү болгон жаңылык жаңы мыйзам экендигин түшүнүп жеткен. Ошентип, жаратылыштын негизги мыйзамдарынан бири — массанын сакталуу мыйзамы ачылган.

- 1 Химиялык реакцияга киришип жаткан заттардын жалпы массасы реакциянын продуктуларынын жалпы санына барабар.

А. Лавуазе бул мыйзамдын негизинде маанилүү тыянак жасап, реакцияда катышып жаткан ар бир элементтин атомунун массасы реакция маалында өзгөрбөстүгүн белгилеген. Бул болсо химиялык реакцияда бир элементтин атому башка элементтин атомуна айланып кетпестигин билдирет.

Химиялык реакцияларда атомдор жоголуп кетпейт, жоктон бар болбойт, атомдордун жалпы саны өзгөрбөйт. Ар бир атомдун массасы химиялык реакцияларда өзгөрүүсүз калат, ошондуктан заттардын жалпы массасы да өзгөрбөген бойдон калат.

Бул мыйзам жаратылыштын эң маанилүү мыйзамдарынан бири болуп эсептөлөт.

Бул мыйзам биздин жаратылышта керектөөчү эмес, өзгөртүүчү экендиги-бизди көрсөтөт. Жердин боорунан темирдин рудалары казып алынып, керектүү буюмдар даярдалганда планетабыздагы темирдин атомдорунун саны азайбайт, бир көрүнүштөн башка көрүнүшкө гана өтөт. Мисалы, темирден жасалган буюмдар дат басып, сарпталган темирдин 50% ын да кайтарып алуу мүмкүнчүлүгүн бербей коёт. Албетте, керектүү энергияны сарптоо менен ар кандай химиялык өзгөрүүнү ишке ашырууга болот. Энергиянын запасы да чексиз эместиги белгилүү иш. Ошондуктан энергиядан жана материалдык ресурстардан үнөмдүүлүк менен пайдалануу керек.

Демек, массанын сакталуу мыйзамы жаратылыштын негизги мыйзамы болгон материянын жана кыймылдын сакталуу мыйзамынын өзгөчө көрүнүшү экен. Жоктон бар болбойт, ал эми бардан жок болбойт, заттар бир түрдөн экинчишине гана өтөт.



Таяныч сөздөр:
реторт, колба, массанын сакталуу мыйзамы, материя, материалдык ресурс, энергия.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Массанын сакталуу мыйзамын түшүндүр.
2. 50 г ақиташ — CaCO_3 бөлүнгөндө 28 г катуу калдык — CaO алынды.
22 г масса каерге жоголду? Бүл кубулушту түшүндүр.
3. Химиялык реакцияларда атомдордун саны өзгөрбөй?
4. Химиялык реакцияларда бир элемент башкасына айланабы?

§ 17. ЭКВИВАЛЕНТТҮҮЛҮК МЫЙЗАМЫ

1. Эквивалент — тең маанилүү дегенди билдирет.

Курамдын туруктуулук мыйзамы боюнча бирикмелердин пайда болушунда анын курамдык бөлүктөрү бири-бири менен анык сандык катыштарда биригешет.

Ошондуктан эквивалент жана эквиваленттүү масса деген түшүнүктөр чоң мааниге ээ.

- 1 Элементтин эквиваленттүүлүгү деп, 1 моль суутектин атомдору менен бириккен же химиялык реакцияларда суутектин ошончо атомдорунун ордун алган санга айтылат.
- 1 Элементтин 1 эквиваленттүү массасы анын эквиваленттик массасы деп аталат (суутек үчүн 1 г/моль).

Мисалы, суунун молекуласында H_2O кычкылтек атомунун эквиваленти $\frac{1}{2}$ моль, эквиваленттик массасы болсо $\frac{16}{2} = 8$ г/моль барабар.

Эквивалент жана эквиваленттик масса адатта бирикмелердин курамын үйрөнүп, бир элементтин ордун башка элементтен канчасы ээлешин текшерүү менен аныкталат. Ал үчүн албетте ошол элементтин суутектүү бирикмесинен пайдалануу шарт эмес. Эквиваленти анык болгон башка элемент менен болгон бирикмесинен да пайдаланууга болот. Мисалы, CaO — акиташтагы кальцийдин эквивалентин жана эквиваленттик массасын табууда O — кычкылтектин бир эквиваленти 8 г/моль экендигин билсек, 40 г /моль Ca де 16 г/моль O туура келсе, 8 г/моль Ca ке 20 г/моль Ca дин эквиваленттик массасы туура келет. Ca дин молекулалык массасынын эквиваленттик массага болгон катышы $\frac{40}{20} = 2$ анын эквиваленттин билдириет.

Көптөгөн элементтер ар түрдүү катыштарда бири-бири менен биригишип, бир нече бирикмелерди пайда кылышат. Демек, элементтердин кайсы бирикмедерде канча санда болушуна карай эсептелген эквиваленттүүлүгү жана эквиваленттик массасы түрдүүчө маанилерге ээ болушу мүмкүн. Ошондой учурларда бир эле элементтин ар түрдүү бирикмелердеги эквиваленти (эквиваленттик массасы) бири-бирине салыштырмалуу анчалык чоң болбогон бүтүн сандардан турат. Көмүртектин эки бирикмеси болгон ис газы — CO до жана көмүр кычкыл газы — CO_2 де анын эквиваленттик массасы тиешелүү түрдө 6 г/моль жана 3 г/моль, ал эми алардын катышы болсо 2:1 ди түзөт.

- 1 Татаал заттын эквиваленти анын 1 эквивалент суутек менен калдыксыз таасирде болгон, же башка ар кандай заттын бир эквиваленти менен таасирдешкен саны болуп эсептелет.

Демек, заттар өздөрүнүн эквиваленттерине ылайыктуу түрдө өз ара таасирде болушат. Бул эквиваленттүүлүк мыйзамы деп аталат.

- 1 Заттар бири-бири менен өздөрүнүн эквиваленттерине пропорциялаш сандарда таасирде болушат.
- 1 Өз ара таасирде болгон заттардын массалары (көлөмдөрү) өздөрүнүн эквиваленттик массаларына (көлөмдөрүнө) пропорциялаш болушат.

- 1 Эквиваленттик көлөм — заттын 1 эквиваленти ээлеген көлөм болуп, газ сымалабал үчүн колдонулат (1 эквиваленттик көлөм Н—11,2 л/молъ, О—5,6 л/молъ).



Таяныч сөздөр:
эквивалент, эквиваленттик масса, эквиваленттик көлөм, эквиваленттик мыйзам.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Эквивалент түшүнүгү эмнени билдирет?
2. HCl , H_2S , NH_3 , CH_4 төгү элементтердин эквиваленттин жана эквиваленттик массаларын эсептө. Эквиваленттер мыйзамы менен эселүү катыштар мыйзамынын ортосундагы окшоштуктарды жана айрымчылыктарды түшүндүрүп бер.
4. Хлордун эквиваленттик массасы 35,45 г/молго барабар. 1,5 г натрий хлор менен таасирдешип, 3,81 г аш тузун (NaCl) пайда кылса, анда натрийдин эквиваленттик массасын жана эквивалентин тап.

§ 18. АВОГАДРОНУН МЫЙЗАМЫ. МОЛЕКУЛАЛЫК КӨЛӨМ

Белгилүү сандагы газдын көлөмү туруктуу чондук болбостон, ал температуралын (T) жана басымдын (P) өзгөрүшү менен өзгөрүп турат.

1811-жылы Италиянын Турин университетинин профессору А. Авогадро газдар менен болгон кубулуштарды үйрөнүү процессинде төмөнкүдөй токтомго келди:

- 1 Бирдей шарттарда өз ара барабар көлөмдөгү ар түрдүү газдардын молекулаларын саны барабар болот.

Кийинчөрөөк жүргүзүлгөн тажрыйбалар бул пикирди далилдеди жана бул мыйзам Авогадронын мыйзамы деп атальп калды.

Авогадро жөнөкөй заттардын газ абалындагы молекулалары эки атомдан түзүлгөндүгүн аныктады (H_2 , O_2 , N_2 , F_2 , Cl_2).

Авогадронун мыйзамы газдар үчүн тиешелүү болуп, катуу жана суюк заттар бул мыйзамга баш ийишпейт. Анткени кичине басымдарда газдардагы молекулалардын ортосундагы аралык алардын өздөрүнүн өлчөмдөрүнөн миндеген жолу чоң. Газдын көлөмү молекулалардын санынан жана молекулалардын ортосундагы аралыктан көз каранды. Молекулалардын өлчөмдерүү болсо мааниге ээ эмес. Бирдей басым жана бирдей шарттарда ар түрдүү газдардагы молекулалардын ортосундагы аралык дәэрлик бирдей болот. Ошентип, бирдей шарттарда ар түрдүү газдардын бирдей көлөмдөгү молекулалары бирдей көлөмдү ээлешет.

Суюк жана катуу заттардын көлөмү молекулаларынын ортосундагы аралык кичине болгондуктан молекулаларынын санынан гана эмес, ошондой эле алардын өлчөмүнөн да көз каранды.

Өтө төмөнкү температура жана жогорку басымдагы газдардын суюктук абалына оқшоп молекулалардын ортосундагы аралык алардын молекулаларынын өлчөмдерүнө жакындашып калғандыктан, Авогадронун мыйзамы күчкө ээ болбойт.

Алдыңкы сабактардан белгилүү болгондой (§ 12 ка кара), ар кандай заттын 1 молу $6,02 \cdot 10^{23}$ бөлүкчөнү өзүндө камтыйт. Демек, Авогадронун мыйзамы боянча $6,02 \cdot 10^{23}$ бөлүкчөнү өзүндө кармаган ар кандай газ бирдей шарттарда бирдей көлөмдү ээлэйт.

Нормалдуу шарттарда (0°C температура, $101,325\text{ kPa}$ басым) кээ бир газдардын $6,02 \cdot 10^{23}$ бөлүкчөсү ээлеген көлөмдү эсептеп көрөлү. Ал үчүн газдын молекулалык массасы — M анын тыгыздыгы (нормалдуу шартта 1 m^3 газдын кг дардагы массасы) — үзүүлүнөт : $V = \frac{M}{\mu}$.

4-жадыбал. Кээ бир газдардын молекулалык массасы, тыгыздыгы жана молекулалык көлөмү.

Газ	Формуласы	Молекулалык массасы, $\text{кг}/\text{молъ}$	Тыгыздыгы, $\text{кг}/\text{м}^3$	Молекулалык көлөмү, м^3
Суутек	H_2	0,002	0,09	0,0224
Кычкылтек	O_2	0,032	1,43	0,0224
Көмүртек (II)-ксиди	CO	0,028	1,25	0,0224

Ар кандай газдын $6,02 \cdot 10^{23}$ бөлүкчөсү (1 молу) нормалдуу шарттарда $22,4\text{ л}$ көлөмдү ээлэйт.

1 Заттын көлөмүнүн V заттын санына болгон катышы ошол заттын молекулалык көлөмү V_m деп аталат: $V_m = \frac{V}{\mu}$.

Газдын молекулалык көлөмү $\text{м}^3/\text{мол}$ же $\text{л}/\text{молдо туюнтулат}$.

Нормалдуу шарттардагы суюк жана катуу заттардын $6,02 \cdot 10^{23}$ молекуласы ар түрдүү көлөмдердү ээлешет. Мисалы, суу $0,018\text{ л}$ көлөмдү ээлэйт.

Таяныч сөздөр:




Авогадронун мыйзамы, газдын көлөмү, нормалдуу шарт, төмөн температура, жогорку басым, Авогадро туруктуусу, атмосфера-лык басым, молекулалык көлөм, тыгыздык, $\text{кг}/\text{м}^3$, $\text{м}^3/\text{молъ}$, л/молъ.



Суроолор жасана тапшырмалар:

- 11 г суутек (IV)-оксидинин н.ш. дагы көлөмүн, заттын санын, молекулалардын санын жана атомдорунун жалпы санын эсепте.
- 3,01·10²³ суутектин молекуласы н.ш. да канча көлөмдү ээлейт?
- 0,2 моль азот, 1,5 моль кычкылтектиң жана 0,3 моль суутектин газдарынын аралашмасында канча молекула бар?
- Суу нормалдуу шарттарда бууланса, анын көлөмү канча эссе чоңоёт? (Жообу: 1244 эссе чоңоёт).

§ 19. ХИМИЯЛЫК РЕАКЦИЯНЫН ТҮРЛӨРҮ: ХИМИЯЛЫК ЭНЕРГИЯ



17-сүрөт. Ар түрдүү заттардын пайда болушу (биригүү реакциялары)

Химиялык реакциялар ар түрдүү белгилердин негизинде классификацияланат.


- Химиялык реакциялар реакцияга киришип жаткан алгачкы заттардын (реагенттердин) жана реакциянын продуктулары санынын өзгөрүшүнүн негизинде, ошондой эле энергиянын жутулушуна же чыгышына карал классификацияланат.

Алгачкы реагенттердин жана продуктулардын санынын өзгөрүшү негизинде химиялык реакцияларды төмөнкү типтерге бөлүп көрсөтүүгө болот:

- Биригүү реакцияларында (17-сүрөт) эки же андан көп заттан бир жаңы зат алынат: A + B + ... = C;



2. Ажыроо реакцияларында бир заттан бир нече жаны зат алынат:



3. Орун алуу реакцияларында жөнөкөй зат татаал заттын курамдык бөлүгүнүн ордун ээлейт, натыйжада жаны жөнөкөй жана татаал заттар алынат: $\text{AB} + \text{C} = \text{AC} + \text{B}$;



4. Орун алмашуу реакцияларында татаал заттардын курамдык бөлүктөрү өз ара орун алмашышат: $\text{AB} + \text{CD} = \text{AD} + \text{BC}$;



Химиялык реакциялардын жүрүшүндө жылуулуктун (энергиянын) чыгышына же жутулушуна карай экзотермикалык жана эндотермикалык реакцияларды айырмaloого болот.

1 Химиялык реакцияларда ажырап чыккан энергия химиялык энергия деп аталат.

Химиялык энергияны жылуулук, нур, механикалык жана электр энергиясына айландырууга болот.

Көбүнчесе химиялык энергия жылуулук энергиясына жана, тетирисинче, жылуулук энергиясы химиялык энергияга айланат.

1 Химиялык реакцияда бөлүнүп чыккан же жутулган энергиянын саны реакциянын жылуулук эффекти (Q) деп аталат.




18-сүрөт. Экзотермикалык реакция

Реакциянын жылуулук эффекти пайда болуп жаткан жана үзүлүп жаткан байланыштардын энергиясынын айырмасы менен аныкталат жана киложоулдарда (ΔE) туонтулат.


- 1 Жылуулуктун (энергиянын) бөлүнүп чыгышы менен жүргөн реакциялар экзотермикалык (экзо — “тышкary”) реакциялар деп аталат (18-сүрөт).

Бул реакцияларда жылуулук эффекти “+” (плюс) белгиси менен көрсөтүлөт:



- 1 Жылуулуктун (энергиянын) жутулушу менен жүргөн реакция эндотермикалык (эндо — “ичкери”) реакциялар деп аталат.

Бул реакцияларда жылуулук эффекти “—” (минус) белгиси менен көрсөтүлөт:



Таяныч сөздөр:



биригүү, ажыроо, орун алуу, орун алмашуу реакциясы, экзотермикалык, эндотермикалык, реагент, жылуулук эффекти.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Химиялык реакциялардын ар бир түрүнө мисал келтир.
2. Төмөнкү реакциялардың төндемелерин аякта, аткар жана классификацияла:



3. Реакциянын жылуулук эффекти деген әмнө?
4. Химиялык энергия деп кандай энергияга айтылат?

I ГЛАВА БОЮНЧА МАСЕЛЕЛЕР ЧЫГАРУУ

Заттардын салыштырмалуу молекулалык массасын жана заттын санын эсептөө

Заттын салыштырмалуу молекулалык массасын (M_r) эсептөө үчүн молекуладагы ар бир элементтин атомдорунун санын эсепке турдө абалда алардын салыштырмалуу атомдук массаларын кошуу керек.

Мисалы, $M_r(\text{H}_3\text{PO}_4)=?$

Суутек, фосфор жана кычкылтек атомдорунун салыштырмалуу атомдук массаларын билген турдө H_3PO_4 түн салыштырмалуу молекулалык массасын эсептеп табабыз:

$$A_r(\text{H}) = 1; \quad A_r(\text{P}) = 31; \quad A_r(\text{O}) = 16;$$

$$M_r(\text{H}_3\text{PO}_4) = 1 \cdot 3 + 31 \cdot 1 + 16 \cdot 4 = 98.$$

1. Төмөнкү заттардын салыштырмалуу молекулалык массаларын эсепте:

- A) Fe_2O_3 ; B) Fe_3O_4 ; C) CaCO_3 ; D) Na_2SO_4 .

Татаал заттардын курамындагы элементтердин массалык үлүшүн эсептөө

Заттын курамындагы элементтердин массалык үлүштөрүү ондук бөлчөктөрдө, негизинен (%) пайыздарда туюнтулат.

Көмүр кычкыл газындагы (CO_2) көмүртектин жана кычкылтектин массалык үлүштөрүүн эсептеп табабыз.

Чыгаруу.

1. CO_2 нин салыштырмалуу молекулалык массасын эсептейбиз:

$$M_r(\text{CO}_2) = 12 \cdot 1 + 16 \cdot 2 = 44.$$

2. CO_2 деги О тин массалык үлүшүн табабыз.

$$w(O) = \frac{A_r(O)}{M_r(\text{CO}_2)} = \frac{16}{44} = \frac{32}{44} = 0,73 \text{ же } 73\%$$

3. CO_2 деги С тин массалык үлүшүн табабыз:

$$w(C) = \frac{2A_r(C)}{M_r(\text{CO}_2)} = \frac{12}{44} = 0,27 \text{ же } 27\%$$

Жообу: 73% O жана 27% S.

1. Төмөнкү биримелердин курамындагы элементтердин массалык үлүштөрүүн эсепте:

- A) FeO ; B) P_2O_5 ; C) Na_2CO_3 ; D) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

2. Күкүрт (IV)-оксидинин курамында канча % S жана канча % O болот?

3. “Ферганаазот” ишканасында минералдык жер семирткич NH_4NO_3 өндүрүлөт. Ошол жер семирткичтин курамында канча % азот бар?

4. Төмөнкү минералдык жер семирткичтердин кайсы бириnde азоттун % дык үлүшү көп: NaNO_3 ; KNO_3 ?

Заттын курамындагы элементтердин сандык катыштары анык болгондо заттын формуласын табуу

1. Курамында 50% S жана 50% O болгон бирикменин формуласын тап.

Чыгаруу.

Маселенин шартында айтылгандай, бирикменин курамында S жана O атомдору бар. Анда бирикменин болжолдуу формуласы S_xO_y болот, бул жерден x жана y ти табуу үчүн ар бир атомдун % үлүшүн ошол атомдун салыштырмалуу атомдук массасына бөлүп, атомдордун катышы табылат:

$$x = \frac{50}{32} = 1,5625; \quad y = \frac{50}{16} = 3,125;$$

1,5625:3,125 = 1:2. Демек, бирикменин формуласы SO_2 .

2. Курамында 2,4% H, 39,1% S жана 58,5% O болгон бирикменин формуласын тап.

Чыгаруу.

Бирикменин курамында H, S жана O атомдору бар экендеги белгилүү болсо, бирикменин болжолдуу формуласы $H_xS_yO_z$ болот, бул жерден x , y жана z ти табуу үчүн ар бир атомдун % үлүшүн ошол атомдун салыштырмалуу атомдук массасына бөлүп, атомдордун катышы табылат:

$$x = \frac{2,4}{1} = 2,4; \quad y = \frac{39,1}{32} = 1,221875; \quad z = \frac{58,5}{16} = 3,65625;$$

2,4:1,221875 : 3,65625 = 2 : 1: 3. Демек, бирикменин формуласы H_2SO_3 .

Өз алдынча чыгаруу үчүн маселелер

1. Химиялык формуласы төмөнкүдөй болгон бирикмелердин салыштырмалуу молекулалык массаларсын эсептөп тап:

A) Al_2O_3 ; B) H_2CO_3 ; C) KNO_3 ; D) $Ca_3(PO_4)_2$.

2. Пирит FeS_2 нин курамындагы элементтердин массалык үлүштөрүн эсептө.

3. Жездин массалык үлүшү төмөнкү бирикмелердин кайсы биринде көп: Cu_2O , CuO .

4. Курамы төмөнкүдөй болгон бирикменин формуласын аныкта: K — 39,7%, Mn — 27,9%, O — 32,4%.

5. Курамында 56,4% фосфор болгон фосфордун кычкылтектүү бирикмесиинин формуласын тап.

Жөнөкөй жана татаал заттардын эквивалентин эсептөө

1. Жөнөкөй заттардын, элементтердин эквивалентин аныктоо.

Химиялык элементтдин эквивалентинин (\mathcal{E}), салыштырмалуу атомдук массасынын (A_r) жана валенттүүлүгүнүн (B) ортосунда өз ара көз карандылык бар болуп, ал төмөнкүдөй формула көрүнүшүндө түюнтулат:

$$\mathcal{E} = \frac{A_r}{B}.$$

Бул формуладан пайдаланып, элементтердин эквивалентин оцой табууга болот. Мисалы, Al дин $A_r = 27$ жана валенттүүлүгү $B = 3$ болсо, анда анын эквиваленти

$$\mathcal{E} = \frac{A_r}{B} = \frac{27}{3} = 9 \text{ га барабар.}$$

Элементттин валенттүүлүгү өзгөрүүчөн болсо, анда ошого тиешелүү түрдө эквиваленти да өзгөрөт. Мисалы, жездин бир жана эки валенттүү абалында тиешелүү түрдө эквиваленти 64 жана 32 болот.

2. Оксиддердин эквивалентин табуу үчүн ошол оксидди пайда кылган элемент санынын (n) жана анын валенттүүлүгүнүн (B) көбөйтүндүсү аныкталип, оксиддин салыштырмалуу молекулалык массасы (M_r) ошол көбөйтүндүгө бөлүнөт:

$$\mathcal{E} (\text{оксид}) = \frac{M_r}{B \cdot n}, \text{ мисалы, СиO нин эквивалентин таба турган болсок, анда}$$

$$\mathcal{E} (\text{CuO}) = \frac{M_r}{B \cdot n} = \frac{80}{2 \cdot 1} = 40 \text{ болот.}$$

3. Негиздердин эквивалентин аныктоо.

Негиздердин эквивалентин аныктоо үчүн негиздин салыштырмалуу молекулалык массасы (M_r) гидроксиддик группанын санына (p) бөлүнөт:

$$\mathcal{E} (\text{негиз}) = \frac{M_r}{n(OH)}, \text{ мисалы Cu(OH)₂ нин эквивалентин таба турган болсок,}$$

$$\text{анда } M_r = 98, n = 2 \text{ болот. } \mathcal{E} (\text{Cu(OH)₂}) = \frac{M_r}{n(OH)} = \frac{98}{2} = 49.$$

4. Кислоталардын эквивалентин аныктоо.

Кислоталардын эквивалентин табуу үчүн кислоталардын салыштырмалуу молекулалык массасын (M_r) кислотанын курамындагы суутектин атомдорунун санына, башкача айтканда кислотанын негиздүүлүгүнө бөлүү керек:

$$\mathcal{E} (\text{кислота}) = \frac{M_r}{n(H)}; \text{ мисалы, H}_3\text{PO}_4 \text{ түн эквиваленти:}$$

$$\mathcal{E} (H_3PO_4) = \frac{M_r}{n(H)} = \frac{98}{3} = 32,66.$$

5. Туздардын эквивалентин аныктоо.

Туздардын эквивалентин табуу үчүн туздун салыштырмалуу молекулалык массасы (M_r) тузду пайда кылган металлдын валенттүүлүгүнүн (B) металлдын атомдорунун санына (n) болгон көбөйтүндүсүнө бөлүнөт:

$$\mathcal{E} (muz) = \frac{M_r}{B \cdot n}, \text{ мисалы, } \text{SiCl}_2 \text{ нин эквиваленти:}$$

$$\mathcal{E} (CuCl_2) = \frac{M_r}{B \cdot n} = \frac{135}{2 \cdot 1} = 67,5.$$

Эквиваленттердин мыйзамы боюнча маселелер чыгаруу

- 1 Заттын эквиваленти дегенде анын ошол реакцияда суутектин 1г ($\mathcal{E}(H)=1$) же кычкылтектин 8 г ($\mathcal{E}(O)=8$) саны менен реакцияга кирише турган санын түшүнөбүз.
- 1 Заттар бири-бири менен эквиваленттерине пропорциялаш санда реакцияга киришет.
- 1 А зат менен В зат реакцияга киришсе, анда эквиваленттүүлүк мыйзамынын математикалык түшүнүштө болот:

$$\frac{m(A)}{m(B)} = \frac{\mathcal{E}(A)}{\mathcal{E}(B)}$$

1. Алюминий оксидинин курамында 52,94% алюминий жана 47,06% кычкылтект бар. Кычкылтектин эквиваленти 8 ге барабар болсо, анда алюминийдин эквивалентин тап?

Чыгаруу.

Алюминий оксидинин курамындагы Al жана O тин массалык катышы маселенин шартынан белгилүү:

52,94:47,06


$$\frac{m(A)}{m(B)} = \frac{\mathcal{E}(A)}{\mathcal{E}(B)} \text{ формуласы боюнча } \frac{52,94}{47,06} = \frac{x}{8}, \text{ бул жерден } x = 9.$$

Өз алдынча чыгаруу үчүн маселелер

1. Темир көптөгөн бирикмелерде үч валенттүү болот. Анын эквивалентин аныкта.
2. Төмөнкү бирикмелердин эквиваленттерин аныкта: Cr₂O₃, CrO₃, Pb(OH)₂, HPO₃, AlPO₄, (PO₄)₂, KClO.
3. 1 г металл суу менен толук реакцияга киришип, 0,05 сүүтекти сүрүп чыгарат. Металлдын эквиваленттин аныкта. Эгерде металл эквиваленттүү болсо, анда анын атомдук массасы канчага барабар болот?
4. Коргошун оксидинин курамында 86,6% коргошун болот. Бул бирикмедерди коргошундун эквиваленттин жана валенттүүлүгүн аныкта.

Химиялык реакциянын тенденциелерине жана массанын сакталуу мыйзамына негизделип жүргүзүлө турган эсептөөлөр

Химиялык реакцияда катышкан бардык заттардын массалары ар дайым пропорциялаш катыштарда болушат:




Химиялык реакцияда катышып жаткан канцайдыр заттын саны берилген болсо, анда калган бардык заттардын санын эсептеп табууга болот.

1. 4 г CuO менен канча 2H₂SO₄ реакцияга киришет жана мында канча туз жана суу пайда болот?

Чыгаруу.

Реакциянын тенденесин жазып алабыз.

Реакцияда катышкан бардык заттардын астына молекулалык массаларын эсептеп, жазып коёбуз. Маселенин шартында берилген заттын массасын жана табылышы зарыл болгон заттарды үстү жагына жазабыз:



Канча сульфат кислотасы керек?

$$\frac{4 \text{ г}}{80 \text{ г}} = \frac{b \text{ г}}{98 \text{ г}}; \quad b = \frac{4.98}{80} = 4,9 \text{ г.}$$

Канча жез (II) — сульфат болот?

$$\frac{4 \text{ г}}{80 \text{ г}} = \frac{c \text{ г}}{160 \text{ г}}; \quad c = \frac{4.160}{80} = 8 \text{ г.}$$

Канча суу пайда болот?

$$\frac{4 \text{ г}}{80 \text{ г}} = \frac{d \text{ г}}{168 \text{ г}}; \quad d = \frac{4.18}{80} = 0,9 \text{ г.}$$

Жообу: 4,9 г сульфат кислотасы керек болот; 8 г жез (II) — сульфат; 0,9 г суу пайда болот.

Өз алдынча чыгаруу үчүн маселеллер

1. 444 г малахиттин $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$ ажырашынан канча грамм жез (II)-оксиди, көмүр кычкыл газы жана суу пайда болот?
2. Ушул $\text{Fe}_3\text{O}_4 + 4\text{H}_2 = 3\text{Fe} + 4\text{H}_2\text{O}$ реакцияда 28 г Fe алынган болсо, реакция үчүн канча темирдин күйүндүсү иштетилген?
3. 1,22 г Бертоле тузу KClO_3 ажыраганда канча грамм KCl жана кычкылтек алынат?
4. 26 г цинкти эритүү үчүн зарыл болгон хлорид кислотасынын массасын жана молдорунун санын эсепте.

I ГЛАВА БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫ

1. Химия предмети эмнени үйрөнөт?

- A) Заттардын түзүлүшүн;
- B) Заттардын бириң-бирине айланышын;
- C) Физикалык мыйзам ченемдүүлүктөрдү;
- D) Химиялык мыйзам ченемдүүлүктөрдү;
- E) Заттардын касиеттерин, түзүлүштөрүн жана бириң-бирине айланышын.

2. Атомдук-молекулалык окуунун негизги пиринциптери:

- A) Заттар алардын химиялык касиеттерин өзүндө сактаган эң кичине бөлүкчөлөр болгон молекулалардан түзүлгөн;
- B) Молекулалар атомдордон түзүлгөн;
- C) Молекулалар жана атомдор тынымсыз кыймылда болушат;

- D) Молекулалар физикалык кубулуштарда өзгөрбөгөнү менен химиялык кубулуштарда бөлүнүп кетет;
E) Жогорудагылардын бардыгы.

3. Молекула деген әмне?

- A) Молекула — заттын химиялык касиеттерин өзүндө алып жүргөн эң кичине бөлүгү;
B) Молекула — заттын физикалык касиеттерин билдириген эң кичине бөлүгү;
C) Молекула — затты түзгөн атомдордун тобу;
D) Молекула — затты түзгөн электрондордун бирикмеси;
E) Молекула — заттын түзүлүшүн көрсөткөн чондук.

4. Химиялык элемент деген әмне?

- A) Атомдордун белгилүү түрү;
B) Молекуланы түзгөн бөлүк;
C) Атомду түзгөн бөлүк;
D) Затты пайда кылган бөлүк;
E) Телолорду түзгөн курамдык бөлүк.

5. Салыштырмалуу атомдук масса деген әмне?

- A) Салыштырмалуу атомдук масса — элементтин атомунун массасы көмүртектин атомунун массасынан канчага оор экендигин көрсөткөн чондук;
B) Салыштырмалуу атомдук масса — элементтин атомунун массасы көмүртек атомунун массасынын $1/12$ үлүшүнөн канчага оор экендигин көрсөткөн чондук;
C) Салыштырмалуу атомдук масса — элементтин атомунун массасы көмүртектин атомунун массасынын $1/24$ үлүшүнөн канчага оор экендигин көрсөткөн чондук;
D) Салыштырмалуу атомдук масса — элементтин атомунун массасынын көмүртектин атому массасынын $1/3$ үлүшүнөн канчага оор экендигин көрсөткөн чондук;
E) Салыштырмалуу атомдук масса — элементтин атомунун массасы көмүртектин атомунун массасынын $1/4$ үлүшүнөн канчага оор экендигин көрсөткөн чондук.

6. Аллотропия деген әмне?

- A) Бир элементтин атомдорунан ар түрдүү заттардын алышы;
B) Бир молекуладан ар түрдүү жөнөкөй заттардын алышы;
C) Бир татаал заттан ар түрдүү жөнекөй заттардын алышы;

- D) Эки элементтин атомдорунан ар түрдүү жөнөкөй заттардын алышы;
E) Көп элементтин атомдорунан ар түрдүү жөнөкөй заттардын алышы.

7. Химиялык формула деген әмнө?

- A) Химиялык формула — заттын курамынын химиялык белгилердин жана (зарылчылығы болсо) индекстердин жардамында түонтулушу;
B) Химиялык формула — заттын курамынын химиялык белгилердин жардамында түонтулушу;
C) Химиялык формула — заттын курамынын индекстердин жардамында түонтулушу;
D) Химиялык формула — заттын курамынын атомдордун жардамында түонтулушу;
E) Химиялык формула — заттын курамынын молекулалардын жардамында түонтулушу;

8. Химиялык реакцияларда төмөнкү параметрлерден кайсы бири туруктуу бойdon калат?

- A) Басым;
B) Көлөм;
C) Температура;
D) Масса;
E) Агрегаттык абал.

9. Химиялык реакциянын натыйжасында:

- A) Реакцияга киришкен заттардын массаларынын суммасы өзгөрүшсүз калат;
B) Реакцияга киришкен заттардын курамындагы молекулалар сакталып калат;
C) Реакцияга киришкен заттардын курамындагы атомдор сакталып калат;
D) Реакцияга киришкен заттардын курамындагы атомдордун санынын суммасы алынган продукциялардын курамындагы атомдордун санынын суммасына барабар болот;
E) A, C, D жооптору туура.

10. Авогадро туруктуусунун мааниси канчага барабар?

- A) $6,02 \cdot 10^{23}$;
B) 101,325;
C) $1,66 \cdot 10^{-27}$;
D) $12,04 \cdot 10^{23}$;
E) 8,314.

II ГЛАВА

КЫЧҚЫЛТЕК


§ 20. КЫЧҚЫЛТЕК — ХИМИЯЛЫҚ ЭЛЕМЕНТ

- 1 Кычкылтек — Жерде эң көп тараалган элемент.
- 1 Дем алуу, күйүү, тириүү жана жансыз жаратыльштагы, ошондой эле техникадагы көптөгөн процесстер жөнөкөй зат иретиндең кычкылтектин каштыусу менен ишке ашат.

Кычкылтек — Жердин кыртышында эң көп тараалган элемент болуп, Жерде жашоо-тиричилик үчүн эң зарыл болгон химиялық элементтерден саналат.

Кычкылтек 1774-жылдын 1-августунда Ж. Пристли жана андан кабарсыз түрдө ошол жылдын 30-сентябринде К. Шееле тарабынан ачылган болсо да, жаңы зат иретинде аны Лавуазе кенири мұнәздөп берген.

Кычкылтектин касиеттери			
	T _s , °C	D, g/cm ³	Ачылған
O ₂	-183	1,429	1774-ж., Ж. Пристли
O ₃	-111,9	2,144	



Кычкылтектин атальшы Лавуазенин сунушу боюнча латинче *oxsigenium* — “кислота жаратуучу” сөзүнөн алғынган жана ошол сөздүн бириңчи тамгасы болгон О анын химиялық белгиси кылыш белгиленген. Кычкылтектин мезгилдик системадагы орду 8, салыштырмалуу атомдук массасы 15,9994 » 16 га барабар.

Кычкылтык эркин абалда атмосфералык абада, ал эми байланышкан, б.а. бирикмек абалында суунун, минералдардын, тоо тектеринин жана өсүмдүктөр менен жаныбарлардын организмдерин түзгөн бардык заттардын курамында кездешет. Жер кыртышынын 47% оордук үлүшүн кычкылtek түзөт. Молекулалык кычкылtek абада 20,94% көлөмдүк үлүшүн ээлейт. Суунун курамындагы байланышкан кычкылtek анын 89% оордук үлүшүн түзөт.

- 1 Кычкылтектин химиялық белгиси — О.
- 1 Жөнекей зат лиретидеги формуласы — O₂.
- 1 Салыштырмалуу атомдук массасы » 16.
- 1 Салыштырмалуу молекулалык массасы — 32.
- 1 Бирикмелеридеги валенттүүлүгү 2 ге барабар.
- 1 Эквиваленттик массасы 8 г/молго, көлөмдүк эквиваленти 5,61 л/молго барабар.



Таяныч сөздөр:
кычкылтек, атмосфера, минерал, тоо тектери.




Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кычкылтектин жаратылышта тараалышы боюнча эмнелерди билесин?
2. Кычкылтектин салыштырмалуу атомдук массасы жана салыштырмалуу молекулалык массасы канчага барабар?
3. Төмөнкү бирикмелердин курамындагы кычкылтектин массалык үлүшүн эсепте: 1) кум — SiO₂; 2) акиташ — CaCO₃; 3) өчүрүлбөгөн акиташ — CaO; 4) магниттүү темирташ — Fe₃O₄; 3O₄;
4. Кычкылtek жаратылышта кандай бирикмелердин курамында кездешши мүмкүн? Сен жашаган жерде кездешкен кычкылтектүү бирикмелерге мисалдар келтир.
5. Кычкылтектин жаратылышта эң көп тараалган бирикмелеринен бири ак кум — SiO₂ болуп эсептелет. А) ак кумдун молекулалык массасын эсепте; Б) анын курамындагы элементтердин массалык катыштарын тап; В) 300 г ак кумдун курамындағы заттын санын, молекулаларынын санын, кремнийдин жана кычкылтектин атомдорунун санын эсепте.

§ 21. КЫЧКЫЛТЕК – ЖӨНӨКӨЙ ЗАТ

Алынышы. Лабораторияларда кычкылтек төмөнкү усулдардын жардамында алынат:



19-сүрөт. Суунун электролизинде 2 көлөм суутекжана 1 көлөм кычкылтек алынат



20-сүрөт. H_2O_2 ин MnO_2 нин катышуусунда ажырашы


баштайт жана реакциядан кийин идиште суу жана ошол күкүндүн өзү сарпталбастан калат.

Идиштин түбүндөгү күкүндү фильтрлөп қургатсак, анда анын алгачкы масасы жана касиеттери өзгөрүүсүз калганын көрүүгө болот. Андан дагы суутек пероксидинин башта үлгүлөрүн ажыратууда пайдаланууга болот.

1. Калий перманганатты ысытып ажыратуу:




2. Бертоле тузун катализатордун катышуусунда ысытып ажыратуу:




3. Щёлочтук металлдардын нитраттарын ысытып ажыратуу:



4. Сууну электролиздөө (19-сүрөт):




5. Суутектин пероксиди катализатор — марганец (IV)-оксидинин катышуусунда сууга жана кычкылтекке ажырайт (20-сүрөт):



Өнөр жайда кычкылтек сууну электролиздөө жолу менен, же суюк абадан алынат.

Катализаторлор жөнүндө түшүнүк. Кычкылтектин алынышындагы суутек пероксидинин ажыроо реакциясына көңүл буруп карасак, бул процесс MnO_2 — марганец (IV)-оксиди — кара күкүндүн таасиринде өтө тез жүргөнүн байкайбыз. Кычкылтек тез темптер менен ажырап чыга


- Химиялык реакцияларды тездештирген жана бул процессте өзгөрүүсүз, сарпталбай калган заттарга катализаторлор дейилет.
- Катализатордун катышуусунда жүргөн процесс катализ деп аталат.



21-сүрөт. Кычкылтектин магнитке тартылуусу

Физикалык касиеттери. Кычкылтектин молекуласы эки атомдон турган болуп, жөнөкөй зат иретинде O_2 формуласы менен туонтулат. Салыштырмалуу молекулалык массасы 32 ге барабар. Кадимки шарттарда кычкылтек — түссүз, даамсыз жана жытсыз газ. Абадан бир азга оор (1 л кычкылтектин салмагы 1,43 г; 1 л абанын салмагы 1,293 г). Кычкылтек сууда өтө аз эрийт: 0°C та 1 л сууда 49 мл, 20°C та 1 л сууда 31 мл кычкылтек эрийт. 1500°C тегерегиндеги температурада кычкылтек атомдорго ажырай баштайт. -183°C та кычкылтек көгүлгүр суюктукка айланат. Суюк кычкылтек магнитке тартылуу касиетине ээ (21-сүрөт).

Озон. Кычкылтектен же абадан электр учкуну жүргүзүлсө (же күн күркүрөндөгү чагылган чакканда) өзүнө мүнөздүү болгон жытка ээ жаңы зат — озон алынат. Озонду таза кычкылтектен алууга болоору жана жалаң гана кычкылтектин атомдорунан түзүлгөндүгү аны кычкылтектин аллотропиялык форма өзгөрүүсү экендигин далилдейт:



Озон үзгүлгүксүз түрдө стратосферада (Жердин бетинен 23—25 км бийиктеги абанын катмарында) Күндүн ультра кызгылт-көк нурларынын таасиринде, ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдө смола сымал заттардын оксидденүүсү наыйжасында пайда болуп турат.

Стратосферада 2—4,5 мм лүү озон катмары болуп, ал Жерди күндүн кырсыктуу радиациясынан (зыяндуу нурларынан) коргойт. Озон катмарынын жешилиши Жердеги тириүү организмдер үчүн өтө кооптуу эсептелет. Ошондуктан окумуштуулар үзгүлгүксүз түрдө озон катмарынын “көзөнөк” төрүн пайда болуу себептери жана алардын алдын алуу үстүндө изилдөөлөр жүргүзүшүүдө. Озон резинаны “жейт”, майларды жана кагазды агартат, бактерияларды

өлтүрөт. Өнөр жайда технологиялык процесстерди өркүндөтүүдө, түтүндүн газдарын, өнөр жайдын жана маданий тейлөөнүн сууларын тазалоодо, абаны жана ичилүүчү сууларды дезинфекциялоодо иштетилет.

- 1 Озон — көгүлтүр түскө, өзүнө мүнөздүү жылтка ээ, суда кычкылтектен жакшыраак эрий турган газ (0—С та 1 л суда 490 мл озон эрийт).
- 1 Озон оцойлук менен ажырайт: $O_3 = O_2 + O$; $2O = O_2$.
- 1 Озон лабораторияда озонатордун жардамында алынат.
- 1 Озон кычкылтекten күчтүү муздаткыч аркылуу ажыратып алынат (-111,9°C та озон кайнайт).
- 1 Озон уулуу. Анын абадагы саны 10—5% дан ашпастыгы керек.
- 1 Күмүш кычкылтек менен таасирде болбосо да, озон аны оксидге айланырат.



Таяныч сөздөр:

кычкылтектин молекуласы, озон, ультра кызылт-көк нурлар, күндүн радиациясы, смола сымал заттар, электр разряды, озонатор, дезинфекция; оксиддөөчү, катализатор, катализ.




Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кычкылтекин физикалык касиеттерин мүнөздө.
2. Кычкылtek эл чарбасынын кайсы тармактарында иштетилет?
3. Төмөнкү сүйлөмдердүн кайсы бириnde кычкылtek элементи жана кайсы бириnde жөнөкөй зат иретиндеги кычкылtek жөнүндө сөз болуп жаткандыгын аныкта: 1) балыктар суда эриген кычкылtek менен дем алат; 2) суунун курамында кычкылtek бар; 3) отундардын күйүшү үчүн кычкылtek керек; 4) фотосинтездин натыйжаласында өсүмдүктөр кычкылтекти бөлүп чыгарышат; 5) кум шекердин курамында кычкылtek бар.
4. Озон жаратылышта кандайча пайда болот?
5. Озон катмары жана андагы “көзөнөк”төр жөнүндө эмнелерди билесиң?
6. Кычкылtek озондоштурулганда көлөмү 8 мл ге азайды. Канча көлөм кычкылtek озонго айланган жана канча көлөм озон пайда болгон?
7. Озон менен кычкылtek аралашмасынын орточо молекулалык массасы 40 г. Аралашмада канча % кычкылtek бар?

§ 22. КЫЧКЫЛТЕКТИН ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ. БИОЛОГИЯЛЫК МААНИСИ ЖАНА КОЛДОНУЛУШУ

- 1 Кычкылtek фтордон кийинки эң активдүү металл эмес.
- 1 Кычкылtek күйүүгө жардам бере турган газ.


Химиялык касиеттери. Кычкылtek алтын, күмүш, платина жана платина катарынын металлдарынан тышкары дээрлик бардык металлдар менен ар түрдүү шарттарда реакцияга киришип, оксиддерди пайда кылат:



Галогендерден (VII группанын башкы подгруппасынын элементтери) тышкары бардык металл эместер да кычылтек менен реакцияга киришип, оксиддерди пайда кылышат:



Кычылтек татаал органикалык жана органикалык эмес заттар менен да реакцияга киришет:



¹ Кычылтектин жөнөкөй жана татаал заттар менен өз ара таасиринин настыйжасында пайда болгон заттарга оксиддер дейилет.

¹ Оксиддерде кычылтек экі валенттүү болот.

Биологиялык маанилүү биогендик элемент эсептелет. Осүмдүктөрдүн кургак биомассасынын 45% ын кычылтек түзөт. Жердеги тириүү организмдердин дем алуу процесси кычылтек менен түздөн-түз байланышта. Кооптуу нурларды кармап калган озон катмарынын булагы да кычылтек болуп саналат. Өлгөн организмдердин кыйроосунда жана чиришинде да кычылтек маанилүү роль ойнайт. Фотосинтез процессин да кычылтексиз элестетүүгө болбайт. Адамзаттын денесинин 65% ын кычылтек түзөт.

Колдонулушу. Медицинада, суу асты жана космостук аппараттарда, жашоотиричилиktи камсыз кылууда, дем алуу, күйүү жана чи्रүү процесстеринин иш жүзүнө ашышында, өндүрүштүк процесстерде жогорку температуралы алууда, химиялык заттарды өндүрүүдө, ар түрдүү агрегаттарда отунду оксиддөөчү иретинде кычылтек кенири колдонулат. Кычылтек 40 л лүү көгүлтүр баллондордо (таранын салмагы 80 кг) 150—160 ат. басымда 6—7 м³ (kychyltekting salmagy 9—10 kg) кысылган газ сымал абалында техникалык керектөөлөр үчүн сатууга да чыгарылат.



Таяныч сөздөр:

оксидденүү, калий перманганат, бертоле тузу, суутек пероксиди, чириүү, биомасса.

Суроолор жана тапшырмалар:



1. Кычкылтек кайсы металлдар жана металл эместер менен таасирдешпейт?
2. Кычкылтек лабораторияда жана өнөр жайларда кандай жолдор менен алынат?
3. Кычкылтек кандай максаттарда иштетилет?
4. Н.ш.да 2,5 л CH₄ кычкылтекте толугу менен күйүшү үчүн канча көлөм кычкылтек сарпталат жана канча көлөм CO₂ пайда болот?
5. 3,6 г суутек пероксиди катализатордун катышуусунда толугу менен ажыраганда канча грамм кычкылтек алынат жана бул массадагы кычкылтек н.ш.да канча көлөмдү ээлөйт?

§ 23. ЖАРАТЫЛЫШТА КЫЧКЫЛТЕКТИН АЙЛАНЫШЫ. АБА ЖАНА АНЫН КУРАМЫ. АБАНЫ БУЛГАНУУДАН САКТОО


Кычкылтектин литосферада, гидросферада жана атмосферада көп санда кездешүүсү жөнүндө мурдагы темаларда айтып өткөн элек.

5-жадыбал. Кычкылтектин Жердеги ресурстары


Чөйрө	Негизги химиялык формалары	Масса, т
Литосфера	Силикаттар, алюмосиликаттар, оксиддер	10 ¹⁹
Гидросфера	Суу	1,5·10 ¹⁸
Атмосфера	Молекулалык кычкылтек	1,2·10 ¹⁵
Биосфера	Суу, карбон кислоталары, белоктор, нуклеин кислоталары, углеводдор, липиддер	10 ¹²

Литосфера гидросфера, атмосфера жана биосфералардан айырмаланып, кычкылтектин жаратылышта айланышында анчалык катышпайт. Кычкылтектин жаратылыштагы айланышы негизинен фотосинтез жана дем алуу процесстерине менен байланышкан.

Фотосинтезде атмосферадагы көмүр кычкыл газы (CO₂) суу менен таасирдешпип, органикалык затты жана кычкылтекти пайда кылат. Бул жерде CO₂ дагы кычкылтектин жарымы биомасса пайда кылуу үчүн, ал эми калган жарымы кайра суу пайда кылуу үчүн сарпталат. Көмүр кычкыл газы таасирдеше турган суудагы кычкылtek O₂ абалында толугу менен атмосферага өтөт. Ошентип, фотосинтез реакциясы кычкылтектин гидросферадан атмосферага жана атмосферадан биосферага өтүшүн камсыз кылат (kychkyltectin суунун молекуласынан бөлүнүп чыгышы * белгиси менен көрсөтүлгөн):



Фотосинтезге тескери процесс болгон дем алууда, өлгөн организмдер кыйрағанда жана күйгөндө қычкылтек биосферадан атмосферага жана гидросферага кайтат:



Жердин биомассасындагы қычкылтек 20—30 жылда толугу менен алмашып болот. Литосферага қычкылтек атмосферадагы CO_2 формасында байланышкан түрдө CaCO_3 (мисалы, моллюска раковиналары арқылуу) кө өтүп, андан кийин ошол карбонаттардын термикалык ажырашынан CO_2 абалында атмосферага кайтат: $\text{CaCO}_3 = \text{CaO} + \text{CO}_2$.

Бул реакция негизинен жана (вулкандуу) тоолордо жүргөндүктөн, атмосфера CO_2 ын өтө ақырындык менен жаңылайт.

Аба. Атмосфералык аба көптөгөн газдардын табигый аралашмасы болуп эсептелет. Абанын негизги бөлүгүн түзгөн азот жана қычкылтектен тышкary анын курамына бир аз санда инерттүү газдар, көмүр қычкыл газы, суунун буулары жана суутек кирет. Алардан тышкary, шартка карай, абада чаң жана кәэ бир күтүлбөгөн кошумчалар да кездешип турат. Қычкылтек, азот жана инерттүү газдар абанын туруктуу курамдык бөлүктөрү болуп эсептелет, алар ар кандай жерде да дээрлик бирдей санда кездешет. Көмүр қычкыл газынын, суу бууларынын жана чаңдын саны шартка карай өзгөрүп турат.

6-жадыбал. Дениз деңгээлиндеги кургак абанын курамы (%дарда).

	N_2	O_2	CO_2	H_2	Ar	Ne	He	Kr	Xe
Көлөмү боюнча	78,03	20,99	0,03	0,01	0,933	0,00161	0,00046	0,00011	0,000008
Силмагы боюнча	75,6	23,1	0,046	0,0007	1,286	0,00012	0,0007	0,0003	0,00004

1 л аба 20°C та жана нормалдуу атмосфералык басымда 1,293 г чыгат. –192°C жана 101,33 Ра басымда аба түссүз, тунук суюктукка айланат. Суюк абадан азот, қычкылtek жана инерттүү газдар ажыратып алынат.

Абадагы CO_2 жана суунун буулары Жердин жылуулугун космоско таралып кетүүсүнүн алдын алган тосмонун — коргоо экранынын милдетин аткарса, анда абадагы озон катмары Күндүн жана жылдыздардын кыска толкундуу ультра кызгылт-көк нурларын — Жердеги жашоо үчүн кырсыктуу нурларды өткөрбөй турган калкандын милдетин аткарат.

Абадагы катуу бөлүкчөлөр — чаңдар жамғырдын тамчылары пайда боло турган ядролордун милдетин аткаралат (чан: минералдык заттардан, көмүрдүн бөлүкчөлөрүнөн, өсүмдүктөрдүн чаңынан турат).

Абадагы күтүлбөгөн кошумчаларга органикалык калдыктардын чиришинен пайда боло турган суутек сульфиди жана аммиак, өнөр жайдын таштандысы болгон сульфит ангидрид, атмосферада электр разряддарынын натыйжасында пайда боло турган азоттун оксиддери сыйктуу татаал заттар кирет жана алар мезгилдүү түрдө жамгыр, кар менен абанын курамынан чыгып турат.

Аба Жердеги жашоо үчүн эн зарыл курамдык бөлүк болуп, анын тазалыгын, тунуктугун сактоо адамзат үчүн чоң мааниге ээ. Абаны тынымсыз түрдө техногендик булгануудан сактоо үчүн таштандысыз жаңы технологияларды колдонуу, Жердин биомассасын орунсуз азайтуунун алдын алуу, абанын тазалыгын сактоочу табигый механизмдердин нормалдуу иштешин камсыз кылуу керек.

- 1 Аба — адамзаттын баа жеткис жалпы мүлкү болуп саналат.
- 1 “Эгерде чаң жана кир болбосо, адам баласы 1000 жыл жашаган болоор эле”, — деп айткан Абу Али ибн Сина.



Таяныч сөздөр:

фотосинтез, дем алуу, биомасса, озон катмары, абанын курамы, ультра кызылт-көк нур, кургак аба, суюк аба.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жаратылышта кычкылтектек кандаича айланат деп ойлойсун?
2. Абанын курамы жөнүндө эмнелерди билесин?
3. Абанын тазалыгын сактоо үчүн эмнелер кылуу керек?

§ 24. КҮЙҮҮ. ОТУНДУН ТҮРЛӨРҮ

- 1 Кычкылтектин катышуусу менен жүргөн, көп сандагы жылуулук жана жарык нур ажырап чыгышы менен жүрө турган реакциялар — күйүү деп аталат.

Таза кычкылтекте заттар абадагыга караганда кыйла жакшы жана бат күйөт (22-сүрөт). Бул эки абалда тен бирдей санда жылуулук чыкканы менен, таза кычкылтекте бул процесс тезирэек жүрөт жана ажырап чыккан жылуулук абадагы сыйктуу азотту ысытууга сарпталбайт, ошондуктан абадагыга караганда таза кычкылтекте күйгөндө температура кыйла жогору болот.

Ысып турган таякчаны таза кычкылтектүү идишке салсак, анда ал заматта күйө баштайт. Абада болсо таптакыр өчүп калышы мүмкүн. Эгерде бул таякча күйүп турган болсо, абада да күйүүсүн улантат, анткени



22-сүрөт. Магнийдин таза кычкылтекте күйүшү



23-сүрөт.
Жалындын очуши

күйүү маалында ажырап чыккан жылуулук таякчанын жалындоо температурасынан жогорураак температура болушун камсыздап турат.

1 Заттарды абада күйдүрүү үчүн зарыл болгон температура жалындоо температурасы деп аталат.

Демек, заттардын күйүшүн камсыз кылуу үчүн адегенде жалындоо температурасына чейин ысытуу жана кычкылтектин жетип турушун камсыздоо керек.


Жалынды очуруү үчүн күйүүнүн башталышын камсыз кылган факторлорду жоюу керек, башкача айтканда затты жалындоо температурасынан төмөн температурага чейин муздатуу жана кычкылтектин жетип турушун токтотуу керек (23-сүрөт).

Күйүп жаткан нерсеге адегенде температураны түшүрүүчүү, жалыннатпай турган каражат себилип, андан кийин кичигирээк көлөмдөгү буюм (одеяло же презент материал) жабылса, өрттүн очогуна аба етпөйт, жалын материалды жалындоо температурасына чейин ысытып үлгүрбөстөн өрт очурулөт.

Күтүлбөгөн учурларда өрттү өчүрүү үчүн адегенде өрт өчүргүч каражаттардан пайдалануу керек, эгерде алар болбосо, жогоруда айтылган усул менен өрттү өчүрүү керек.

Жалпысынан алганда күйүү процесси өнөр жайларында жана күндөлүк турмушта чоң мааниге ээ.

- 1 Күйүшүнүн натыйжасында жылуулук берген материал отун деп аталат.
- 1 Отун катуу, суюк жана газ сымал болот.



Катуу отундан минералдык калдык — күл калат, суюк жана газ сымал отун мындай кемчиликтен чэтте. Бирок ар бир отундун түрү келип чыккан орду, өнөр жайллык көлөмү, экономикалык натыйжасы боюнча анык өз ордуларына ээ жана өз ара ордун баса алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелген.

Отунду туура эмес күйдүрүү — эл чарбачылыгына зыян келтирүү болуп эсептелет. Отун суук шарттарды оцой өткөрүүгө, чиики бойдон пайдаланууга болбой турган тамак-аш продуктуларын бышырууга, рудалардан металлдарды

суюлтуп алууга, транспорттук каражаттарды кыймылга келтирүүгө, энергиянын башка түрлөрүн алууга мүмкүнчүлүк түзөт.

1. Өзбекстанда катуу атун — көмүр, негизинен, Ангрен, Шаргун, Байсун көндөринен казып алынат. Өзбекстанда көмүрдүн запасы 2 миллиард тоннадан көп.
1. Суюк отун — мунаизат Устюрт, Бухара-Хива, Түштүк-Батыш Гисар, Сурхандарья, Фергана чөлкөмдөрүндө көбүрөөк өндүрүлөт.
1. Республикасында эң ири табигый газ көндөр Шортанг жана Мубарак газ көндөр болуп саналат.
1. Республикасында отундун запастарынан үнөмдөп, акылмандык менен пайдалануу негизги милдеттерибизден болуп калуусу керек.



Таяныч сөздөр:

күйүү, жалындоо температурасы, күйдүрүү, жалынды очурүү, отун, отундун түрлөрү.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Күйүү процессинин мазмунун түшүндүр.
2. Күйүү процессинин өнөр жайдагы, айыл чарбасындагы, транспорттогу, күндөлүк түрмуштагы маанисин айтып бер.
3. Жалындоо температурасы деген эмне?
4. Шамдын күйүшүнө байкоо жүргүз жана түшүндүр.
5. Сен жашаган жерде колдонула турган отундун түрлөрү жөнүндө айттып бер.



4-практикалык иш.

КЫЧКЫЛТЕКТИ АЛУУ ЖАНА АНЫН КАСИЕТТЕРИ МЕНЕН ТААНЫШУУ

Кычкылтекти алуу үчүн төмөнкү заттардан пайдаланабыз:




Кычкылтекти алуу жана аны чогултуу

Пробирканын 1/4 бөлүгүнө калий перманганат салынат. Газ өткөрүү түтүгү орнотулган тыгын менен пробирка жабылат. Аспап темир штативге сүрөттө көрсөтүлгөндөй орнотулат. Даирдалган аспаптын герметикалык жана бекем орнотулгандыгы текшерилет (24-сүрөт).

Пробирканын калий перманганат турган бөлүгү спиртовка менен ысытылат.

Кычкылтектин ажырап чыгып жаткандыгы чогу жылтырап турган таякча менен текшерип көрүлөт. Ысып турган таякчанын жалындан кетиши кычкылтектин бөлүнүп чыгып жаткандыгын көрсөтөт. Мындај учурда бөлүнүп чыгып жаткан кычкылтек абаны же сууну сүрүп чыгаруу жолу менен чогултулат.



24-сүрөт. Кычкылтек алуу үчүн даярдалган аспап.

Көмүрдүн кычкылтекте күйүшү

Темир кашыкчага бир бөлөк чычала салып, спиртовканын жалынында чок болгонго чейин ысытылат. Жылтырап турган чычаланын бөлүгү кычкылтектүү идишке салынат. Болуп өткөн кубулушту түшүндүр. Чычала күйүп болгондон кийин идишке акиташтуу суу куюп, чайпалат. Болуп өткөн кубулушту түшүндүр.

Чогултулган кычкылтектин башка запасынан ысытылган таякча, күкүрт, фосфор сыйктуу заттардын күйүшүнө байкоо жүргүзүлөт.

Аткарылган иш боюнча төмөнкү тартилте отчёт жазылат:

1. Иштин темасы.
2. Аткарылган иштеги керектүү жабдуулар жана реактивдердин тизмеси.
3. Ишти аткаруудагы ар бир бөлүктүү өзүнчө атоо, ишти аткаруу тартибин кыскача түшүндүрүү. Ишти аткаруу процессинде иштетилген аспаптардын сүрөтүн тартуу. Болуп өткөн кубулуштар боюнча корутунду жасоо.
4. Болуп өткөн реакциянын теңдемелерин жазуу.
5. Иштин жүрүшүндө алынган натыйжалар боюнча жыйынтыктоочу корутунду жасоо.

Эскертме. Мугалим химиялык лабораториянын мүмкүнчүлүктөрүнөн келип чыгып, кычкылтекти жогоруда көрсөтүлгөн заттардын каалаган биринен алыши мүмкүн.

II ГЛАВА БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫ

1. Лабораториялык шарттарда кычкылтек төмөнкү заттардын кайсыларынан алынат?

- | | | | |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1. HgO; | 2. KMnO ₄ ; | 3. KClO ₃ ; | 4. H ₂ O ₂ . |
| A) 1; | B) 2, | C) 2,3; | D) 1,4; |
| | | | E) 1,2,3,4. |

2. Темир кычкылтекте күйгөндө кандай бирикме пайда болот?

- A) FeO; B) Fe₂O₃; C) Fe₃O₄; D) Fe(OH)₃;
E) темир кычкылтекте күйбөйт.

3. Төмөнкү заттардын кайсылары кычкылтек менен реакцияга киришип, жалаң катуу затты пайда кылат?

1. C; 2. CS₂; 3. S; 4. P; 5. CH₄; 6. Cu
A) 1,3,4,6; B) 2,5; C) 6; D) 4,6; E) 4.

4. 1 молдон алынган төмөнкү заттардан кайсы биринин күйүшү үчүн көп кычкылтек керек болот?

- A) S; B) P; C) C; D) H₂; E) CH₄.

5. Күкүрттү күйдүрүү үчүн 16 г кычкылтек сарпталды. Бул сандагы кычкылтекте канча кычкылтек атому болот?

- A) 3,01·10²³; B) 6,02·10²³; C) 9,03·10²³; D) 12,04·10²³; E) 2.

6. 18 г көмүртекти толугу менен күйдүрүү үчүн канча литр кычкылтек керек?

- A) 33,6; B) 22,4; C) 11,2; D) 5,6; E) 48.

7. Төмөнкү заттардан кайсы бириnde кычкылтектин массалык үлүшү көбүрөөк?

- A) Al₂O₃; B) Fe₂O₃; C) Cr₂O₃; D) В жана С да; E) A, В жана С да.

8. “А” зат ысытылды жана кычкылтектүү банкага салынды. Натыйжада банкын ичи ак түстүү түтүн менен толду. “А” зат — бул::

- A) C; B) S; C) Fe; D) P; E) H₂.

9. 0,25 моль кычкылтектин массасын жана бул массадагы молекулалардын санын эсепте.

- A) 8 г жана 1,505·10²³;
B) 12 г жана 2,2575·10²³;
C) 16 г жана 3,01·10²³;
D) 24 г жана 4,515·10²³;
E) 32 г жана 6,02·10²³.

10. Төмөнкү отундардан кайсы бири күйгөндө суу пайда болот?

1. Көмүр; 2. Табигый газ; 3. Катуу отун.

- A) суу пайда болбойт;
B) бардык отундар күйгөндө суу пайда болот;
C) көмүр күйгөндө суу пайда болот;
D) табигый газ күйгөндө суу пайда болот;
E) табигый газ жана катуу отун күйгөндө суу пайда болот.

III ГЛАВА

СУУТЕК

§ 25. СУУТЕК — ХИМИЯЛЫК ЭЛЕМЕНТ

1766-жылы англис окумуштуусу Г. Кавендиш “Күйүчү аба”ны ачты, 1783-жылы Парижде Жак Шарль тарабынан суутек толтурулган шар абага учурулду (25-сүрөт), 1787-жылы А. Лавуазе Кавендиш ачкан “күйүчү аба”нын суунун курамына киришин аныктады жана ага “гидрогениум” (Hydrogenium), башкача айтканда суу жаратуучу деген ат койду, азыркы учурда суутектин белгиси ошол сөздүн биринчи тамгасы болгон Н менен туюнтулат.

- ¹ Химиялык белгиси — Н.
- ¹ Жөнөкөй зат иретинде формуласы — H_2 .
- ¹ Валенттүүлүгү 1 ге барабар.
- ¹ Салыштырмалуу молекулалык массасы — 2,0156.
- ¹ Салыштырмалуу атомдук массасы — 1,0078.




25-сүрөт. Суутек толтурулган аба шарынын учушу

Суутек эркин абалда Жерде аз санда кездешет. Вулкан атылганда же мунаизат казып алынганда, кээде башка газдар менен биргеликте ажырап чыгат. Бирок суутек бирикмелер абалында ётө көп тараалган.

Суутек — эң көп бирикме пайда кылган элемент болуп эсептелет. Ал Жер кыртышынын, суунун жана абанын биргеликтеги массасынын 0,88% ын түзөт. Суу молекуласынын массасын $1/9$ үлүшүн түзгөн суутек бардык өсүмдүктөр жана жаныбарлар организмдеринин, мунаизаттын, табигый газдардын, бир топ минералдардын курамына кирет.

Суутек — космосто эң көп тараалган элемент. Ал Күндүн жана башка жылдыздардын массасынын негизги бөлүгүн түзөт. Космостогу газ сымал тумандардын, жылдыздар аралык газдардын жана жылдыздардын курамында кездешет.



Жылдыздардын ичинде суутектин атомдору гелий атомдоруна айланат. Бул процесс энергиянын ажырап чыгышы менен коштолот (**термоядролук реакция**) жана көптөгөн жылдыздар, ошонун катарында, Күн үчүн да энергиянын булагы болуп кызмат кылат. Бул энергия Жердеги көптөгөн табигый процесстер үчүн да энергиянын булагы болуп эсептелет. Күндүн энергиясы Жерди ысытат, атмосферадагы аба массаларын жана дарыялардагы, дениздердеги жана океандардагы суу массаларын кыймылга келтиреет, жашыл өсүмдүктөрдө фотосинтез процессин камсыз кылат жана жашоо-тиричиликтин негизги шарты болуп эсептелет.

Жалпысынан алганда суутек Жерде эркин суу, минералдардагы кристаллдашкан суу, метандын жана мунаизаттын углеводороддору, ар түрдүү гидроксиддер, өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын биомассасы, топурактын органикалык заттары формасында кенири тараlgан.



Таяныч сөздөр:

суутек, эркин суу, кристаллдашкан суу, метан, гидроксиддер.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Суутектин химиялык белгиси кандайча келип чыккан?
- Суутектин жаратылышта тараалышы боюнча эмнелерди билесин?
- Суутектин космосто тараалышын айтып бер.
- Суутектин төмөнкү бирикмелердеги % үлүшүн эсепте: а) CH_4 ; б) NH_3 ; в) C_2H_2 ; г) $\text{C}_2\text{H}_{12}\text{O}_6$.

§ 26. КИСЛОТАЛАР ЖӨНҮНДӨ АЛГАЧКЫ ТҮШҮНҮКТӨР

Суутектин жаратылышта кездешкен бирикмелеринин арасынан кислоталар (кычыл суулар) өзгөче орун ээлейт.


Жайдын ысык күндөрүндө газдалган суунун, ар түрдүү газдалган суусун дуктардын жан эргиткен даамын же өрүктүн бышпаган мөмөсүнүн жана кымыздыктын кычыл даамын эстеп көр. Лимондун кычыл даамы менен да бардыгыңар тааныш болсоңор керек. Жаратылышта көптөгөн кислоталар кездешет. Цитрус мөмөлөрүндө (лимон, апельсин, мандарин) лимон кислотасы, жашыл мөмөлөрдө (алма, бийалма, анар) алма кислотасы, ат кулактын же шавелдин жалбырактарында шавель кислотасы, кумурскалардын курсак баштыкчаларында (бал аарынын уусунда жана чалкандын тикенектеринде да) кумурска кислотасы болот. Газдалган сууда карбонат кислотасы болот.

Көптөгөн үй-бүлөлөрдө тамак, айныкса камырдан жасалган тамактар уксус кислотасы менен бирге желет. Жашылчалардын консерваларын даярдоодо да уксус кислотасынан пайдаланылат. Уксус кислотасын жүзүмдү же алманы ачыткандан кийин алынышын көпчүлүк билсе керек. Сүттүн ачып (ирип) калгандыгын байкаган болсоң, мунун себепчиси — сүт кислотасы. Айыл жерлеринде болсо силос даярдалат жана бул жерде да сүт кислотасы, май кислотасы сыйктуу бир топ кислоталар пайда болот. Жогоруда айтып өтүлгөн бардык табигый кислоталарга кычыл даам мунөздүү жана алардын бардыгы суутектин бирикмелери болуп эсептелет.

Алардан тышкary химия өнер жайы иштеп чыгарган синтетикалык кислоталар да бар болуп, алар да суутектин бирикмелерин түзүшөт. Врачтын көрсөтмөсү менен ичеги-карын ооруларында ичиле турган хлорид кислотасынын күчсүз эритмеси, же автомобильдердин аккумулятордук батареяларында иштетиле турган сульфат кислотасы көпчүлүккө белгилүү.

Кислоталар татаал заттар болуп, кээ бир касиеттер алар үчүн жалпы саналат.

- 1 Заттардын атайын касиеттери менен байланыштуу түрдө түсүн өзгөрткөн текшерүүчү заттар индикаторлор деп аталат.



26-сүрөт. Кислоталардын эритмелеринин индикаторлорго тийгизген таасири

Кислоталардын эритмелери лакмустун, метилоранждын жана универсалдуу индикатор деп аталган текшерүүчү заттардын түсүн түрдүүчө өзгөртөт: лакмус — кызарат, метилоранж — күлгүн кызыл түскө кирет, универсалдуу индикатор — кызыл түскө кирет (26-сүрөт).

Кислоталардын эритмелерине (көп учурларда синтетикалык жол менен алынган органикалык эмес кислоталар) металлдар (магний, цинк, темир, жез) таасир эткенде алар түрдүүчө таасирдешет, атап айтканда, кислоталардан суутекти магний тезиррээк, цинк жана темир жайыраак сүрүп чыгарса, жез суутекти сүрүп чыгара албайт.

Демек, кислоталар төмөнкү жалпы касиеттерге ээ заттар экен:

- 1) кислоталардын эритмелери кычыл даамга ээ болушат (табигый кислоталардын мисалында; ал эми техникалык кислоталардын даамын татып көрүү жашоо үчүн кооптуу!);
- 2) кислоталардын эритмелери индикаторлордун түсүн өзгөртөт;
- 3) дээрлик бардык кислоталардын суудагы эритмелерине бир топ химиялык активдүү металлдар таасир эттирилгенде, алардын курамындагы суутек ажырап чыгат.



Таяныч сөздөр:

кислота, карбонат, хлорид, сульфат, индикатор, лакмус, метилоранж, универсалдуу индикатор.




Суроолор жана тапшырмалар:

1. Жаратылышта кандай кислоталар кездешет?
2. Синтетикалык усулдар менен алынган кандай кислоталарды билесин?
3. Индикаторлор кандай заттар жана алар кислоталарга кандайча таасир этишет?
4. Кислоталардын кандай касиеттерин билесин?
5. Синтетикалык жол менен алынган кислоталардын биричин курамы төмөнкүдөй: Н — 2,1%, N — 29,8% жана O — 68,1%. Кислотанын формуласын аныкта.


§ 27. СУУТЕКТИН АЛЫНЫШЫ

Суутектин валенттүүлүгү туруктуу болуп, ар дайым 1 ге барабар. Ошондуктан бири суутек болгон эки элементтин атомдорунан түзүлгөн бирикмелерде (бинардык бирикмелерде) суутектин индексиндеги сан экинчи элементтин валенттүүлүгүн көрсөтөт:



Демек, суутектин валенттүүлүгү туруктуу болгондуктан, ага салыштырмалуу башка элементтердин валенттүүлүгүн онцой эле аныктоого болот.

Лабораторияда алыныши. Лабораторияда суутек цинктин же темирдин хлорид же сульфат кислотасы менен болгон таасирдешүүсүнүн натыйжасында алынат (27-сүрөт):



Ал үчүн атайын прибордон, же Кипптин аппаратынан пайдаланылат (28-сүрөт).




Кипптин аппараты ар дайым иштегенге даяр турат жана аны каалаган маалда иштен токтотууга болот. Аппарат В — воронкадан жана А — идиш (өз ара туашкан шар сымал жана жарым шар сымал ичи көндөйлүү айнек идиш) тен турат.

В — воронка коюлганда шар жана жарым шар туашкан тар бөлүк менен воронканын учу ортосунда көзөнөк пайда болот. Ошол көзөнөктөн түшүп кетпей турган чондуктагы металлдын бөлүкчөлөрү Е — тубулус аркылуу салынат. Воронкага кислотанын эритмеси куюлат, жарым шар толуп, көзөнөктөн өтүп металлдын бөлүкчөлөрүн да толтургандан кийин, кислотаны куюу токтотулат. Металлдын бөлүкчөлөрү менен кислотанын ортосунда реакция башталып, газдын шарчалары чыга башттай жана газ тубулуска орнотулган тыгындагы газ чыгаргыч түтүк — Д аркылуу тышка чыгарылат. Тажрыйба аяктагандан кийин Д — кран жабылат. Ажырап чыккан газдын чыгуу жолу жабылып калгандан кийин газ чогулуп, кислотаны баса башттай; кислота воронка аркылуу жогору карай көтөрүлөт жана металлдын бөлүкчөлөрүнө тийбей калат, натыйжада реакция токтойт. Идиштин шар сымал бөлүгүндө дагы иштетүүгө мүмкүн болгон суутек газынын сакталып турулушу тажрыйбалар жүргүзүүгө ынгайлду шарт түзөт.

Кипптин аппараты болбогон учурда атайын приборду лабораторияда бар болгон идиштерден оңой эле даярдоого болот, анын иштөө принциби да Кипптин аппаратыныкы сыйктуу болот.



27-сүрөт. Zn тин HCl кислотасынан суутекти сүрүп чыгарышы




28-сүрөт. Кипп аппаратынын курамдык бөлүктөрү жана анын ордун басуучу атайын прибор, Кипп аппаратынын иштеши

Өнөр жайда алыныши. Суутек эл чарбачылыгында көп иштетилген зат болғондуктан, аны өнөр жайларында алуу усулу менен да таанышабыз. Суутек жөнөкөй зат иретинде жаратылышта өтө аз кездешет. Аны өнөр жай көлөмүндө алуу үчүн жаратылышта көп кездешкен бирикмелерден пайдаланылат. Суунун жана табигый газдын негизги қурамдык бөлүгү болгон метан ошолордун катарындагы зат болуп эсептелет. Алардан төмөнкүдөй усулдар менен суутек алынат:

1. Сууну электролиздөө: $2\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2 + \text{O}_2$.
2. Метанды иштетүү: $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} = \text{CO} + 3\text{H}_2 + 206 \text{ кЖ}$.

(бул реакция 425—450°C та N катализаторунун катышуусунда жүргүзүлөт)



(бул реакция 425—450°C та Fe₂O₃ катализаторунун катышуусунда жүргүзүлөт).



Таяныч сездер:

суутектин валенттүүлүгү, цинк, темир, хлорид кислотасы, сульфат кислотасы, суутек газы, Кипп аппараты, воронка, тубулус, газ чыгаргыч түтүк, тыгын.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Төмөнкү бирикмелердеги суутектин жана башка лементтердин валенттүүлүгүн аныкта: H₂S, NaH, H₂SO₄, PH₃, CH₄.
2. Кайсы менгаллдар менен кислоталардын ортосундагы реакциялардан суутек алууга болот? Реакциянын төндемелерин жаз.
3. Кипп аппаратынын иштөө процессин түшүндүрүп бер.
4. 4,48 л суутек алуу үчүн канча темир жана сульфат кислотасы керек?

§ 28. СУУТЕК – ЖӨНӨКӨЙ ЗАТ. АНЫН ФОРМУЛАСЫ ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК МАССАСЫ. СУУТЕКТИН ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ

Жөнөкөй зат иретинде суутек эки атомдон түзүлгөн — H₂. Анын салыштырмалуу молекулалык массасы » 2 г/молго барабар болуп, эң жакшы жылуулук откөрүүчү газ болуп саналат. Кадимки шарттарда атмосфералык абада бир аз санда кездешет. Суутек металлдарда эрүү касиетине ээ. Андан тышкary, өтө жеңил газ иретинде эң чоң диффузиялык ылдамдыкка ээ болуп, анын молекулалары башка газдардын молекулаларына салыштырмалуу тиешелүү заттын чөйрөсүндө бат таралат жана ар түрдүү тосмоловордон оңай өтө алат. Жогорку басымда жана температурада анын бул жөндемдүүлүгү дагы да күчөйт.

Физикалык касиеттери. Суутек — түссүз, жытсыз жана даамсыз газ. Сууда жаман ээрийт: нормалдуу шарттарда 1 л сууда 21,5 мл ээрийт. Кээ бир металл-

дарда (никель, палладий, платина) жакшы ээрийт. Эң женил газ эсептелген абадан 14,5 эсе женил. Кайноо температурасы — 252,6°C; — 259,1°C та тунук кристаллдарды пайда қылат.

Химиялык қасиеттери. Кадимки температурада молекулалык суутектин активдүйлүгү чоң эмес. Атомдук суутек болсо өтө активдүй.

Суутек дәэрлик бардык металл эместер менен учкуч бирикмелерди пайда қылат. Металл эместердин активдүйлүгүнө карай реакция тез же жай жүрөт.


1. Фтор менен комнаталык температурада эле биригет:



2. Хлор менен жарыкта тез, ал эми ысытылганда жарылып реакцияга киришет (каранғыда жана ысытылбаганда жайыраак жүрөт):




3. Кадимки температурада қычкылтек менен таасирдешпейт. 2:1 көлөмдүк катыштагы суутек менен қычкылтектин аралашмасы “күркүрөк газ” деп аталат жана тышкы таасирдин натыйжасында жарылуу менен реакцияга киришет. Суутек қычкылтекте күйөт:




Бул реакцияда 3000°C тегерегиндеги температураны алууга болот. Көптөгөн металл эместер менен жогору температурада, басымда же катализатордун катышусунда реакцияга киришет (мисалы, күкүрт же азот менен).

1. Жогору температураларда суутек металлдарды алардын қычкылтектүү бирикмелери — оксиддеринен кайтарат (сүрүп чыгарат):



2. Щелочтук жана щелочтук-жер металлдар жогору температурада суутек менен туз сымал бирикмелерди — гидриддерди пайда қылат:



Атом абалындагы суутек күкүрт, фосфор, қычкылтек менен комнаталык температурада реакцияга кирише алат, металлдарды алардын оксиддеринен кайтарат.



Таяныч сөздөр:

молекулалык суутек, атомдук суутек, диффузия, женил газ, “күркүрөк газ”, оксиддер, гидрид.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Нормалдуу шарттарда 1 л көлөмдөгү суутектин массасын тап.
- Кандай аралашма “күркүрөк газ” деп аталат жана эмне үчүн?
- Гидриддер кандай заттар? Алардын пайда болуу реакцияларынын тенденциелерин жаз.

4. Төмөнкү схема боюнча жүргөн реакциянын тенденциелерин жаз:

$$\text{Cu} \xrightarrow{\text{fi}} \text{CuO} \xrightarrow{\text{fi}} \text{Cu}$$
5. 3,2 г темир (II)-оксидди (FeO) кайтаруу үчүн кандай көлөмдөгү суутек керек?

§ 29. СУУТЕК – ЭКОЛОГИЯЛЫК ТАЗА ОТУН ЖАНА АНЫН ХИМИЯ ӨНӨР ЖАЙЫНДА ЧИЙКИ ЗАТ ИРЕТИНДЕ КОЛДОНУЛУШУ

Суутек — бул келечектин отуну; күйгөндө суу гана пайда болот жана айланчо-чөйрөнү булгабайт. Ошону үчүн экологиялык таза отун иретинде суутектин келечеги кенен.

Күндүн кучагында жүрүп жаткан термоядролук реакция — суутектин гелийге айланышы да көптөгөн табигый процесстер үчүн түгөнгүс жалпы энергиянын булагы болуп, ошол процессти жасалма түрдө жүргүзүү проблемасы чечилсе, адамзат түгөнүп бүткүс энергиянын булагына ээ болот.

Химия өнөр жайында суутек эң көп санда аммиак өндүрүү үчүн сарпталат. Бул аммиактын негизги бөлүгү жер семирткичтерди жана нитрат кислотасын өндүрүүгө берилет. Андан тышкары суутек метил спиртин жана суутек хлоридди (хлорид кислотасы) өндүрүүгө, май, көмүр жана мунаизат продуктуларын гидрогендөө (суутек менен каныктыруу) үчүн сарпталат. Майлар гидрогенделсе маргарин, ал эми көмүр жана мунаизат продуктулары гидрогенделсе, жеңил отун алышат.

Суутек-кычкылтектек жалынынын температурасы ($>3000^{\circ}\text{C}$) кыйын суюлган металлдарды жана кварцты кесүү жана ширетүү мүмкүнчүлүгүн берет. Металлургияда суутек металлдардын оксиддеринен жана галогендеринен тазалыгы жокору болгон металлдарды алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Суюк суутек темөнкү температураалар техникасында иштетилет; реактивдүү техникада ынгайлуу жана эффективдүү отун иретинде колдонулат. Атом энергиясын алууда жана илимий-изилдөөлөрде суутек чоң маанигэ ээ.



Таяныч сөздөр:

экологиялык таза отун, термоядролук реакция, гидрогендөө, маргарин, жеңил отун, суутек-кычкылтектек жалыны, суюк суутек.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. “Суутек — келечектин отуну” дегенде эмнени түшүнөсүн?
2. Суутек химия өнөр жайында кандай максаттарда иштетилет?
3. Суутек-кычкылтектек жалынында жүргөн реакциянын тенденесин жаз.
4. Отундардын кандай түрлөрүн билесиң?
5. 1 кг суутек жетиштүү сандагы хлор менен реакцияга киришип, кандай жылуулук бөлүп чыгарат?

III ГЛАВА БОЮНЧА МАСЕЛЕЛЕР ЧЫГАРУУ

Химиялык реакцияларда катуу жана суюк заттар менен биргэ газ абалындағы заттар да катышат. Газ абалындағы заттар менен эсептөөлөрдү жүргүзүү адатта көлөмдүн бирдиктеринде (см^3 же мл ; дм^3 же л ; м^3) ишке ашырылат.

Бирдей шарттарда ар түрдүү газдардын бирдей көлөмдөрдөгү сандары бирдей болот. Мисалы, 22,4 л көлөмдөгү каалагандай газ абалындағы затта $101,325 \text{ kPa}$ да жана 0°C та молекулаларынын саны $6,02 \cdot 10^{23}$ болот.

Газдын тыгыздыгы — үгаздын молекулалык массасынын — M анын молекулалык көлөмүнө — V_m болгон катышына барабар:

$$r = \frac{M}{V_m}.$$

Газдардын салыштырмалуу тыгыздыктары молекулаларынын массаларынын катышы сыйктуу, башкача айтканда $D = \frac{M_r(1)}{M_r(2)}$ тендендендеп эсептелет.

Химиялык тенденмелердин негизинде эсептөөлөр

1. 6,8 г H_2S нормалдуу шарттарда канча көлөмдү ээлейт?

Чыгаруу.

$M_r(\text{H}_2\text{S}) = 34$; 1 моль = 34 г;

34 г H_2S нормалдуу шарттарда 22,4 л көлөмдү ээлейт;

6,8 г H_2S нормалдуу шарттарда x л көлөмдү ээлейт;

бул пропорцияны чыгарсак:


$$x = \frac{6,8 \cdot 22,4}{34} = 4,48.$$

Жообуу: 4,48 л.

2. 3,25 г цинк моль сандагы хлорид кислотасында эритилгенде н.ш.да өлчөнгөн канча көлем суутек бөлүнүп чыгат?

Чыгарылышы.

Реакциянын тенденмесин жазабыз жана тенденми тенденеп алабыз. Реакция тенденмесинин негизинде пропорция түзүп, маселенин чыгарылышын табабыз.




$$\frac{3,25 \text{ л}}{65 \text{ л}} = \frac{x \text{ л}}{22,4} ; \quad \text{fi} \quad x = \frac{3,25 \cdot 22,4}{65} = 1,12.$$

Жообу: 1,12 л.

3. 28,2 г FeO ин кайтаруу үчүн канча көлөм суутек керек?

Чыгаруу.

Реакциянын тенденесин түзүп алабыз.



Реакциянын тенденесинен көрүнүп тургандай, 1 моль (72 г) FeO ин кайтаруу үчүн 1 моль (22,4 л) суутек керек.

72 г FeO ин кайтаруу үчүн 22,4 л H₂ керек.

28,2 г FeO ин кайтаруу үчүн x л H₂ керек.

$$x = \frac{28,2 \cdot 22,4}{72} = 8,96.$$

Жообу: 8,96 л.

4. Лабораториялык шарттарда кычкылтекти алуу үчүн Бертоле тузу термикалык усулда ажыратылат. 4,9 г ошондой туздан нормалдуу шарттарда канча көлөм кычкылтек ажырап чыгат жана канча санда KCl пайда болот?

Чыгаруу.

KClO₃ — Бертоле тузунун ажыроо реакциясынын тенденесин түзүп, аны тендейбиз.

$$4,9 \text{ г} \quad x \text{ г} \quad y \text{ л}$$



$$245 \text{ г} \quad 149 \text{ г} \quad 67,2 \text{ л}$$

$$x = \frac{4,9 \cdot 149}{245} = 2,98 \quad y = \frac{4,9 \cdot 67,2}{245} = 1,344.$$


Жообу: 1,344 л O₂ жана 2,98 г KCl алынат.

Газдардын көлөмдүк катыштарын химиялык тенденмелер боюнча эсептөө.

5. Суутек менен кычкылтек калдыксыз реакцияга киришүүсү үчүн алардың кандай көлөмдүк катышта алуу керек? 10 л суутек менен канча көлөм кычкылтек реакцияга киришет?

Чыгаруу.

1. Суутекин кычкылтек менен өз ара таасирдешүү реакциясынын тенденциин жазабыз.



2 моль суутекте 1 моль кычкылтекин калдыксыз реакцияга киришүүсүү реакциянын тенденмесинен белгилүү болду.

2 моль суутек 44,8 л; ал эми 1 моль кычкылтек 22,4 л көлөмдүү ээлэйт.

Энд кичине көлөмдүү катыштар:

$$44,8 : 22,4 = 2$$

$$22,4 : 22,4 = 1$$

Демек, суутек менен кычкылтекин калдыксыз реакцияга киришүүсүү үчүн энд кичине бүтүн сандагы көлөмдүү катыштары 2 : 1 экен. Башкача айтканда 2 л суутек менен 1 л кычкылтек калдыксыз реакцияга киришет.

2) 10 л суутек менен реакцияга киришкен кычкылтекин көлөмүн табабыз.

2 л суутек үчүн 1 л кычкылтек реакцияга киришсе, 10 л суутек үчүн x л кычкылтек реакцияга киришет.

$$x = 5 \text{ л.}$$

Жообуу: 2 : 1; 5 л O₂.

Газдардын тыгыздыгын жана салыштырмалуу тыгыздыгын эсептөп табуу

6. Суутек фторидинин тыгыздыгын жана суутекке салыштырмалуу тыгыздыгын эсепте.

Чыгаруу.

1. HF нин тыгыздыгын табабыз:

1 моль HF нин молекулалык массасы 20 г, молекулалык көлөмү 22,4 л,

$$\underline{\chi}(\text{HF}) = \frac{20}{22,4} = 0,89 \text{ г/л.}$$

2. HF нин H₂ ке салыштырмалуу тыгыздыгын табабыз:

$$D_H = \frac{M_1}{M_2} = \frac{20}{2} = 10$$

7. Бөлмө температурасында күкүрттүн бууларынын азотко салыштырмалуу тыгыздыгы 9,14 кө барабар. Күкүрттүн буусунун формуласын аныкта.

Чыгаруу.

Күкүрт буусунун молекулалык массасын табабыз:

$$M_r(N_2) = 28; \quad D_n = 9,14; \quad M_r(S_n) = ? \\ M_r(S_n) = M_r(N_2) \cdot D_n = 28 \cdot 9,14 = 256.$$

Күкүрттүн буусунун салыштырмалуу молекулалык массасы 256 га барабар болсо, анда аны күкүрттүн атомунун салыштырмалуу молекулалык массасы 32 ге бөлөбүз, $256 : 32 = 8$. Бул жерден күкүрттүн буусу 8 атомдон турган молекула экендиги анык болот.

Демек, күкүрттүн буусунун формуласы S_8 .

Өз алдынча чыгаруу үчүн маселелер

1. Нормалдуу шарттарда өлчөнгөн 5,6 л кычкылтектин массасын тап.
2. 10 m^3 азот канча көлөм суутек менен реакцияга киришет жана канча көлөм аммиак алынат?
3. 2 л көлөмдөгү хлор 3 л көлөмдөгү суутек менен аралаштырылды. Арапашма жардырылды. Алынган продуктунун жана ашып калган газдын көлөмүн аныкта.
4. Көмүр кычкыл газы менен кычкылтектин абага жана суутекке салыштырмалуу тыгыздыгын аныкта.
5. Фосфордун буусунун суутекке салыштырмалуу тыгыздыгы 62 ге барабар. Фосфордун буусунун молекулалык массасын жана формуласын тап.
6. Курамында 91,2% фосфор жана 8,8% суутек болгон бирикменин суутекке жана абага салыштырмалуу тыгыздыгын тап.

III ГЛАВА БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫ

1. Төмөнкү газдардын кайсы бири толтурулганда шар абага көтөрүлүшү мүмкүн:
A) Cl_2 ; B) H_2S ; C) CH_4 ; D) Ar ; E) CO_2 .
2. Кандай көлөмдүк катыштагы суутек менен кычкылтектин аралашмасы “күркүрөк газ” деп аталат?
A) 2:1; B) 1:1; C) 1:2; D) 2:2;
E) каалагандай көлөмдүк катыштагы аралашма.
3. Суутек төмөнкү заттардын кайсылары менен реакцияга киришет?
1- FeO , 2- S , 3- O_2 , 4- H_2O , 5- K_2O , 6- N_2 , 7- Ca , 8- Ag , 9- P , 10- HCl
A) 1,2,3,8,9,10; B) 1,2,3,6,7,9; C) 3,6,7,8,9,10;
D) 4,5,10; E) 3 менен гана.

4. Метан менен кычкылтек кандай көлөмдүк катыштарда калдыксыз реакцияга киришет?
- A) 1:2; B) 1:1; C) 2:2; D) 2:1; E) каалагандай көлөмдүк катышта.
5. 50% кычкылтектен жана 50% көмүр кычкыл газынан турган газдардын аралашмасынын суутекке салыштырмалуу тыгыздыгын аныкта.
- A) 16; B) 22; C) 38; D) 19;
- E) газдардын аралашмасынын экинчи бир газга салыштырмалуу тыгыздыгын эсептөөгө болбойт.
6. Өнөр жайда суутек алуу үчүн метан суунун буусу менен конверсия кылышат. Ошол реакциянын тенденцияндеги коэффициенттердин суммасы канчага барабар?
- Метан + суу — көмүр кычкыл газы + суутек.
- A) 3; B) 4; C) 5; D) 8; E) 12.
7. Жаратылышта суутек:
- A) Жер кыртышынын массасынын 0,15% ын, суунун 11,11% ын, Күн массасынын дәэрлик 50% ын түзөт;
- B) Жер массасынын 1% ын, абанын 20% ын, Күн массасынын 1/4 бөлтүгүн түзөт;
- C) Жер кыртышынын массасынын 0,15% ын, суунун 11, 11% ын түзүп, Күндө кездешпейт;
- D) кыйла көп кездешет;
- E) бирикмелердин курамында гана кездешет.
8. Суунун курамында суутектин % үлүшү канчага барабар?
- A) 11, 11; B) 22, 22; C) 8, 96; D) 12, 12; E) 0,5.
9. “Күркүрөк газ”дын орточо салыштырмалуу массасын аныкта.
- A) 1; B) 2; C) 12; D) 16; E) 32.
10. Химия лабораториясында суутек кандай усулдар менен алынат?
- A) Цинк металлына хлорид кислотаны таасир эттирип;
- B) Сууну ысытып;
- C) Жез металлына хлорид кислотаны таасир эттирип;
- D) Металлды ажыратып;
- E) Химия лабораториясында суутекти алууга болбойт.



IV ГЛАВА


СУУ ЖАНА ЭРИТМЕЛЕР

§ 30. СУУ — ТАТААЛ ЗАТ. АНЫН ЭЛЕМЕНТАРДЫК КУРАМЫ. МОЛЕКУЛАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ, ФОРМУЛАСЫ ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК МАССАСЫ


¹ Суу — Жер шарында эң көп таралган маанилүү химиялык бирикмелерден бири болуп саналат.

Суу суутектин жана кычкылтектин атомдорунан түзүлгөн татаал зат болуп, курамында еки атом суутекти жана бир атом кычкылтекти кармап турат.

Суунун молекулалык формуласы H_2O көрүнүшүндө туюнтулат. Суда суутектин атомдору кычкылтектин атомдору менен $104,3^\circ$ бурчту түзүп бириккен. Суунун молекулалары жаратылышта ассоцияцияланган абалда болот жана $(\text{H}_2\text{O})_n$ түрүндө туюнтулат.



Графиктін түзүлүшү



Көлемдүк түзүлүшү



Ассоциация абалы

Суунун салыштырмалуу молекулалык массасы аны түзгөн суутек жана кычкылtek атомдорунун салыштырмалуу атомдук массаларынын суммасынан турат: $M_r(\text{H}_2\text{O}) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18$.

Демек, 1 моль суунун массасы 18 г га, суунун молекулалык массасы 18 г/молго барабар.



Таяныч сөздөр:
сүү, суунун молекуласы, суунун молекулалык массасы.

- Суроолор жана тапшырмалар:**
1. Сүү буусунун суутекке салыштырмалуу тыгыздыгын аныкта.
 2. Суунун элементардык курамын кантитп далилдөөгө болот?
 3. Сүү ажыраганда 8 г суутек пайда болсо, анда канча кычкылтек алынган болот?
 4. 7,2 г суу алуу үчүн н.ш.да өлчөнгөн канча көлөмдөн суутек жана кычкылтек керек?


§ 31. СУУНУН ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ХИМИЯЛЫК КАСИЕТТЕРИ

Физикалык касиеттери. Таза суу түссүз, даамсыз, жытсыз, тунук суюктук болот. Жыт менен даамды сууга анда эриген кошумчалар берет. Суунун көптөгөн касиеттери жана өзгөрүү характери өзүнө мүнөздүү болуп, тишелүү абалдар үчүн аномалдуу (кадимки абалдан четке чыгуу) эсептелет. Мисалы, суунун тыгыздыгы катуу (муз) абалдан суюк абалга ёткөндө башка заттардыкы сыйктуу азайбастан, теске-рисинче, чоңоёт (29-сүрөт). Сууну 0°C тан + 4°C ка чейин ысытканда да тыгыздыгы чоңоёт жана + 4°C та суу өзүнүн максималдуу тыгыздыгына ээ болот жана ал 1 кг/м³ ди же 1 г/мл ди түзөт.


Суунун дагы бир касиети анын жогору жылуулук сыйымдуулугуна (4, 18, Ж/К(г)) ээ экендиги (салыштыруу үчүн кум — 0,79; акиташ — 0,88; аш тузу — 0,88; глицерин — 2,43, этил спирти — 2,85). Ошондуктан суунун түнкү маалдарда же жайдан кышкы сезонго ётүүдө жай муздаши; күндүзү же кыштан жайкы сезонго ётүүдө жай ысышы байкалат.

Суу 0°C та муздайт (ошол температурада муз эрий баштайт), 100°C та кайнайт жана буу абалына ётет.

Химиялык касиеттери. Суунун молекулалары ысытканга ётө чыдамдуу, бирок 1000°C тан жогору температурада суунун буулары суутекке жана кычкылтекке ажырай баштайт:




Активдүү металлдар суу менен таасирдешип, анын курамындагы суутекти сүрүп чыгарышат:




29-сүрөт. Суу жана муз


Суунун реакциялык жөндөмдүүлүгү кыйла жогору. Көптөгөн металлдардын жана металл эместердин оксиддери суу менен таасирдешкенде негиздер жана кислоталар пайда болот:



Кээ бир түздар суу менен *кристаллогидраттар* деп аталган бирикмелерди пайда кылышат:



Ысытылган темир суунун буусу менен реакцияга киришет:



Суу бир топ химиялык процесстерди катализдейт: эгерде суу катышпаса, “күркүрөк газ” жогору температурада да жарылбайт, ис газы кычкылтекте күйбөйт, хлор металлдар менен таасирдешпейт, суутек фторид айнек менен таасирдешпейт, натрий менен фосфор абада оксидденишпейт жана хлор менен таасирдешишпейт.



Таяныч сөздөр:

суу, муз, буу, аномалдуу, максималдуу тыгыздык, жылуулук сыйым-дуулук, кристаллогидраттар.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Суунун физикалык касиеттерин айтып бер.
2. Суу кандай химиялык касиеттерге ээ?
3. Суунун төмөнкү заттар менен болгон реакцияларынын тендемелерин жаз: K_2O , BaO , P_2O_5 , SO_2 , Ca , K .
4. 1 моль суудан суутекти бир валенттүү металлдар көп сүрүп чыгаралбы же эки валенттүү металлдарбы?

§ 32. ЖАРАТЫЛЫШТА СУУНУН ТАРАЛЫШЫ. АНЫН ТИРҮҮ ОРГАНИЗМДЕРДИН ЖАШООСУНДАГЫ МААНИСИ, ӨНӨР ЖАЙЛАРДА КОЛДОНУЛУШУ

Жер шарынын аятынын $3/4$ бөлүгү океандар, көлдөр, дениздер, дарыялар көрүнүшүндө суу менен капиталган. Суу газ сымал буу түрүндө атмосферада кенири тараалган, тоолордун чокуларында жана уюлдарда кар, муз формасында орун алган. Жердин боорунда топуракты жана тоо тектерин нымдал турган жер асты суулары бар.

Дүйнөлүк океандын көлөмү $1,35 \cdot 10^6 \text{ km}^3$ ди түзөт. Жердеги 97,2% суу Дүйнөлүк океандын үлүшүнө туура келет. Уюл муздуктары, чокулардагы мөңгүлөр 2,1% ды, жер асты грунттук суулар жана көлдөр менен дарыялардагы таза суулар 0,6% ды, кудуктун суулары жана түздуу суулар 0,1% ды түзүштөт.

Суу өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын жана адамдардын жашоосунда абдан чоң мааниге ээ. Азыркы заман түшүнүктөрү боюнча жашоонун пайда болушу жана өнүгүшү да деңиз менен байланыштуу; ар кандай организмде суу жашоо жөндөмдүүлүгүн камсыздоочу химиялык процесстер жүрө турган чөйрө болуп саналат, андан тышкary суунун өзү да бир топ биохимиялык процесстерде катышат.

Суунун аномалдуу физикалык касиеттери да жашоо жөндөмдүүлүгүн камсыз кылууда чоң роль ойнойт. Эгерде суюктуктан катуу абалга өтүүдө суунун тыгыздыгы башка заттардыкы сыйктуу өзгөргөндө эле, анда кыш келиши менен суунун бети 0°C та муздал, түбүнө чөкмөк жана ордун жылуурак катмарга бермек, ал да муздал, чөкмөк жана мунун натыйжасында бардык суу музга айланып, жашоонун көптөгөн формалары кырылып калмак. Бирок суунун + 4°C та эң жогору тыгыздыкка ээ болушу бул сыйктуу кубулуштуун болушуна жол бербейт, аз тыгыздыкка ээ болгон муз суунун бетинде калат жана төмөнкү жылуу катмарларды муздал калуудан сактап турат, жашоонун формаларын сууктан коргойт.

Суунун жогорку жылуулук сыйымдуулукка ээ экендиги да Жердеги жашоо үчүн пайдалуу. Анын бир грамм санын ысытуу үчүн башка ар кандай заттын бир грамм санын ысытууга сарпталада турган энергиядан көбүрөөк энергия сарптоо керек, башкача айтканда белгилүү сандагы жылуулукту кабыл алган суу башка суюктутарга караганда азыраак температурада ысыйт жана Жердин Күндөн алган энергиясынын 1/3 бөлүгү дүйнөлүк океандагы жана башка суу бассейндериндеги сууну буулантууга сарпталат.

Бул болсо Жер шарынын бетинде нормалдуу жашоо жөндөмдүүлүгүн камсыз кылган терморегулятордун ролун аткарат.

Жер шарында бар болгон суу ресурстары түздуу жана түзсуз сууга бөлүнүп, алардын экөөсүү төң өнөр жай үчүн чоң мааниге ээ.

Өнөр жай негизинен түзсуз суу менен иштөөгө ылайыкташкан. Маалыматтарга караганда, ар жылы бир адамга орточо 8 000 л суу иштетилет; мунун катарына чарбалык керектөөлөр да, айыл чарбанын жана өнөр жайдын керектөөлөрү да кирет. Түзсуз суунун 10% ы үй-тиричилик керектөөлөрү үчүн, калганы айыл чарбасына жана өнөр жайга сарпталат. 1 кг кант алуу үчүн 400 л, 1 кг буудай алуу үчүн 1 500 л, 1 кг синтетикалык резина алуу үчүн 2 500 л төгерегинде суу сарпталат.

Суу көптөгөн өнөр жай продуктуларын өндүрүүдө муздаткыч, эриткич чөйрө, тазалоочу каражат сыйктуу милдеттерди аткарат.

Суунун айыл чарбасындагы ролу бардыгыбызга белгилүү: өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сугарууда жалаң түзсуз суудан пайдаланылат.

Суудан өнөр жайда кенири көлөмдө пайдалануу — агын суулардын тазалыгын жана айлан-чейрөнү коргоону камсыздоо проблемасын келтирип чыгарууда. Бул проблемага комплекстүү каралганда гана он чечилиши мүмкүн.

¹ Суу — баасы жак байлык экендигин унутпа!



Таяныч сөздөр:

түздүү суу, түzsуз суу, суу ресурстары, ағын суу.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Дүйнөлүк океандагы жана уюл муздуктарындагы суулардын бири-биринен кандай айырмасы бар?
2. Түzsуз суу дегенде эмнени түшүнөсүн?
3. Түздуу суулардын кандай пайдасы бар?
4. Суунун адамдын жашоосундагы туткан орду жөнүндө маалыматтарды чогултуп, сүрөттүү буклет даярда.
5. Ичилүүчү суу таза затпы жа аралашмабы?

§ 33. СУУ БАСЕЙНДЕРИН БУЛГАНУУДАН САКТООНУН ЧАРАЛАРЫ. СУУНУ ТАЗАЛООНУН УСУЛДАРЫ

Жердеги жашоо-тиричилик үчүн (үй-тиричилик керектөөлөрү, айыл чарбасында же өнөр жайда иштетүү үчүн) суу көлдөрдөн, дарыялардан жана жер асты булактарынан же жасалма суу бассейндеринен алынат. Суу менен камсыздоо үчүн берилген суу бир же бир нече канализациялык системалардан, же өнөр жай ишканаларынан, же болбосо айыл чарбасынын химиялык каражаттар колдонулган талааларынан өтүп келгендиктен, бул суунун тазалыгын сактоо чоң мааниге ээ.

Ошондуктан суу бассейндерине кайтарылып жаткан суу ағын суу иретинде өзүнө мүнөздүү болгон тазалоодон өтүүгө тийиш. Анткени бул суу айланачайрөгө кайтуудан мурда айыл чарба фермаларынын таштандылары, дренаж суулары, жер семиркичтердин, пестицииддердин жана гербицииддердин калдыктары менен, же шаар канализациясынын, таштандыканаларынын, ооруканалардын, дүкөндөрдүн, тамактануу тармактарынын, завод-фабрикалардын, лабораториялардын ағын суулары менен булганган.

Ошондуктан мындай суулар алгачки тазалоого даярдалып, экинчилик жана үчүнчүлүк тазалоодон өткөрүлүүгө тийиш. Ал үчүн суу бир нече баскычта тазалоо үчүн даярдалат: механикалык фильтрден өткөрүлөт, мында кумдан жана башка катуу тектүү бөлүкчөлөрдөн тазаланган суудагы өтө майда бөлүкчөлердү толугу менен тундурууп алуу үчүн ага адегенде акиташ, андан кийин алюминий сульфат тузу кошулат, натыйжада бардык майда бөлүкчөлөр жана көптөгөн бактериялар тундурулат. Ошондон кийин бул суу кумдуу фильтрден өткөрүлөт. Фильтрден өткөн сууга бүркүлгөндө андагы органикалык заттардын бөлүнүшү күчөйт. Акыркы баскычта сууну бактериялардан таза тазалоо үчүн озон же хлор менен иштетилет. Мындай стерилдөө баскычынан кийин таза суу керектөөчүгө берилиши мүмкүн.

Мындай усул менен даярдоодо суу зыяндуу заттардан тазаланат. Бирок, кээде суунун катуулугун белгилеген кальцийдин жана магнийдин иондорунан да та-

залоо зарылчылыгы пайда болот. Бул иондор самын менен сууда эрибей турган бирикмелерди пайда кылат, синтетикалык жууш каражаттарынын натыйжалуулугуна терс таасирин тийгизет, мындай суу кайнатылганда чөгүндү пайда кылат. Көбүнчесе жер астынан алынган суулар ошондой тазалоодон өткөрүлөт, анткени акиташтын, кальцийдин жана магнийдин башка бирикмелери менен өз ара таасирдешүүсүнүн натыйжасында сууда алардын саны көбөйүп кетет. Бул суу акиташ же очурулгөн акиташ жана сода менен иштелет, андан кийин суу ачуу таш менен иштелип, керектөөчүгө берилет.

Ағын сууларды болсо өз алдынча тазалоо усулу үч баскычтан турган болуп, алгачкы баскыч тазалоодон 30% тегерегинде, экинчилик тазалоодон 60% суу ётсо, калган 10% суу таптакыр тазалоодон өткөрүлбөйт.

Бул жерде да биринчилик тазалоо баскычы ири катуу бөлүкчөлөрдү ажыратуудан турат. Мында 60% га чейин катту бөлүкчөлөр тунушу мүмкүн, эгерде экинчилик тазалоого берилбесе, анда бул суу хлор менен зыянсыздандырылып, суу бассейнине чыгарып жиберилет.

Экинчилик тазалоо баскычында суудагы органикалык заттар абанын жардамында ажыратылат, бул жерде аэробдук бактериялар көбөйүп, алар суудагы органикалык заттардын калдыктары менен азыктанышат жана сууну тазалашат, андан кийин өздөрү ылай түрүндө тунат, тазаланган суу хлор менен иштелип, суу бассейндерине чыгарылат. Бул баскычта 90% га чейин катуу бөлүкчөлөр тундурулушу же жок кылынышы мүмкүн.

Биринчилик жана экинчилик тазалоо баскычынан өткөн суу фосфордун же азоттун бирикмелерин сезилерлүү дөңгөлдөгү санда сактасы мүмкүн, бул болсо суу бассейндериндеги балырлардын көбөйүп кетишине алыш келет, андан тышкary, ағын суулардагы көптөгөн химиялык заттар бул баскычтардан өтүп, дагы айланыч-чөйрөнү, суу бассейндерин булгатуусу мүмкүн. Бирок көптөгөн металлдардан жана органикалык заттардан сууну тазалоо кымбатка түшөт. Ошондуктан аз санда болсо да суу кээде үчүнчүлүк тазалоо баскычынан да өткөрүлөт, ал жерде атайын каражаттардын жардамында жогорудагыдай кошумчалар толугу менен жоюлат жана суу бассейндерине кайтарылат.



Таяныч сөздөр:

суу менен камсыздоо, суу бассейни, ағын суу, кумдуу фильтр, бактерия, стерилдөө, аэробдук бактериялар.



Суроолор жасана тапшырмалар:

1. Ичилүүчү сууну даярдоо схемасын түшүндүрүп бер.
2. Ағын суулар кандайча тазаланат?
3. Суу бассейндеринин тазалыгын сактоо үчүн кандай сунуштар бере аласын?
4. Сен жашаган жерде кандай суу тазалоо курулмасы жана суу бассейндери бар? Алар жөнүндө сүйлөп бер.

§ 34. СУУ – ЭҢ ЖАКШЫ ЭРИТКИЧ. ЭРИГИЧТИК



30-сүрөт. Ар түрдүү заттардын сууда эриген салыштырмалуу сандары:

1 — калий хлор; 2 — калий перманганат; 3 — аш тuzu; 4 — калий бихромат; 5 — натрий карбонат; 6 — бертоле тuzu

Суу адам баласынын жашоосунда жана турмуштук ишкердигинде чон роль ойнойт. Тамак аш продуктуларын өздөштөрүү процесси азық заттарды суунун жардамында эритме абалына өткөрүү менен байланыштуу. Бардык маанилүү физиологиялык суюктуктар (кан, лимфа жана б.) суулуу эритмелер болуп саналат. Негизинде көптөгөн химиялык процесстер жаткан көпчүлүк өндүрүштүк тармактарда суулуу эритмелерден пайдаланылат.


¹Суюк эритмелер — эки же андан ашык курамдык бөлүктөрдөн турган суюк гомогендик (бир тектүү) түзүлүштөр болуп эсептелет.

Жер бетинин жалпы аяны 510 100 000 чарчы км болсо, ошонун 375 000 000 чарчы км и суу менен капталган. Океандардагы жана деңиздердеги суу (аларда эриген туздарды эсепке албаганда) $1,4 \cdot 10^{18}$ т, кургактыктагы тузсуз суу жана муздуктардагы суу $4 \cdot 10^{15}$ т, тирүү организмдердин, топурактын жана тоо тектеринин курамындагы суу 10^{17} т тегерегинде массага ээ. 70 кг оордуктагы адамдын денесинде = 49 кг суу болот, кээ бир медузалардын денесинин 98% и суудан турат.

Жаратылышта суу абдан көп туздарды эриткен абалда болот. Ганга же Миссури сыйктуу дарыялар жыл сайын 100 000 000 т га чейин, дүйнөдөгү бардык дарыялар Дүйнөлүк океанга 2 735 000 000 т тузду эритип алыш келишет.

Жалпысынан алганда сууда дээрлик бардык заттар эрийт. (30-сүрөт). Кээ бир заттар абдан жакшы, айрымдары орточо, дагы башкалары жаман эрийт.

Жамғырдын суусу атмосферанын төмөнкү катмарларынан өткөн кыска убакыттын ичинде өзүндө сезилерлүү дөңгөлдө ар түрдүү заттарды эрите алат жана буулантырылганда 1 000 г жамғырдын суусунан 3—5 каттуу калдык калат.



31-сүрөт.
Канттын сууда эриши

Топуракка түшкөн суунун курамындағы эриген заттар топурактагы жана тоо тектериндеги курамдық бөлүктөр менен химиялық таасирдешіп, жаратылышта тыныссыз улантылып жаткан топурактың пайда болуу, тоо тектеринин кыйроо жана жаңы минералдардың пайда болуу процесстеринде активдүү катышат.

Сүү газдарды да (кычкылтек, суутек, көмүр кычкыл газы жана б.), суюк заттарды да (спирт, кислоталар жана б.), катуу заттарды да (туздар, минералдар жана б.) эрите алат.

Бизге эрибегендей көрүнгөн заттар да сууда бир аз болсо да эрийт. Шееле 12 күн бою дистилленген кардын суусун колбада кайнатып, колбанын бети бир аз желгенин аныктаган, Лавуазе 101 күн бою салмактары тартылган колбада анык сандагы сууну кайнатып, идиштин салмагын белгилүү санда азайгандыгын жана бул сан сууну бууланткандан кийин калган калдык санга барабар экендин аныктаган. Демек, айнек да аз санда болсо да сууда эриген.

¹ Эригичтик — заттын эрүү жөндөмдүүлүгү.


Сууда кандайдыр заттын, мисалы, канттын эришине байкоо жүргүзөбүз (31-сүрөт). Бөлмөнүн температурасында (20°C) 100 г суу 200 г кантты эрите алат. Андан көп сандагы кант бул температурада башка эрибейт. Бул эритме каныккан эритме деп аталат, анткени анда ашыкча сандагы кантты эритүүгө болбойт.

- 1 Эригичткитин өлчөмү заттын белгилүү шарттарда калыккан эритмедерги саны менен белгиленет.
 - 1 Калыккан эритме — ошол температурада эриген заттан ашыкча эрите албаган эритме.

Эригичтик 100 г эриткичте заттан канча эриши менен белгилел-нет. Эгерде 100 г эриткичте 10 г дан ашык эрисе — жакшы эригич, 1 г дан аз эрисе — аз эригич, 0,01 г дан аз эрисе — турмушта эрибей турган зат эсептелет.

Көпчүлүк катуу заттардын эригичтити температуралынын жого-рулашы менен ашат. Муну график-тик түрдө туюнтууга болот (32-сүрөт).

Газдардын эригичтigi температуранын жоргулашы менен



32-сүрөт. Ар түрдүү туздардын эригичтигинин ийри сзыктары

азайып барат (сүү кайнаганда андагы эриген газдар чыгып кетет). Бирок басымдын чоңоюшу алардын эригичтигинин чоңоюшуна алып келет (минерал суулуу идиш ачылса, илиштин ичиндеги басым азаят жана эриген көмүр кычыл газы атып чыга баштайт).



Таяныч сөздөр:
уриверсалдуу эриткич, эригичтик, эритме, каныккан эритме.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Суунун эң жакшы эриткичтерден бири экендин мисалдар көлтируүү менен түшүндүрүп бер.
- Каныккан эритме кандайча пайда болот?
- Эригичтик кандайча туунтулат?
- Газдар менен катуу заттардын эригичтиги жөнүндө эмне айта аласың?
- Бөлмөдө 650 г канттын каныккан эритмеси буулантылса, илиштин түбүндө канча санда кант калат?
- KCl нин 10°C тагы каныккан эритмесин кандай жолдор менен каныкпаган эритмеге айландырууга болот?
- Натрий нитриттин 10°C тагы эригичтиги 805 г га барабар. Ошол эле температурада 500 г сууда канча натрий нитрит эриши мүмкүн?

§ 35. ЭРИТМЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫН КОНЦЕНТРАЦИЯЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

¹ Эритме — эриткичен, эриген заттан жана алардын өз ара таасирдешүүсүнүн продуктуларынан турган бир тектүү түзүлүш болуп саналат.

Эритмеде зат молекулага же атомго чейин болгон абалда майдаланган болуп, 10^9 м тегерегинде жа андан да кичине өлчөмдөрдө болгондуктан эриткичин молекулаларынын арасында бөлүштүргөн жана тараалган болот. Мисалы, аптекалардагы йоддун спирттеги эритмесинде йоддун молекулалары спирттин молекулаларынын арасында тараалган болот. Бул эритме тунук болгондуктан фильтрден өткөндө эч нерес калбайт. Мындай эритмелер чыныгы эритмелер деп аталат.

Эритмелер суюк, катуу, газ сымал болушат. Суюк эритмелерге: туздун, канттын, спирттин суудагы эритмеси; катуу эритмелерге: металлдардын зергерлик буюмдары, дюралюминий сыйктуу күймалары; газ сымал эритмелерге: аба же газдардын башка эритмелери мисал боло алат.

Эритмелердин пайда болушунда жылуулуктун жутулушу же ажырап чыгышы байкалат. Эритмелер электр тогун өткөрүшү же жакшы өткөрбөстүгү мүмкүн.



Эритмелер механикалык аралашмалардын да, химиялык бирикмелердин да касиеттерине ээ болушат.

7-жадыбал. Эритмелердин касиеттери

Механикалык аралашма	Эритмелер	Химиялык бирикме
Өзгөрүүчү курам	Өзгөрүүчү курам	Туруктуу курам
Алынганда жылуулуктун жутулушу же ажырап чыгышы байкалбайт	Алынышы жылуулуктун жутулушу же ажырап чыгышы менен коштолот.	
Курамдык бөлүктөрүн физикалык усулдардын жардамында ажыратууга болот		Курамдык бөлүктөрүн физикалык усулдардын жардамында ажыратууга болбайт

Эритмелерден турмушта колдонгондо эриген зат ошол эритменин массасынын канча бөлүгүн түзүшүн билүү чоң мааниге ээ.

Эритменин курамын (атап айтканда, эриген заттын санын) ар түрдүү усулдар менен өлчөөгө (массалык үлүштө же пайыздарда) же өлчөмдүү (концентрациялар) чондуктар менен туюнтууга болот.



33-сүрөт. Туздар (а) жана алардын эритмелери (б)

Эритменин курамдык бөлүктөрү дегенде биз аралаштырылышынан эритме алынган таза заттарды түшүнүшүбүз керек. Бул жерде көбүрөөк сандагысы эриткич, ал эми азыраак сандагысы эриген зат деп кабыл алынат (33-сүрөт).

Бул терминдер ынгайлуу болсун үчүн кабыл алынган, анткени эритме алуу үчүн эки компонент аралаштырылып жаткандыктан, аларды анык чек аралоого болбой. Таза суюктук менен катуу заттан эритме алууда, адатта, суюк компонент эриткич деп кабыл алынат. Эриген зат катуу, суюк же газ сымал болушуна карабастан, эритменин курамы жөнүндө сөз кылганыбызда эриген заттын эритме катышын эсепке алуубуз керек. Белгилүү массадагы же көлөмдөгү эритмеде эриген заттын санына анын концентрациясы дейиilet жана аны туюнтууда ар түрдүү чондуктардан пайдаланылат.

Адатта химияда концентрация 1 оордук бирдигиндеги эритмеде эриген зат массалык үлүштөрдө, 100 г эритмеде эриген зат пайыздарда, 1 л эритмеде эриген зат моль же эквивалент аркылуу туюнтулат.



Таяныч сөздөр:
эритме, эриткич, эриген зат, концентрация.

- Суроолор жана тапшырмалар:*
1. Эритменин аныктамасын түшүндүрүп бер.
 2. Эритме кандай курамдык бөлүктөрдөн турат?
 3. Эритмелер механикалық аралашмалардан жана химиялық бирикмелерден әмнеси менен айырмаланышат?
 4. Концентрация түшүнүгүн түшүндүрүп бер.

§ 36. ЭРИТМЕДЕ ЭРИГЕН ЗАТТЫН МАССАЛЫК ҮЛҮШҮ, ПАЙЫЗДЫК КОНЦЕНТРАЦИЯ, МОЛЕКУЛАЛЫК ЖАНА НОРМАЛДУУ КОНЦЕНТРАЦИЯ

Мурдагы темада айтылып кеткендей, эритменин курамын туюнтууда компоненттердин табияты жана саны көрсөтүлүгө тийиш.

Химияда көбүнеше каныкпаган эритмелерден пайдаланылат.



34-сүрөт. Цинктин түрдүү концентрациядагы сульфат кислотасы менен таасирдешүүсү

- 1 Каныккан эритме — ошол температурада эриген заттан ашыкча эрите албай турган эритме.
- 1 Каныкпаган эритме — ошол температурада каныккан эритмеде эриген заттан аз сандагысын өзүндө камтыган эритме.
- 1 Эриген заттын саны өтө аз болсо — суолтуулган эритме деп аталат.
- 1 Эриген заттын саны жетиштүү деңгээлде жогору болсо — концентренген эритме деп аталат (34-сүрөт).

Химиялык практикада эритмеде эриген заттын санын туюнкан төмөнкү чондуктардан көп пайдаланылат:

1. Массалык үлүш (w) — эриген заттын массасынын (m_1) эритменин массасына катышы болуп, адатта 1ден кичине болгон сандарда туюнтулат: $w < 1$; $w = \frac{m_1}{m_2}$.

2. Пайыздык концентрация (C, %) — эриген заттын массасынын (m_1) эритменин массасына (m_2) болгон катышынын пайыздарда туюнтулушу. Бул жерде эритменин массасы 100% ды түзөт деп кабыл алынат, демек C, % < 100.

$$C\% = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100\%, \text{ же } C\% = w \cdot 100\%.$$

m₂

3. Молекулалык концентрация (C_m) — эриген заттын санынын (молдордо — M) эритменин көлөмүнө (V) болгон катышы, башкача айтканда 1 л (1000 мл) эритмеде 1 моль зат эриген болсо, 1 м (бир молекулалык) эритме деп аталат:

$$C_m = \frac{m \cdot 1000}{M \cdot V}. \text{ Бул жерде } M \text{ — заттын молекулалык массасы.}$$

4. Нормалдуу концентрация C_n — эриген заттын эквиваленттик санынын (\mathcal{E}) эритменин көлөмүнө (V) болгон катышы, башкача айтканда 1 л (1000 мл) эритмеде 1 г-экв зат эриген болсо 1 н (бир нормалдуу) эритме деп аталат:

$$C_n = \frac{m \cdot 1000}{\mathcal{E} \cdot V}. \text{ Бул жерде } \mathcal{E} \text{ — заттын эквиваленттик массасы.}$$

Нормалдуу концентрациясы берилген эритмелерден пайдаланып, эриген заттар өз ара калдыксыз таасирдешүүсү үчүн ошол эритмелерден кандай көлөмдердө алуу керектигин оной эсептеп чыгарууга болот. Кандайдыр бир А заттын V_1 литр H_1 концентрациялуу эритмеси башка В заттын V_2 литр H_2 концентрациялуу эритмеси менен таасирдешкенде А заттын $V_1 \cdot H_1$ эквиваленттик саны В заттын $V_2 \cdot H_2$ эквиваленттик саны менен реакцияга киришет. Заттардын эквиваленттик сандарда реакцияга киришишин билген түрдө төмөнкү барабардыкты келтирип чыгарабыз: $V_1H_1 = V_2H_2$ же $V_1 : V_2 = H_2 : H_1$.

Ошентип, реакцияга киришип жаткан заттардын эритмелеринин көлөмдөрү алардын нормалдуу концентрацияларынын маанисине тескери пропорциялаш экендигин көрөбүз.

Бул көз карандылыктын негизинде реакция үчүн зарыл болгон эритмелердин көлөмдөрүн гана эмес, ошондой эле бул көлөмдөр боюнча сарпталган эритмелердин концентрацияларын да эсептеп чыгууга болот.

Tаяныч сөздөр:

каныккан эритме, каныклаган эритме, суюлтурулган эритме, концентрленген эритме, концентрация, массалык үлүш, пайыздык концентрация, молекулалык концентрация, нормалдуу концентрация, эквиваленттик сан.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Эритменин курамын туюнктан өлчөмсүз чондуктарды түшүндүр.
- Эритменин курамын туюнктан өлчөмдүү чондуктарды түшүндүр.
- Массалык үлүш менен пайыздык концентрациянын ортосундагы айырмачылык эмнеде?
- Молекулалык концентрация менен нормалдуу концентрациянын ортосундагы окшоштуктарды жана айырмачылыктарды түшүндүрүп бер.
- 40 мл сульфат кислотанын эритмесин нейтралдоо үчүн щелочтун 24 мл 0,2 н дуу эритмеси сарпталды. Кислотанын эритмесинин нормалдуу концентрациясын табыңыз.

малдуулугун аныкта.

§ 37. ЭРИТМЕЛЕРДИН АДАМДЫН ЖАШООСУНДАГЫ МААНИСИ

Эритмелер адамдын жашоосунда өтө чон мааниге ээ. Эритмелердин эң чон классы, сөзсүз, суулуу эритмелер болуп саналат. Суу тириүү организмде эриткич, азық заттарды ташуучу, жашоо жөндөмдүүлүгүн камсыз кылган ар түрдүү процесстер жүргөн чөйрө (дененин температурасын нормалдаштыруу, денеден ар түрдүү зияндуу заттарды чыгарып салуу сыйктуу) иретинде өзгөчө орунга ээ. Адамдын денесинин үчтөн эки бөлүгү ар түрдүү эритмелер түрүндөгү суудан турат. Кан 83%, мээ жана жүрөк 80%, сөөктөр 20—25% тегерегиндеги сууну өздөрүндө камтыйт. Балыктардын денесинин 80% ын, медузалардын денесинин 95—98% ын, балырлардын денесинин 95—98% ын, кургактыктагы өсүмдүктөрдүн денесинин 50—75% ын ар түрдүү эритмелер түрүндөгү суу түзөт.

Тириүү организмдердин клеткасынын негизги компоненти суулуу эритмелер болуп, алар тириүүлүктүү камсыздоочу процесстердин жүрүшү үчүн чөйрө же түздөн-түз катышуучу иретинде мааниге ээ.

Тамак-аштын негизги булактарынан болгон өсүмдүктөргө суу негизинен то-пурак аркылуу өтөт. Түшүмдүүлүктүү негизги шарты да суу болуп саналат. Суу топурактагы органикалык жана минералдык заттарды эритип, өсүмдүккө жеткирип берет. Суу жетишпегендө өсүмдүктөр азық заттарды өздөштүра алышпайт, фотосинтездин активдүүлүгү басандайт, өсүү секиндешет жана мунун натыйжасында түшүмдүүлүк төмөндөп кетет.

Суу — эриткич, ансыз өнөр жайлардагы процесстерди элестетүү да кыйын. Суу өтө көптөгөн химиялык реакциялардын жүрүшү үчүн укмуштуу чөйрө болуп эсептелет. Суусуз терини аштоого жана иштетүүгө, кездемелерди крахмалдоого жана боёого, самын жана башкаларды өндүрүүгө да болбойт эле.

Суу медицинада ар түрдүү дары-дармектердин эритмелерин даярдоодо жана алар менен ар түрдүү ооруларды айыктырууда колдонулат. Жөнөкөй минералдаштырылган суу ар түрдүү дарылык түздардын эритмеси болуп, бир топ ооруларды айыктыруу жана алдын алуу үчүн керектелет.

Түрдүү заттардын суудагы эритмеси тиричилике бир топ ынгайлуулуктарды жаратууда иштетилет, мисалы, кислоталардын жана негиздердин эритмелери жөнөкөй энергетикалык аккумуляторлордо колдонулуп, кыймыл каражаттарын, автомобилдерди электр энергиясы менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Суудан тышкaryы бензин, түрдүү спирттер жана органикалык кислоталардын эритмелери да адамдын жашоосунда маанилүү роль ойнойт. Этисл спиртиниен даярдалган тамак-аш продуктуларынан тартып, дары-дармек препараттарына чейин же ар түрдүү механизмдерди муздатууда иштетилчү антифриздерден

турмушта кенири пайдаланылат.

Кийимдерди ар түрдүү тактардан химиялык усул менен тазалоодо бензин жана ошол сыйктуу эриткичтердин — тазалоо каражаттарынын иштетилиши менен да таанышпаз.


Ар түрдүү парфюмериялардын, боёктөрдүн жана лактардын негизин да эриткичтер түзөт. Алардын бардыгы эритмелер болуп эсептелет.

Жалпысынан алганда адамзаттын жашоосу эритмелер менен тыгыз байланышта.



5-практикалык иш.

ЭРИГЕН ЗАТТЫН МАССАЛЫК ҮЛҮШҮ ЖАНА МОЛЕКУЛАЛЫК КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ БЕЛГИЛҮҮ БОЛГОН



35-сүрөт. Заттын ритмесин даярдоо

ЭРИТМЕЛЕРДИ ДАЯРДОО

Аш тузунун эритмесин даярдоо.

1. Массалык үлүшү 0,06 болгон аш тузунун эритмесинен 50 г даярдоо үчүн зарыл болгон аш тузунун жана суунун массалары эсептеп чыгылат. (*Эскертме: Лабораториянын мұмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, ар түрдүү заттардын түрдүүчө концентрациялардагы эритмелерин даярдоого болот*).

2. Эсептеп чыгылган туздун саны таразада, ал эми суу болсо ченөө пробиркасынын жардамында өлчөп алынат (35-сүрөт). (*Эскертме: Таразада тартуунун жана суюктуктарды өлчөөнүн эрежелерин эсисе сал*).

3. Тартылган тузду колбага салып, анын үстүнөн өлчөнгөн суу куюлат жана бир тектүү эритме алынганга дейре аралаштырылат.

4. Даярдалган эритме идишке куюлат. Идишке туздун формуласы, эритменин концентрациясы жана даярдалган мезгили жазылган этикетка чапталат.



5. Жүргүзүлгөн эсептөөлөрдү киргизген түрде аткарылган иш-тер боюнча отчёт даярдалат.
6-практикалык иш.

ТОПУРАКТЫН СУУДАГЫ ЭРИТМЕСИН ДАЯРДОО ЖАНА АНДА ЩЕЛОЧЬ БАР ЭКЕНДИГИН АНЫКТООО

Топурак көбүнене кислоталуу чөйрөгө ээ болуп, айыл чарба иштеринде кислоталуу топурак ақиташтын жардамында нейтралдашат, кээде болсо ашыкча алынган ақиташ топурактын щелочтолушуна алып келет.

Топурактын эритмесин даярдоо.

5 г тегерегиндеги топурактын үлгүсү таразада тартып алынат жана пробиркага салынат. Андан кийин 1 мл лүү калий хлориддин эритмесинен 12,5 мл алып, пробиркага куюлат. Пробирканын оозу тыгын менен жабылып, ичиндеги аралашма жакшы аралашшуусу үчүн бир саамга токтоосуз силкитилет. 10 минутага тундуруп коюлган пробирканын беттериндеги топурактын калдыктарын жууп идиштин түбүнө түшүрүү үчүн өз огуунун айланасында жантайма абалда айландырылат. Ошондон кийин пробирка эртеңки күнгө дейре штативге бекитилган абалда калтырылат.

Топурактын чөйрөсүн аныктоо.

Бир күн тургандан кийин пробирканын түбүндөгү чөкмөнү козготуп жибербеген абалда тунуп калган эритмеден пипетканын жардамында 5 мл алынат жана башка пробиркага куюлат. Ошол пробиркага атайын универсалдуу индикатор кагазы түшүрүлөт. Индикатор кагазынын түсү сарыдан күлгүн-кызыл түске етүшү бул топурактын щелочтук чөйрөгө ээ экендигин билдирет.

IV ГЛАВА БОЮНЧА МАСЕЛЕЛЕР ЧЫГАРУУ

Эритмеде эриген заттын массалык үлүшүн (пайыздык санын) табуу

1. 50 г аш тузун 450 г сууда эритип алынган эритменин концентрациясы кандай болот?

Чыгаруу.

$$C\% = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100\% \quad \text{формуласынын жардамында эритмеде эриген заттын}$$

пайыздык концентрациясын табабыз. Ал үчүн эриген 50 г аш тузунун

жана эриткич 450 г суунун массаларын кошуп, 500 г эритме алынгандырын эсептеп таап алабыз:

$$m_1 = 50; \quad m_2 = 450 + 50 = 500 \quad C\% = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100 = \frac{50}{500} \cdot 100 = 10\%.$$

Жообу: 10%.

2. Арап денизинин айланасындагы айрым көлдөрдүн суусундагы туздардын концентрациясы 4% ды түзөт. Ошондой көлдүн суусунан 10 кг ы буулантылса, канча сандагы туз калат?

Чыгаруу.

1-усул. 4% дегени 100 г эритмеде 4 г туз бар экендигин (100 кг эритмеде 4 кг туз) билдириет. 100 кг эритмеде 4 кг туз болсо, 10 кг эритмеде x кг туз болот:

$$x = \frac{10 \cdot 4}{100} = 0,4, 4 \text{ кг же } 400 \text{ г.}$$

Жообу: 0,4 кг же 400 г.

$$2\text{-усул. } C\% = \frac{m_1}{m_2} \cdot 100\% \text{ формуласынан } m_1 = \frac{m_2 \cdot C\%}{100\%} = \frac{10 \cdot 4}{100} = 0,4 \text{ кг же } 400 \text{ г.}$$

Жообу: 0,4 кг, же 400 г.

Белгилүү көлөм эритмедеги эриген заттын молдорунун санын табуу. Молекулалык концентрация.

1. Натрий гидроксидинин суудагы эритмесинин 2 литринде 16 г NaOH бар. Ошол эритменин молекулалык концентрациясын эсепте.

Чыгаруу.

1) $M_r(\text{NaOH}) = 40$. 1 моль NaOH 40 г. Демек, $M_r(\text{NaOH}) = 40 \text{ г/моль.}$

- 2) 2 л (200 мл) эритмеде 16 г NaOH болсо, анда 1 л (1000 мл) эритмеде 8 г NaOH болот.

3) 1000 мл эритмеде 8 г же 0,2 моль ($\frac{8}{40} = 0,2$) NaOH болушу эритме 0,2 моль/л концентрациялуу же 0,2 M луу экендигин билдириет.

Жообу: 0,2 моль/л же 0,2 M.

2. Кальций хлориддин концентрациясы 2 моль/л болгон 500 мл эритмесин даярдоо үчүн канча туз керек? Мындай эритмени кантитп даярдоого болот?

Чыгаруу.

- 1) $M(CaCl_2) = 111 \text{ г/моль}$
- 2) 2 моль $CaCl_2 = 222 \text{ г.}$
- 3) 2 моль/л дегени 1 л (1000 мл) эритмеде 2 моль, башкача айтканда 222 $CaCl_2$ бар экендигин билдирет. Эми 500 мл эритме үчүн канча туз керектигин табабыз
1000 мл де 222 г туз болсо,
$$500 \text{ мл де } x \text{ г туз болот: } x = \frac{500 \cdot 222}{1000} = 111.$$
- 4) 111 г $CaCl$ тузун таразада тартып алыш, 500 мл лүү ченөө колбасына салынат. Туз эрип кеткенге дейре аз-аздан суу куюлат. Туз эрип бүткөндөн кийин, колбанын чен белгисине дейре, башкача айтканда 500 мл болгонго чейин суу куюлат. Эритме жакшы аралаштырылып, атайын этикетка чапталган идишке куюлат жана оозу тыгын же пробка менен жабылат.

Жообу: 111 г.

Өз алдынча чыгаруу үчүн масселер

1. Аптекаларда сатылган йоддуу эритме йоддун спирттеги 10% дуу эритмеси. 500 г ушундай эритме даярдоо үчүн канча йод жана эриткич керек?
2. Натрий сульфат тузунун 7,1% дуу 200 г эритмесине моль сандагы барий хлориддин эритмеси куюлганда алышкан чөкмөнүн массасын эсепте.
3. 5 л 0,1 M луу эритме даярдоо үчүн канча алюминий сульфат алуу керек?
4. Нитрат кислотасынын 10% дуу эритмесинин (тыгыздыгы $1,056 \text{ г/см}^3$) молекулалык концентрациясын тап.
5. 200 г 10% дуу туздун эритмеси ошол туздун 300 г 20% дуу эритмеси менен аралаштырганда алышкан жаны эритмедеги туздун массалык үлүшүн % дарда аныкта.

IV ГЛАВА БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫ

1. А г туз В г сууда эритилди. Эригичтин эритмедеги массалык үлүшүн пайызык концентрацияда табуу мүмкүнчүлүгүн берген формуланы көрсөт.

$$A) C\% = \frac{A + B}{B} \cdot 100\%.$$

$$B) C\% = \frac{A}{A + B} \cdot 100\%.$$

C) $C\% = \frac{A + B}{A} \cdot 100\%$.

D) $C\% = \frac{A}{B} \cdot 100\%$.

E) $C\% = (A + B) \cdot 100\%$.

2. Молекулалык концентрация кандай формула менен эсептелет?

A) $C_M = \frac{m \cdot 1000}{M \cdot V}$;

B) $C_M = \frac{E \cdot 1000}{M \cdot V}$;

C) $C_M = \frac{M \cdot 1000}{m \cdot V}$;

D) $C_M = \frac{m \cdot 1000}{E \cdot V}$;

E) $C_M = \frac{V \cdot 1000}{M \cdot m}$.

3. Газдардын суудагы эригичтеги төмөнкүй кайсы учурларда жогорулайт?

A) температура жогорулаганда;

B) басым чоңойгондо;

C) аралаштырылып турганда;

D) A, B, C учурлардын бардыгында;

E) туура жооп жок.

4. Төмөнкүй заттардан кайсылары сууда өтө аз эрийт?

1. Кум шекер; 2. Аш тузу; 3. Гипс; 4. Сода; 5. Кычкылтек.

A) 1,24;

B) 3,5;

C) 2,3;

D) 4;

E) 2.

5. Эригичтик деген эмне?

A) 100 г эриткичте эригичтин эриши мүмкүн болгон мааниси;

B) 1000 г эриткичте эригичтин эриши мүмкүн болгон мааниси;

C) 10 г эриткичте эригичтин эриши мүмкүн болгон мааниси;


- D) 1 г эриткичте эригичтин эриши мүмкүн болгон мааниси;
E) 1 л эриткичте эригичтин эриши мүмкүн болгон мааниси.
6. 100 г эритмеде 34 г туз болсо, анын пайыздык концентрациясы канчага барабар?
- A) 0,34; B) 34; C) 34; D) 6,8; E) 68.
7. Эритменин 2 литринде 3 моль зат болсо, анын молекулалык концентрациясы канчага барабар?
- A) 03; B) 6; C) 1,5; D) 4,5; E) 0,3.
8. Эритменин 2 литринде 3 г-экв. зат болсо, анын нормалдуу концентрациясы канчага барабар??
- A) 0,034; B) 0,34; C) 3,4; D) 34; E) 100.
9. Эритмеде эриген заттын массалык үлүшү 0,034 кө барабар болсо, анда анын пайыздык концентрациясы канчага барабар?
- A) 0,034; B) 0,34; C) 3,4; D) 34; E) 100.
10. 4°C тагы 18 г суунун көлөмүн аныкта. Бул сандагы суу 100°C тан жогору температурада кандай көлөмдүү ээлейт?
- A) 18 мл, 2240 мл; B) 18 мл, 18 мл; C) 22400 мл, 22400 мл;
D) 18 мл, 1800 мл; E) 22400 мл, 1800 мл.
11. Кыш мезгилинде бассейндердин бетки бөлүгү муздайт. Бирок катуу абалдагы муз суунун түбүнө чөкпөйт. Бул кубулуштун себебин түшүндүр.
- A) Суунун аномалдык физикалык касиеттеринен бири 4°C тагы суунун тыгыздыгы эң жогору, б. а. 1 г/мл ге барабар экендиги. Суунун тыгыздыгы 4°C тан жогуруда да, төмөн температурада да 1 г/мл ден кичине болот. Ошондуктан муз суунун сыртында жайлашат;
B) Катуу заттар суюк заттардан женил болот;
C) Муз суудан оор, ал сөзсүз чөгөт;
D) Абанын температурасынан көз каранды түрдө же чөгөт, же чөкпөйт;
E) Муздун тыгыздыгы суунун тыгыздыгынан кичине.



ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС ЗАТТАРДЫН ЭҢ МААНИЛҮҮ КЛАССТАРЫ

5.1. ЗАТТАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

§ 38. МЕТАЛЛДАР ЖАНА МЕТАЛЛ ЭМЕСТЕР




36-сүрөт. Жөнөкөй жана татаал заттардын үлгүлөрү:

1 — калий бихромат; 2 — калий хлорид; 3 — жез (II)-оксид; 4 — акиташ;
5 — цинк металлынын бөлүкчөлөрү; 6 — көмүр; 7 — жез купоросу; 8 — күкүрт

Бардык органикалык эмес заттар курамы боюнча жөнөкөй жана татаал заттарга бөлүнөт (36-сүрөт). Бул жөнүндө биз “Жөнөкөй жана татаал заттар” деген темада алгачкы түшүнүктөрдү өздөштүргөн элек:

- 1 Бөлүүгө мүмкүн болбогон зат жөнөкөй зат деп аталат. Мисалы, натрий, хлор, суутек, кычкылтек.



37-сүрөт. Табигый жездин белүгү

Жөнөкөй заттар касиеттери боюнча металлдарга жана металл эместерге бөлүнөт.

Металлдар металл химиялык элементтердин атомдорунан түзүлөт: мисалы, жез Cu (37-сүрөт), натрий Na, калий K, темир Fe, магний Mg, күмүш Ag жана б.


Металл эместер металл эмес химиялык элементтердин атомдорунан түзүлөт: мисалы, хлор Cl₂, кычкылтек O₂, озон O₃, күкүрт S₈, фосфор P₄, азот N₂ жана б.

Металлдар жана металл эместер көбүнеше карама-каршы болгон ар түрдүү физикалык жана химиялык касиеттерге ээ болушат (бул алардын атомдорунун электрондук түзүлүшү түрдүүчө экендиги менен түшүндүрүлөт).

8-жадыбал. Металлдар менен металл эместердин кээ бир касиеттерин салыштыруу

Жөнөкөй заттар	Агрегаттык абалы (н.ш.)	Кээ бир физикалык касиеттери	Кристаллдык торчо түрү	Байланыш түрү
Металлдар	Hg менен Fr дон башка бардыгы катуу	Металлдык жалтырактык, жылуулук жана электр өткөрүүчүлүк, ийилгичтик, чоолгүчтүк	Металл	Металл
Металл эместер	Катуу (күкүрт S ₈ , фосфор F ₄ , йод J ₂ жана б.) Суюк (бром Br ₂) Газ сымал (хлор Cl ₂ , кычкылтек O ₂ , озон O ₃ , суутек H ₂ , азот N ₂)	Металлдык жалтырактыгы жок, жылуулук жана электр өткөрүүчүлүктүн жамандыгы же жоктугу	Атомдук (алмаз, бор) Молекула-лык (катуу хлор, азот, кычкылтек үчүн)	Уюлсуз кова-лентүү

Жалпысынан алганда органикалык эмес заттарды классификациялоодо төмөнкү схеманы түзүп олуу максатка ылайыктуу:



Таяныч сөздөр:

органикалык эмес зат, жөнөкөй зат, татаал зат, металл, металл эмес, кристалдык торчо, байланыш түрү.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кандай заттар жөнөкөй заттар деп аталат?
2. Жөнөкөй заттардын негизги өзгөчөлүгү эмнеде?
3. Металлдар менен металл эместерди кантып айырмaloого болот?
4. Кремний металлдарга таандыкпы же металл эместергеби? Жообунду түшүндүр.
5. Өзбекстанда жөнөкөй заттар иретинде кайсы элементтер иштетилет?

§ 39. ТАААЛ ЗАТТАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

1. Ар түрдүү элементтердин атомдорунан түзүлгөн заттар татаал заттар деп аталат. Мисалы, суу суутек менен кычкылтектин атомдорунан, аш түзү хлор менен натрийдин атомдорунан түзүлгөн.

Татаал заттар адатта органикалык жана органикалык эмес заттарга бөлүнөт: органикалык заттар деп көмүртектин бирикмелерине айтылат (CO , CO_2 , H_2CO_3 жана карбонаттар, HCN жана цианиддер, карбиддер буга кирбейт); калган бардык бирикмелер органикалык эмес заттар болуп эсептелет.

Татаал заттар курамына (эки элементтүү, б.а. бинардык жана көп элементтүү) жана химиялык касиеттерине (б.а. функцияларына жана функционалдык белгилерине, группаларына) карай төмөнкү класстарга бөлүнөт: оксиддер, негиздер, кислоталар, туздар.

Татаал заттар жөнөкөй заттардан кескин айырмаланып, аларды жөнөкөй заттарга дейре бөлүүгө болот. Татаал заттардын ортосунда ажырагыс байланыш бар.

Татаал заттардын бөлүнүшү мурдагы темада схема менен көрсөтүлгөн.

Татаал заттар ар түрдүү элементтердин атомдорунан түзүлөт, атап айтканда оксиддер эки түрдүү элементтин атомдорунан түзүлгөн татаал заттар (бинардык бирикмелер) болсо, негиздер үч түрдүү элементтин атомдорунан, кислоталар эки же үч түрдүү элементтин атомдорунан, ал эми туздар болсо эки, үч же төрт түрдүү элементтин атомдорунан түзүлгөн татаал заттар болуп эсептелет.



Таяныч сөздөр:

татаал зат, бинардык бирикме, функционалдык белги, функционалдык группа, оксид, негиз, кислота, туз, карбонат, цианид, карбид.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Кандай заттар татаал заттар деп аталат?
- Татаал заттарды бинардык жана функционалдык группадагы бирикмелерге ажыратууда эмнелерге негизделинет?
- Сен жашаган чөйрөде кездешкен органикалык эмес татаал заттарды айтып бер.
- Өзбекстанда кандай органикалык эмес татаал заттар өндүрүлөт жана иштетилет?


5.2. ОКСИДДЕР

§ 40. ОКСИДДЕРДИН КУРАМЫ, ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА АТАЛЫШЫ

- Оксиддер деп бири кычкылтек болгон, эки элементтен турган татаал заттарга айтылат.
- Оксиддер бинардык бирикмелер болуп эсептелет.
- Оксиддердин жалпы формуласы: $\text{Э}_2\text{O}_n$ (Э — элемент, n — элементтин валенттүүлүгү).

Оксиддерде кычкылтекин атомдору өз ара байланышпайт, башка элементтин атомдору менен байланышкан түрдө болот.

Оксиддердин эмпирикаллык (жөнөкөй) жана графиктик формулалары төмөнкү көрүнүштө туурулат:




Аталышы. Туруктуу валенттүүлүккө ээ болгон элементтин оксидинин аталышы “элементтин аты + оксид” формасында жасалат: магний оксид, алюминий оксид.

Эгерде элемент өзгөрүүчүү валенттүүлүккө ээ болуп, бир нече түрдөгү оксидди пайда кылса, анда элементтин атынан кийин анын валенттүүлүгү кашаанын ичинде рим цифрасы менен көрсөтүлөт жана кашаадан кийин сзыыкча коюлуп, оксид сөзү жазылат “элементтин аты + (валенттүүлүк рим цифрасында) + [сзыыкча] + оксиid”: көмүртек (IV)-оксид, CO — көмүртек (II)-оксид, фосфор (V)-оксид, P_2O_3 — фосфор (III)-оксид.

Элементтин атына кычкылтек санынын грекче сан аталыштарында туюнтулушун кошуп да оксиддерди атоого бо-лот: CO_2 — көмүртек диоксид, SO_2 — күкүрт диоксид, SO_3 — күкүрт триоксид, RuO_4 — рутений тетраоксид.

Оксиддерди атоодо жаратылышта кездешкен же турмушта колдонулган, ошондой эле тарыхый аттарынан да пайдаланылат: өчүрүлбөгөн аkitаш — CaO ; H_2O — суу; SiO_2 — кум, кварц; MgO — магнезия, Fe_2O_3 — темирташ (38-сүрөт).



Таяныч сөздөр:
оксид, оксиддин аталышы, эмпирикалык формула, графиктик формула.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кандай заттар оксиддер деп аталат?
2. Оксиддердин эмпирикалык жана графиктик формулалары кандайча туюнтулат? Мисалдар менен түшүндүр.

3. Оксиддерди кандай атоого болот?
4. Төмөнкү элементтер оксиддеринин формулаларын жана аттарын жаз: 1) калий; 2) цинк; 3) кремний (IV); 4) хром (III); 5) хлор (VII); 6) сымап (II).
5. Төмөнкү оксиддердин графиттик формулаларын тууонт: 1) Cu_2O ; 2) P_2O_5 ; 3) Mn_2O_7 ; 4) SO_3 ; 5) N_2O_3 .
6. Темир оксидинин курамында 72,2% темир жана 27,8% кычкылтек бар. Ошол оксиддин формуласын жана атын тап.

§ 41. ОКСИДДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Оксиддер химиялык касиеттери боюнча туз пайда кылуучу жана туз пайда кылбай турган оксиддерге бөлүнөт.

- 1 Химиялык реакцияларда туз пайда кылган оксиддер негиздик (Na_2O , CaO , FeO), кислоталык (CO_2 , SO_2 , P_2O_5) жана амфотердик (ZnO , CrO_3 , AlO_3) оксиддерге классификацияланат.

(Амфотердик — эки түрдүү касиеттерди көрсөтүү, химияда негиздиктін да, кислоталыктын да көрүнүшү. Амфотердик оксиддердин касиеттери менен 8-класстын химия курсунда толук маалыматка ээ болосуң).

- 1 Химиялык реакцияларда туз пайда кылбаган оксиддер айырмасыз оксиддер деп аталат (NO , SiO , PO , N_2O жана б.).



Негиздик оксиддер менен кислоталык оксиддер карама-каршы касиеттерге ээ, амфотердик оксиддер болсо шарттардан көз каранды түрдө кислоталык же негиздик касиеттерге ээ болушу мүмкүн. Төмөнкү жадыбалда негиздик, кислоталык жана амфотердик оксиддердин кээ бир касиеттери берилген.

9-жадыбал. Негиздик, кислоталык жана амфотердик оксиддердин кәэ бир касиеттери

Оксиддердин касиеттери	Оксиддер		
	Негиздик	Кислоталык	Амфотердик
Агрегаттык абалы	Катуу	Катуу, суюк, газ	Катуу
Гидроксиддеринин характери	Негиз	Кислота	Кислота-негиз касиеттерине ээ
Щелочь менен таасирдешүүсү	Таасирдешпейт	Таасирдешип туз пайда кылат	Таасирдешип туз пайда кылат
Кислота менен таа- сирдешүүсү	Таасирдешип туз пайда кылат	Таасирдешпейт	Таасирдешип туз пайда кылат
Оксиддер менен таасирдешүүсү: А) негиздик оксид В) кислоталык оксид	Таасирдешпейт Таасирдешип туз пайда кылат	Таасирдешип туз пайда кылат Таасирдешпейт	Таасирдешип туз пайда кылат Таасирдешип туз пайда кылат



Таяныч сөздөр:

түз пайда кылган оксид, түз пайда кылбай турган оксид, негиздик оксид, кислоталык оксид, амфотердик оксид, айырмасыз оксид.




Суроолор жана тапшырмалар:

- Кандай оксиддер а) негиздик; б) кислоталык; в) амфотердик; г) айырмасыз оксиддер деп аталат?
- 20 г магний оксиди менен 63 г нитрат кислотасынын ортосундагы реакциядан алынган туздун массасын тап (Ж:74 г).
- Темир (III), марганец (II, VIII), хром (II, III, VI), күкүрт (IV, VI) жана хлор (I, VII) оксиддеринин формулаларын жана аттарын жаз.
- Цинк оксидинин сульфат кислотасы, нитрат кислотасы, фосфат кислотасы жана калий кислотасы менен болгон реакцияларын жаз.


§ 42. ОКСИДДЕРДИН АЛЫНЫШЫ ЖАНА КАСИЕТТЕРИ

Оксиддердин алышы


- Жөнөкөй заттардын кычкылтек менен өз ара таасирдешүүсү (куйүүсү) натыйжасында:




- Татаал заттардын кычкылтек менен өз ара таасирдешүүсү (куйүүсү) натыйжасында:



3. Татаал заттардын (негиздер, кислоталар, туздар) бөлүнүшү натыйжасында:




4. Кээ бир башка реакциялардын натыйжасында:




Химиялык касиеттери:


1. Щелочтук жана щелочтук-жер металлдардын оксиддери суу менен таасирдешип гидраттарды — сууда эриген негиздерди (щелочтор) пайда кылат:




2. Кээ бир металл эместердин оксиддери суу менен таасирдешип кислоталарды пайда кылат:




3. Металлдардын оксиддери кислоталар менен таасирдешип, туз менен сууну пайда кылат:



4. Металл эместердин оксиддери негиздер менен таасирдешип туз менен сууну пайда кылат:



5. Металлардын оксиддери металл эместердин оксиддери менен таасирдешип тузду пайда кылат:



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Көмүртек (IV)-оксидин кандай жолдор менен алууга болот??
2. Төмөнкү схеманы ишке ашыруу үчүн зарыл болгон реакциялардын тенденциелерин жаз: $\text{Cu} \xrightarrow{\hspace{1cm}} \text{CuO}$; $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3 \xrightarrow{\hspace{1cm}} \text{CuO}$; $\text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{\hspace{1cm}} \text{CuO}$.
3. Төмөнкү жадыбалдын негизинде жүрүшү мүмкүн болгон реакциялардын тенденциелерин жаз.



<i>Заттар</i>	SO_3	SiO_2	BaO	CuO	Al_2O_3	ZnO
H_2O						
H_2SO_4						
$NaOH$						

4. 16 г жез (II)-оксиди н. ш. да өлчөнгөн канча суутек менен реакцияга киришет жана мында канча грамм жез алынат?

§ 43. ЭҢ МААНИЛҮҮ ОКСИДДЕРДИН КОЛДОНУЛУШУ

Карбонат ангиридид (көмүр кычыл газы) — CO_2 .

Абанын туруктуу курамдык бөлүгү болуп, анын 0,03% ын түзөт. Өсүмдүктөрдүн негизги азығы. Бардык жашыл өсүмдүктөр абадан жалбырагы аркылуу көмүр кычыл газын, ал эми тамырлары аркылуу сууну алып, күндүн таасиринде аларды органикалык азыктык заттарга — канттарга айландырышат жана абага кычылтекти бөлүп чыгарышат. Бул процесс *фотосинтез* деп аталат.

Көмүр кычыл газынан суусундуктарды газдоодо кеңири пайдаланылат. Муздаткыч каражат иретинде көмүр кычыл газынын катуу абалга келтирилген “кургак муз”унан пайдаланылат. Көмүр кычыл газы кир жуучу соданы, тамакаш содасын жана башка көптөгөн заттарды өндүрүү үчүн чийки зат иретинде колдонулат (39-сүрөт).



39-сүрөт. “Кургак муз” жана анын фенолфталеиндин щелочтуу эритмеси менен таасирдешип, нейтралдашусу жана индикатордук түсүнүн жоголушу

Кремний (IV)-оксиdi — SiO_2 .

Кремний (IV)-оксиdi да жаратылышта кенири таралган оксид болуп, негизи-нен кум түрүндө кездешет. Кум эң маанилүү курулуш материалдарынан болуп саналат. Кремнийдин бул оксидинин кристаллдык түзүлүшүнүн өзүнө мүнөздүү болгон түрү кварц деп аталып, ультра кызгылт-көк нурларды толук өткөрүү касиетине ээ болгондуктан, медицинада ультра кызгылт-көк нур менен иштеген аспаптарда колдонулат. Суюлушу кыйын болгондуктан андан химиялык айнек идиштер жасоо мүмкүнчүлүгүн берет. Кварцтын ар түрдүү табигый көрүнүштөрү: аметист, сапфир, халцедон, жакуттун минералдары — кымбат баалуу жана жарым кымбат баалуу зергерлик таштары иретинде да колдонулат. Андан тышкарды жарым өткөргүчтөр физикасы үчүн кремнийдин жарым өткөргүчүн даярдоодо негизги материалдардан болуп саналат.

Кальций оксиdi — CaO .


Бул оксид өчүрүлбөгөн акита什 же жергиликтүү тилде акита什 деп аталат. Жаратылышта кенири таралган акитаشتы күйдүрүү жолу менен альшат. Курулуш өнөр жайы үчүн негизги чийки заттык материал болуп эсептелет. Андан ар түрдүү кошундулар, цемент даярдалат. Топурактын кислоталуулугу жогорулап кеткенде белгилүү сандагы акита什 аны нейтралдоо үчүн да иштетилет. Дарактарды жана башка өсүмдүктөрү зыянкечтерден арылтуу үчүн анын суудагы эритмелеринен пайдалануу жакшы натыйжаларды берет. Ал химиялык заттарды өндүрүүдө да чоң роль ойнойт.

Күкүрт (VI)-оксиdi — SO_3 .

Күкүрттүн бул оксиdi сульфат ангидрид деп да аталат. Ал темир колчеда-нын күйдүрүүдөн алынган сульфит ангидриди (күкүрт (IV)-оксиdi — SO_2) ок-сиддөө жолу менен алынат. Негизинен сульфат кислотасын өндүрүүдө иштети-лет. Сульфат кислотасы болсо көптөгөн баш-ка заттарды, дары-дармек препараттарын алууда негизги чийки заттардан саналат, ин-дивидуалдуу түрдө автомобилдердин аккуму-ляторлорунун батареяларында колдонулат.

Азот (IV)-оксиdi — NO_2 .

Бул оксид жаратылышта кездешпейт (40-сүрөт). Негизинен синтетикалык жол менен алынат жана нитрат кислотасын өндүрүү үчүн сарпталат. Нитрат кислотасы болсо азоттуу жер семирткичтерди, нитробирикли-лерди жана көптөгөн дары-дармек заттарын өндүрүүдө негизги булактардан болуп эсеп-телеет.



40-сүрөт. NO_2 нин газ абалы жана муздуу чойрөдөгү абалы

5.3. НЕГИЗДЕР

§ 44. НЕГИЗДЕРДИН КУРАМЫ, ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА АТАЛЫШЫ

- 1 Негиздер деп металлдын атомунан жана бир же бир нече гидрокситоптордон түзүлгөн татаал заттарга айтылат (аммоний гидроксид NH_4OH да ошол заттардын тобуна кирет).
- 1 Негиздердин курамындагы гидрокситоптордун саны металлдын атомунун валенттүүлүгүнө сан жағынан барабар болот, анткени гидрокситоп шарттуу түрдө бир валенттүү.
- 1 Негиздер функционалдык топтуу заттар категориясына кирет.
- 1 Негиздердин жалпы формуласы $M(\text{OH})_n$ түрүндө түюнтулат: бул жерде M — металлдын атому; n — металл атомунун валенттүүлүгү.

Негиздерде кычкылтектин атому суутек менен металл атомдорунун арасында ар бири менен боо пайда кылуу менен жайлышат.

Негиздердин эмпирикалык жана графиктин сүрөттөлүшүн төмөнкүдөй түюнтууга болот.

Аталышы. Негиздердин аталышы туруктуу валенттүүлүктөгүү металлдар үчүн “металл атомунун аты + гидроксид” түрүндө жасалат: калий гидроксиди — KOH , барий гидроксиди — $\text{Ba}(\text{OH})_2$, лантан гидроксиди — $\text{La}(\text{OH})_3$.

Эгерде металлдын атому өзгөрмө валенттүү болсо жана бир нече түрдүү гидроксиддерди пайда кылса, анда металл атомунун аталышынан кийин анын валенттүүлүгү кашаанын ичинде рим цифрасы менен көрсөтүлөт жана кашаадан кийин сызыкча коюлуп, гидроксид сөзү жазылат: “металл атомунун аты + (металл атомунун валенттүүлүгү рим цифрасында) + [сызыкча] + гидроксид”, мисалы, висмут (III)-гидроксиди — $\text{Bi}(\text{OH})_3$, жез (II)-гидроксиди — $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

Металл атомунун аталышына гидрокситоп санынын грекче сандардын аттарында түюнтулушун кошуп да гидроксиддерди атоого болот: $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — кальций дигидроксиди, $\text{Bi}(\text{OH})_3$ — висмут тригидроксиди.



Таяныч сөздөр:
металлдын атому, гидрокситоп, гидроксиддин аты.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кандай заттар негиздер деп аталат?
2. Негиздер кандайча аталышат?
3. Барий гидроксидинин, калий гидроксидинин, кальций гидроксидинин, лантан гидроксидинин жана торий гидроксидинин эмпирикалык формулаларын жана графиттик сүрөттөлүштерүн жаз.
4. Төмөнкү оксиддерге ылайык келген негиздердин формулаларын жана аттарын жаз:
 CaO , Li_2O , FeO , Al_2O_3 .

§ 45. НЕГИЗДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Негиздер физикалык касиеттери, б.а. сууда эриши жана эрибестиги боюнча щелочторго жана сууда эрибей турган негиздерге, ал эми химиялык касиеттери боюнча амфотердик негиздерге бөлүнөт.

- 1 Сууда эриген негиздер щелочтор деп аталат (NaOH , KOH).
- 1 Сууда эрибеген негиздерге калган бардык негиздер кирет ($\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{Fe}(\text{OH})_2$).
- 1 Амфотердик негиздер кислоталык касиеттерге да, негиздик касиеттерге да ээ болушат ($\text{Zn}(\text{OH})_2$, $\text{Cu}(\text{OH})_3$, $\text{Al}(\text{OH})_3$).



Сууда эриген негиздер терини жана тканадарды жегич келгендиктен жегич щелочтор деп аталат. Щелочтор менен иштөөдө этият болуу керек!

KOH — жегич калий.

NaOH — жегич натр.



Таяныч сөздөр:
щелочь, сууда эрибеген негиз, амфотердик негиз.




Суроолор жана тапшырмалар:

1. Негиздерди кандай класстарга бөлүүгө болот?
2. Сууда эриген негиздер кандай жалпы ат менен аталышат?
3. Амфотердик негиздердин касиеттери аларды түзгөн металлдардын Мезгилдүү системадагы ордууларынан көз карандыбы?
4. Алюминий, хром жана цинк металлдары пайда кылган амфотердик негиздердин формуулаларын жаз жана алардын амфотердик касиеттерин көрсөткөн реакциялардын төндемелерин түз.
5. Куралы төмөнкүдөй болгон негиздин формуласын аныкта:
 $\text{Mn} — 61,8\%; \quad \text{O} — 36\%; \quad \text{H} — 2,22\%.$


§ 46. НЕГИЗДЕРДИН АЛЫНЫШЫ ЖАНА КАСИЕТТЕРИ

Алышы.


1. Щелочтук жана щелочтук-жер металлдардын суу менен таасирдешүүсү натыйжасында алынат (41-сүрөт):



2. Щелочтук жана щелочтук-жер металлдары оксиддеринин суу менен таасирдешүүсү натыйжасында алынат:



3. Сууда эрибеген негиздердин туздарынын суудагы эритмединин щелочь менен таасирдешүүсү натыйжасында алынат:



Физикалык касиеттери.


Негиздер — ар түрдүү түстөргө ээ болгон катуу заттар: KOH, NaOH, Ca(OH)₂ — ак түстүү, Ni(OH) — жашыл түстүү, Fe(OH)₃ — күрөн түстүү заттар жана у.с.

Щелочтук жана щелочтук-жер металлдардын (бериллий менен магнийден башка) гидроксиддери сууда эрийт. Калган негиздер сууда эрибейт же өтө жаман эрийт. Катуу негиздердин кристаллдык торчолорунун түйүндөрүндө металлдын иондору менен гидроксиддин иондору турат.

Химиялык касиеттери.


1. Сууда эриген негиздер көптөгөн индикаторлордун түсүн өзгөртөт. Мисалы, фенолфталеиндин суу-спирттеги эритмеси ар кандай сууда эриген негиздин таасиринде күлгүн-кызыл түскө кирет.

Индикаторлордун аттары	Нейтралдуу эритмедеги түсү	Щелочтуу эритмедеги түсү
Лакмус	Кызгылт-көк	Көк
Метилоранж	Кызгылт-сары	Сары
Фенолфталеин	Түссүз	Күлгүн-кызыл




41-сүрөт. На га суунун таасири

2. Негиздер кислоталар менен таасирдешип, туз менен сууну пайда кылышат (бул реакцияга нейтралдашуу реакциясы деп айтылат):




3. Негиздер кислоталык оксиддер менен таасирдешет жана туз менен сууну пайда кылышат (бул реакция да нейтралдашуу реакциясына мисал болот):




4. Щелочтор туздар менен таасирдешет жана жаны негиз менен тузду (шартка карай ортолук же негиздик) пайда кылышат:


A) ортолук туз



B) негиздик туз



5. Негиздер ысытылганда металл оксидине жана сууга ажырайт (КОН менен NaOH нен тышкary):



Таяныч сөздөр:

негиздер, сууда эриген негиздер, сууда эрибекен негиздер, негиздик туз.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кандай заттар негиздер деп аталат?
2. Нейтралдашуу реакциясын мисалдар менен түшүндүр.
3. Төмөнкүлөрдүн ортосундагы реакцияларды жаз: 1) калий гидроксиди + + нитрат кислотасы; 2) калий гидроксиди + никель (II)-хлорид; 3) висмут тригидроксиди + сульфат кислотасы; 4) калий гидроксиди + силикат кислотасы; 5) натрий гидроксиди + магний сульфат.
4. 8 г натрий гидроксиди менен 19 г сульфат кислотасынын ортосундагы реакциядан канча сандагы продукция алынат?

§ 47. ЭҢ МААНИЛҮҮ НЕГИЗДЕРДИН КОЛДОНУЛУШУ

Натрий гидроксиди (жегич натр) NaOH.

Ак түстүү, сууда жакшы эриген, ал тургай абадагы суунун бууларын да тартып алып суюла турган (гигроскоптук) катуу зат. Натрий гидроксидинин суудагы күчсүз эритмеси кол менен кармап көргөндө самын сыйктуу сезилет жана терини жеп салат. Ошондуктан аны техникалык максаттарда иштеткенде “каустикалык сода” деп да аташат. Жегич натр менен иштегендө өтө этият болуу керек! Анын териге жана кийимдерге тийишинен сактануу керек.

Натрий гидроксиди өнөр жай көлөмүндө көптөгөн санда өндүрүлөт. Өнөр жайда ал аш тузунун (натрий хлорид тузунун) эритмесинен электролиздөө (электр тогунун жардамында ажыратуу) жолу менен алынат.

Натрий гидроксиди — химия өнөр жайы үчүн эң маанилүү чийки заттардан бири болуп саналат: мунаизат иштетүүчү продукцияларын тазалоодо; самын, кагаз өндүрүүдө; текстилде жана жасалма була өндүрүүдө, ошондой эле башка көптөгөн тармактарда колдонулат.

Калий гидроксиди (жегич калий) KOH.

Ак түстүү, сууда жакшы эриген катуу зат. Касиеттери боюнча жегич натрга абдан окшоп кетет. Өнөр жайда жегич натр сыйктуу калий хлорид тузунун эритмесинен электролиздеп алынат. Анын таасир күчү жегич натрдыкына окшогону менен, өздүк наркы кымбат болгондуктан азыраак колдонулат.

Кальций гидроксиди (өчүрүлгөн акиташ) Ca(OH)₂.

Ак көнгөйлүү зат, күчтүү негиздерден эсептелет, сууда аз эрийт: 1 л сууда 20°C та 1,56 г эрийт. Анын суудагы бир тектүү эритмеси “акиташтуу суу деп аталат (ылайкаланган абалда болсо “акиташ сүтү” деп аталат) жана щелочтук чөйрөгө ээ болот. Өнөр жайда акиташты күйдүрүп алынган кальций оксиди — өчүрүлбөгөн акиташтын (же жөнөкөй акиташтын) суу менен таасирдешүүсүнөн алынат:



Өчүрүлгөн акиташ негизинен куруулушта цементтүү, кумдуу жана башка түрдөгү аралашмаларды даярдоодо (атап айтканда, анын суу жана кум менен болгон аралашмасы “акиташтуу аралашма” (раствор) деп аталац, кыш кыноодо, кыштан жасалган дубалдарды шыбоодо иштетилет), кислоталуулугу жогорулап кеткен топурактарды нейтралдаштырууда жана айыл чарбасынын зыянкечтери-не карши күрөшүүнүн каражаты иретинде кецири колдонулат.



Таяныч сөздөр:

жегич натр, каустикалык сода, гигроскоптук зат, электролиз, жегич калий, очүрүлгөн акиташи, акиташибтуу суу, акиташибтын сүтүү, акиташибтуу аралашма.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кальций гидроксидин кандай жолдор менен алууга болот? Реакциянын тенденциелерин жаз.
 2. “Өчүрүлбөгөн акиташ”, “өчүрүлгөн акиташ”, “акиташтуу суу”, “акиташтын сүтү” түшүнүктөрү эмнени билдирет?
 3. Натрий жана калий гидроксиддеринин алышындагы химиялык реакциялардын тенденциелерин жаз.
 4. 14,8 г өчүрүлгөн акиташты алуу үчүн канча акиташ керек болот?


5.4. КИСЛОТАЛАР

§ 48. КИСЛОТАЛАРДЫН КУРАМЫ, ТҮЗҮЛҮШУ ЖАНА АТАЛЬШЫ

- 1 Кислоталар деп курамында металл атомдоруна алмаша алган суутектин атомдору менен кислота калдығы болгон татаал заттарға айтылат.
 - 1 Кислоталардың курамындагы суутектердин саны кислота калдығынын валенттүүлүгүнө сан жагынан барабар болот, анткени суутек бир валенттүү.
 - 1 Кислоталар функционалдык топтогу заттардын категориясына таандык.
 - 1 Кислоталардың жалпы формуласы H_nK түрүнде түонтулат: бул жерде K — кислота калдығы; n — кислота калдығынын валенттүүлүгү.

Кислоталарда суутек кислота калдыгы менен түздөн-түз боо пайда кылуу менен биригет.

Кислоталардын эмпирикалык жана графикалык сүрөттөлгүштөрүн төмөнкүдөй туюнтууга болот:



Атальшы. Кислоталардын аты кислота калдыгынын атынан алынат. Мында төмөнкү негизги кислота калдыктарынын аттары жана аларга ылайык келген кислоталардын аттары, ошондой эле алардын формулалары берилген жадыбал-

дан пайдаланабыз (кислота калдыктарынын валенттүүлүгү сзыякчалар менен көрсөтүлгөн):

10-жадыбал. Кислоталардын аттары

Кислотанын аты	Кислотанын формуласы	Кислота калдыгынын формуласы	Кислота калдыгынын аты
Фторид	HF	-F	Фторид
Хлорид	HCl	-Cl	Хлорид
Бромид	HBr	-Br	Бромид
Йодид	HJ	-J	Йодид
Цианид	HCN	-CN	Цианид
Сульфид	H ₂ S	=S	Сульфид
Сульфит	H ₂ SO ₃	=SO ₃	Сульфит
Сульфат	H ₂ SO ₄	=SO ₄	Сульфат
Нитрит	HNO ₂	-NO ₂	Нитрит
Нитрат	HNO ₃	-NO ₃	Нитрат
Ортофосфат	H ₃ PO ₄	"PO ₄	Ортофосфат
Фосфит	H ₃ PO ₃	"PO ₃	Фосфит
Метаfosфат	HPO ₃	-PO ₃	Метаfosфат
Пирофосфат	H ₄ P ₂ O ₇	"P ₂ O ₇ -	Пирофосфат
Дихромат	H ₂ Cr ₂ O ₇	"Cr ₂ O ₇	Дихромат
Хромат	H ₂ CrO ₄	=CrO ₄	Хромат
Силикат	H ₂ SiO ₃	=SiO ₃	Силикат
Борат	H ₃ BO ₃	"BO ₃	Борат
Перманганат	HMnO ₄	-MnO ₄	Перманганат
Мanganat	H ₂ MnO ₄	=MnO ₄	Мanganат
Арсенат	H ₃ AsO ₄	"AsO ₄	Арсенат
Арсенит	H ₃ AsO ₃	"AsO ₃	Арсенит
Перхлорат	HClO ₄	-ClO ₄	Перхлорат
Хлорат	HClO ₃	-ClO ₃	Хлорат
Хлорит	HClO ₂	-ClO ₂	Хлорит
Гипохлорит	HClO	-ClO	Гипохлорит
Бромит	HBrO ₂	-BrO ₂	Бромит
Бромат	HBrO ₄	-BrO ₄	Бромат
Карбонат	H ₂ CO ₃	=CO ₃	Карбонат

Демек, кислотанын аты “кислота калдыгы + кислотасы” сөздөрү аркылуу жасалат.



Таяныч сөздөр:

кислота, кислота калдыгы, фторид, хлорид, бромид, йодид, цианид, сульфид, сульфит, сульфат, нитрит, нитрат, ортофосфат, фосфит, метаfosфат, пиофосфат, дихромат, хромат, силикат, борат, перманганат, мanganat, арсенат, арсенит, перхлорат, хлорат, хлорит, гипохлорит, бромит, бромат, карбонат.



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кислоталар деп кандай заттарга айтылат?
2. Кислоталар функционалдык топтоту заттарга таандык дегенде эмнени түшүнөсүң?
3. Кислоталар кандайча аталышат?
4. Төмөнкү кислоталардын графиттик формуласын жаз: H_2S , H_2SO_3 , HClO .

§ 49. КИСЛОТАЛАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Кислоталар курамында кычкылтектин атомунун болушуна карай кычкылтектүү жана кычкылтексиз кислоталарга бөлүнөт:



Кычкылтексиз кислоталарга төмөнкүлөр мисал боло алышат:
 HF , HCl , HBr , HI , HCN , H_2S .

Кычкылтектүү килоталарга болсо төмөнкүлөр мисал боло алышат:
 H_2SO_4 , HNO_3 , H_3PO_4 , H_2CrO_4 , H_2SiO_3 , H_2BO_3 .

Кислоталар курамындагы суутектин санына карай бир негиздүү, эки негиздүү, үч негиздүү жана көп негиздүү кислоталарга бөлүнөт:

Кислоталардын негиздүүлүгүнө төмөнкү жадыбалда мисалдар келтирилген.

11-жадыбал. Кислоталардын негиздүүлүгү

Бир негиздүү	Эки негиздүү	Үч негиздүү	Көп негиздүү
HF	H ₂ C ₂ O ₄	H ₃ AsO ₄	H ₄ P ₂ O ₇
HCl	H ₂ CO ₃	H ₃ AsO ₃	
HBr	H ₂ S	H ₃ PO ₄	
HJ	H ₂ SO ₃	H ₃ BO ₃	
HCN	H ₂ SO ₄		
HNO ₂	H ₂ Cr ₂ O ₇		
HNO ₃	H ₂ CrO ₄		



Таяныч сөздөр:

кычкылтектүү кислоталар, кычкылтексиз кислоталар, бир негиздүү кислота, эки негиздүү кислота, үч негиздүү кислота, көп негиздүү кислота.




Суроолор жана тапшырмалар:

1. Кислоталар кандай белгилердин негизинде классификацияланат?
2. Бир негиздүү кислоталарды пайда кылышы мүмкүн болгон заттарды көрсөт: CO, SO₂, NO₂, P₂O₅, Cl₂, S.
3. Күкүрттөн башка кайсы жөнөкөй заттар суутек менен тикеден-тике биригип эки негиздүү кислота пайда кылышы мүмкүн?
4. Көп негиздүү кислоталарга мисалдар келтир.


§ 50. КИСЛОТАЛАРДЫН АЛЫНЫШЫ ЖАНА КАСИЕТТЕРИ

Алышы. Кислоталар төмөнкүдөй усулдардын жардамында алышат:





1. Кычкылтектүү кислоталарды кислоталуу оксиддер менен суунун өз ара таасири натыйжасында алууга болот:



2. Кычкылтексиз кислоталарды металл эместердин суутек менен таасир-дешүүсүнүн продуктуларын сууда эритип алууга болот:



3. Кислоталарды алардын туздарына башка кислоталарды таасир эттирип алууга болот:




Физикалык касиеттери. Кислоталар катуу (борат, ортофсофат кислоталары) жана суюк (сульфат, нитрат кислоталары) болушу мүмкүн. Алардын көпчүлүгү сууда жакшы эрийт жана айрым газдардын (суутек хлорид HCl, суутек бромид HBr, суутек сульфид H₂S) суудагы эритмелери да кислоталар болуп эсептелет. Кислотанын молекулаларында суутек кислота калдыктары менен байланышкан абалда болот.

Химиялык касиеттери. Кислоталардын химиялык касиеттери алардын кыйла активдүү заттар экендигин көрсөтөт:


1. Кислоталар көптөгөн индикаторлордун түсүн өзгөртөт. Мисалы, төмөнкү жадыбалда кислоталардын таасиринде индикаторлордун түстөрүнүн өзгөрүшү көрсөтүлгөн.

Индикаторлордун аттары	Нейтралдуу эритмеги түсү	Кислота эритмесинде түсү
Лакмус	Кызгылт-көк	Кызыл
Фенолфталеин	Түссүз	Түссүз
Метилоранж	Сары	Кызыл


2. Кислоталар негиздер менен таасирдешип, туз жана суу пайда кылышат (мынданац реакция нейтралдашуу реакциясы деп аталат) (42-сүрөт):




42-сүрөт. Фенолфталеиндүү щелочтун эритмесин кислотанын эритмеси менен нейтралдоо, индикатордун түсүнүн жоголушу




3. Кислоталар негиздик оксид менен таасирдешет жана туз менен сууну пайда кылат (бул реакция да нейтралдашуу реакциясына мисал боло алат):



4. Кислоталар металлдар менен таасирдешет. Анда туз жана шартка карай суутек бөлүнүп чыгат же башка продукциялар пайда болот (43-сүрөт):



Металлдардын активдүүлүк катарында суутектен солдо турган металлдар аны кислоталардан сүрүп чыгарышат, ал эми ондо тургандары болсо сүрүп чыгара алышпайт жана мында башка продукциялар пайда болот (44-сүрөт):



Металлдардын активдүүлүк катары



43-сүрөт. Цинктин сульфат кислотасында эриши жана суутектин ажырап чыгышы


Суутекти сүрүп чыгарышат															Суутекти сүрүп чыгара алышпайт				
Li	Cs	K	Ca	Na	Mg	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Ni	Sn	Pb	H ₂	Cu	Ag	Hg	Au	Pt




44-сүрөт. Жездин жана башка металлдардын ар түрдүү кислоталар менен таасирдешүүсү

5. Кислоталар түздар менен таасирдешет жана жаңы кислота менен түзду (шартка карай орточо же қычкыл) пайда кылат:

А) Орточо туз жана жаңы кислота



В) Қычкыл туз жана жаңы кислота



С) Жалаң қычкыл туз



6. Кислоталар ысытылганда кислоталык оксиддерге жана сууга ажырайт:



Таяныч сөздөр:

кислота, қычкылтектүү кислота, қычкылтексиз кислота, нейтралдашуу реакциясы, кислоталык оксид, қычкыл туз, металлардын активдүүлүк катары.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Кислоталар кандай усулдар менен алышыши мүмкүн? Сульфат, сульфид жана карбонат кислоталарын алуу реакцияларынын тенденциелерин жаз.
- Борат, мanganat, сульфат, сульфит, нитрат, ортофосфат кислоталарына туура келген кислоталык оксиддердин формулаларын жаз.
- Төмөнкү металлдардан кайсы бирлери хлорид кислотасынан суутекти сүрүп чыгарат: калий, барий, сымап, темир, жез, күмүш, натрий, магний, алюминий, цинк?
- Төмөнкүлөрдүн ортосундагы реакциянын тенденциелерин жаз: 1) калий гидроксид + + нитрат кислотасы; 2) сульфат кислотасы + натрий хлорид; 3) жез (II)-оксилид + сульфат кислотасы; 4) натрий карбонат + кремний (IV)-оксилид; 5) хлорид кислотасы + магний карбонат.
- 196 г жез гидроксилид менен 73 г хлорид кислотасынын ортосундагы реакциядан канча сандагы продуктулар алынат?



7-практикалык иш.

СУЛЬФАТ КИСЛОТАСЫ МЕНЕН ЖЕЗ (II) -ОКСИДИННИН ЖАНА ТЕМИР (III)-ОКСИДИННИН ОРТОСУНДАГЫ ОРУН АЛМАШУУ РЕАКЦИЯЛАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮ ЖАНА БУЛ РЕАКЦИЯЛАРДЫН ПРОДУКЦИЯЛАРЫН ЭРИТМЕДЕН АЖЫРАТУУ

Бул практикалык иш металл оксиддеринин кислоталар менен өз ара таасирдешүүсүн жана бул реакциялардын жүрүү шарттарын билип алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Жез (II)-оксиди менен темир (III)-оксидин сульфат кислотасы менен өз ара таасирдешүүлөрүн параллель түрдө жүргүзүүгө болот.

- 1 Металл оксиддеринин сульфат кислотасы менен таасирдешүүлөрүнүн реакциясы жазылат.
- 1 Пробиркага 5 мл сульфат кислотасынын эритмеси куюлат. Эритме кайнағанга дейре ысытылат. Сульфат кислотасы менен иштегендө жана аны ысытканда етө этият бол!
- 1 Сульфат кислотасынын кайнаган эритмесин айнек таякча менен аралаштырып турган абалда аз-аздан жез (II)-оксиди кошулат жана бул процесс оксид эрибей калганга чейин улантылат.
- 1 Эритме фарфор идишке фильтрлөп алышат жана бул идиш штативдин алкагына орнотулат. Туздун кристаллдары пайда болгонго чейин спиртовкагынын жалынында ысытылат.
- 1 Алынган туз кристаллдарынын тышкы көрүнүшүнө көңүл бур. Тажрыйбада иштетилген заттардын тышкы көрүнүштөрүнө, түстөрүнө көңүл бур.

Аткарылган иш боюнча төмөнкүдөй тартилте отчёт жазылат:

1. Иштин темасы.
2. Аткарылган ишке керек болгон жабдуулардын жана реактивдердин тизмеси.
3. Ишти аткарууда ар бир бөлүгүнө өз алдынча ат коюу, бул иштин аткарылуу тартиби кыскача түшүндүрүлөт. Болгон кубулуштар боюнча корутунду жасоо.
4. Жүргөн реакциялардын тенденциелерин жазуу.
5. Ишти аткаруудан алынган натыйжалар боюнча жыйынтыктоочу корутунду чыгаруу.

§ 51. ЭҢ МААНИЛҮҮ КИСЛОТАЛАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ

Сульфат кислотасы — H_2SO_4 .

Май сымал бул суюктук жытсыз жана түссүз болуп, суудан дээрлик эки эсе оор. Сууда жакшы эрийт.

Сульфат кислотасы абаны жана ар түрдүү газдарды кургаутууда, ошондой эле, ар түрдүү заттардын курамындагы сууларды тартып алууда колдонулат (45-сүрөт).

Концентрленген сульфат кислотасы териге түшсө, терини каттуу күйдүрөт. Ошондуктан сульфат кислотасы менен иштегендө өтө этият болуу зарыл. Териге жана кийимдерге түшүшүнөн сактануу керек.

Сульфат кислотасы суу менен аралаштырылганда өтө көп жылуулук бөлүнүп чыгат, анын эритмесин даяраганда кислотаны идиштин бети боюнча тамызган түрдө акырындык менен сууга куюу керек (46-сүрөт). Тетирисинче, кислотанын үстүнө суу куюлса, анда алар толук аралашып үлгүрбөстөн, эритме кайнап кетет жана кайнаган аралашма айнек идишти жарып салышы же кийимге, териге, көзгө чачырашы мүмкүн.


- 1 Кислоталардын эритмесин даяраганда кислота сууга куюлат.

Сульфат кислотасы эл чарбасынын көптөгөн тармактарында, атап айтканда, төмөнкү:


- 1 минералдык жер семиркичтерди өндүрүүде;
- 1 мунайзат продуктуларын тазалоодо;



45-сүрөт. Сульфат кислотасынын жыгачка тийгизген таасири



46-сүрөт. Сульфат кислотасынын эритмесин даярдоо



47-сүрөт. Сульфат кислоталуу аккумулятордун батареялары

- 1 хлор өндүрүүде;
- 1 ар түрдүү түздарды жана кислоталарды, дары-дармектерди алууда;
- 1 жарылуучу заттарды даярдоодо;
- 1 боёкторду алууда;
- 1 целлюлоза өндүрүүде;
- 1 кислоталуу аккумуляторлорду даярдоодо (47-сүрөт);
- 1 кара металлдарды өндүрүү сыйктуу тармактарында кенири колдонулат.

Хлорид кислотасы — HCl.

Суутек хлоридди сууда эритүүнүн натыйжасында алынган бул түссүз суюктук суудан бир азга оор болуп, кескин жытка ээ (48-сүрөт). Бул кислотанын эритмесинен тынымсыз түрдө суутек хлориддин молекулалары учуп чыгып турғандыктан, ошондой кескин жытка ээ болот. Концентрленген хлорид кислотасынын эритмесине “түтөөчү” кислота деп да айттылат. Мунун себебчиси да учуп чыккан суутек хлоридинин молекулалары, алар абадагы суу бууларында эрип, туманды пайда кылышат.

Хлорид кислотасы карын зилинин қурамдык бөлүк төрүнөн болуп, тамак синириүү процессинде чон роль ойнайды.

Хлорид кислотасы эл чарбасынын көптөгөн тармактарында, атап айтканда, төмөнкү:

- 1 металлдарды иштегүү;
- 1 хлориддерди өндүрүү;



48-сүрөт. HCl газынын сууда эрип, хлорид кислотасынын эритмесин пайда кылышы

- 1 медицинада дары-дармектерди өндүрүү;
- 1 боёкторду өндүрүү;
- 1 пластмассаларды өндүрүү сыйктуу тармактарында кенирип колдонулат.

Нитрат кислотасы — HNO_3 .

Нитрат кислотасы суудан 1,5 эсे оор, түссүз суюктук болуп, хлорид кислотасы сыйктуу абада “түтөйт”. Концентрациясы жогору болгон кислотанын эритмеси жөнөкөй жарыктын таасиринде нитрат кислотасынын ажырашынан алынган NO_2 нин кислоталык эритмесинде эрип, аны күрөн түскө боёгондугу себептүү көбүнене бул кислота түстүү экен деген ката ойго алыш келет. Бул туура эмес. Таза кислотанын эритмеси түссүз болот. Концентрленген муздак нитрат кислотасы темирдин, хромдун жана алюминийдин беттерин пассивдештирип койгондугу себептүү ошол металлдардан даярдалган идиштерде сакталышы мүмкүн. Бул кислота алтын, платина, tantal, родий жана иридиийден башка бардык металлдар менен таасирдешет.

Нитрат кислотасы эл чарбасынын көптөгөн тармактарында, атап айтканда, төмөнкү:

- 1 азоттук жер семиркичтерди өндүрүү;
- 1 органикалык азоттуу бирикмелерди өндүрүү;
- 1 медицинада дары-дармектерди өндүрүү;
- 1 боёкторду өндүрүү;
- 1 жарылуучу заттарды өндүрүү;
- 1 нитроза усуулунда сульфат кислотасын өндүрүү сыйктуу тармактарында кенири колдонулат.



*Таяныч сөздөр:
сульфат кислотасы, хлорид кислотасы, нитрат кислотасы.*



Суроолор жана тапшырмалар:

1. Сульфат, хлорид жана нитрат кислоталарынын эл чарбасындагы колдонулуу тармактарын айт.
2. Сульфат, хлорид жана нитрат кислоталарынын күндөлүк турмушта кандай максаттарда иштетилиши жөнүндөгү маалыматтарды чогулт.
3. Сульфат, хлорид жана нитрат кислоталарынын эл чарбасында жана күндөлүк турмушта колдонулуу тармактары жөнүндө сүрөттүү иллюстрация даярда.


5.5. ТУЗДАР

§ 52. ТУЗДАРДЫН КУРАМЫ, ТҮЗҮЛҮШҮ ЖАНА АТАЛЫШЫ

- 1 Туздар деп металлдын атомдору (же аммоний NH_4^+) менен кислота калдыгынан турган татаал заттарга айтылат.
- 1 Туздар кислота сүтегинин металлдын атомуна же негиз гидроксидинин кислота калдыгына алмашуусунан пайда болот.
- 1 Туздар функционалдык топтогу заттардын классына таандык.
- 1 Туздардын жалпы формуласы $\text{MnKm} + \text{турүндө түюнтулат}$: бул жерде M — металлдын атому (же аммоний NH_4^+); K — кислота калдыгы, n — кислота калдыгынын валенттүүлүгү; m — металл атомунун валенттүүлүгү.
- 1 Туздардын курамындағы металл атомунун валенттүүлүгү кислота калдыгынын валенттүүлүгүнө сан жагынан барабар болгондо ($n = m$) индекстери коюлбайт.

Туздарда металлдын атомдору кислота калдыктары менен түздөн-түз боо пайда кылуу менен биригишет.

Туздардын эмпирикалық жана графитик сүрөттөлүштөрүн төмөнкүдөй түюнтууга болот:



Аталышы. Туздардын аттары металлдын атому менен кислота калдыгынын аттарынан алынат.

12-жадыбыл. Туздар

Металлдын атомунун аты	Кислота калдыгынын аты	Туздин аты	Туздин формуласы
Калий	Фторид	Калий фториди	KF
Натрий	Хлорид	Натрий хлориди	NaCl
Жез	Бромид	Жез (I)-бромиди	CuBr
Калий	Йодид	Калий йодиди	KJ
Темир	Сульфид	Темир (II)-сульфиidi	FeS
Цинк	Сульфат	Цинк сульфаты	ZnSO_4

Аммоний	Нитрат	Аммоний нитраты	NH_4NO_3
Аллюминий	Ортофосфат	Алюминий фосфаты	AlPO_4
Калий	Хромат	Калий хроматы	K_2CrO_4
Калий	Перманганат	Калий перманганаты	KMnO_4
Натрий	Ацетат	Натрий ацетаты	CH_3COONa
Калий	Оксалат	Калий оксалаты	$\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$
Натрий	Гидрокарбонат	Натрий гидрокарбонаты	NaHCO_3
Калий	Гидросульфид	Калий гидросульфида	KHS
Литий	Гидросульфат	Литий гидросульфаты	LiHSO_4
Магний	Гидроксборомид	Магний гидроксборомиды	Mg(OH)Br
Алюминий	Гидроксосульфат	Алюминий гидроксосульфаты	Al(OH)SO_4

Туздар орточо, негиздик, кычкыл туздарга бөлүнөт жана алар ошого ылайыктуу түрдө аталышат.

1. Орточо туздар үчүн аталыш усулдарын көрүп чыгабыз.

Туздардын аттары туруктуу валенттүүлүктөгү металлдар үчүн “металл атомунун аты + кислота калдыгы” түрүндө жасалат.

Эгерде металлдын атому өзгөрмө валенттүү болсо жана бир нече түрдөгү туздарды пайда кылса, анда металл атомунун атынан кийин анын валенттүүлүгү кашаанын ичинде рим цифрасы менен көрсөтүлөт жана кашаадан кийин сзыяка коюлуп, кислота калдыгынын аты жазылат: “металл атомунун аты + (металл атомунун валенттүүлүгү рим цифрасы менен) + [— сзыяка] + кислота калдыгынын аты”.

2. Кычкыл туздар үчүн аталыш усулдарын көрүп чыгабыз:

Туздардын аттары туруктуу валенттүүлүктөгү металлдар үчүн орточо туздун атынын ортосуна “гидро” сөзү кошуулуп, “металл атомунун аты + гидро + кислота калдыгынын аты” түрүндө жасалат.

Эгерде металлдын атому өзгөрмө валенттүү болсо жана бир нече түрдөгү туздарды пайда кылса, металл атомунун атынан кийин анын валенттүүлүгү кашаанын ичинде рим цифрасы менен көрсөтүлөт жана кашаадан кийин сзыяка коюлуп, “гидро” сөзү жана кислота калдыгынын аты жазылат: “металл атомунун аты + (металл атомунун валенттүүлүгү рим цифрасы менен) + [— сзыяка] + гидро + кислота калдыгынын аты”.

3. Негиздик туздар үчүн аталыш усулдарын көрүп чыгабыз.

Туздардын аттары туруктуу валенттүүлүктөгү металлдар үчүн орточо туздун атынын ортосуна “гидроксо” сөзү кошуулуп, “металл атомунун аты + гидроксо + кислота калдыгынын аты” түрүндө жасалат.

Эгерде металлдын атому өзгөрмө валенттүү болсо жана бир нече түрдөгү туздарды пайда кылса, металл атомунун атынан кийин анын валенттүүлүгү ка-

шаанын ичинде рим цифрасы менен көрсөтүлөт жана кашаадан кийин сзыякча кюолуп, “гидроксо” сөзү жана кислота калдығынын аты жазылат: “*металл атомунун аты + (металлдын атомунун валенттүүлүгү рим цифрасы менен) + [— сзыякча] + гидроксо + кислота калдығынын аты*”.



Таяныч сөздөр:
металлдын аты, кислота калдығы, гидро-, гидроксо-, туз.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Туздар деп кандай заттарга айтылат?
2. Төмөнкү туздардын түзүлүшүн жана аттарын жаз: Na_2SO_4 , K_3PO_4 , KNO_3 , CaCl_2 , MgSO_4 , $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$, $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$.
3. Күндөлүк турмушта иштетилген кандай туздарды билесиң?
4. Сульфат кислотасынын калдығын өзүндө камтыган туздардын канча түрүн жаза аласың?

§ 53. ТУЗДАРДЫН ФОРМУЛАЛАРЫ

Туздар кислоталардын жана негиздердин калдықтарынан (металлдардын атомдорунан же аммоний NH_4^+ деп жана б.) түзүлгөн деп айтууга болот. Туздардын формулаларын түзүүдө төмөнкү эрежени эсте сактоо керек:

¹ Негиздин калдығынын (металлдардын атомунун же аммоний NH_4^+ деп жана б.) индексиндеги сандын анын валенттүүлүгүнө болгон көбөйтүндүсү кислота калдығынан индексиндеги сандын ошол калдықтын валенттүүлүгүнө болгон көбөйтүндүсүна барабар.

Эгерде H — негиздин калдығы болсо, K — кислота калдығы; m — негиз калдығынын валенттүүлүгү болсо, n — кислота калдығынын валенттүүлүгү; x — негиз калдығынын индексиндеги сан болсо, y — кислота калдығынын индексиндеги сан. $\text{H}_x \text{K}_y$.

$\overset{2}{\text{Ba}}_x(\overset{3}{\text{PO}}_4)_y$	$\overset{2}{\text{Ca}}_x(\overset{1}{\text{H}_2\text{PO}}_4)_y$	$(\overset{1}{\text{Mg}}\overset{3}{\text{OH}})_x(\overset{3}{\text{PO}}_4)_y$
$2x = 3y$	$2x = 1y$	$1x = 3y$
$x = 3 \quad y = 2$	$x = 1 \quad y = 2$	$x = 3 \quad y = 1$
$\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	$(\text{MgOH})_3\text{PO}_4$

Мисал иретинде алюминий сульфат $\text{Al}_x(\text{SO}_4)_y$ тузунун формуласын түзүүнү үйрөнөбүз:

¹ Алюминий — негиз калдығы жана анын валенттүүлүгү 3 кө барабар. Сульфат — кислота калдығы жана анын валенттүүлүгү 2 ге барабар.

- Алюминий менен кислота калдыгынын валенттүүлүктөрүн туюнтуучу эн кичине ортосунан санды табабыз. 2 жана 3 сандарынын көбөйтүндүсү 6 болот. Демек, ортосунан сан — 6.
- Туздун молекуласындағы алюминий атомдорунұш саны $x = 6 : 3 = 2$; кислота калдыгынын саны $y = 6 : 2 = 3$.
- Демек, туздун формуласы $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$.

Ушундай усул менен бардык туздарын формулаларын түзүүгө болот.



Таяныч сөздөр:

туздун формуласы, негиз калдыгы, кислота калдыгы, металдын атому; аммоний.




Суроолор жасана тапшырмалар:

- Кандай туздарды билесин?
- Төмөнкү калдыктардан турган туздардын формулаларын түз:
 - гидроксомагний жана фосфат;
 - алюминий жана фосфат;
 - жез жана хлорид.
- Төмөнкү туздардын формулаларын жаз: темир (III)-сульфат, магний дигидрофосфат, алюминий дигидроксохлорид.
- Төмөнкү туздардын аттарын айт жана графиттик түзүлүшүн сүрөттө:
 $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, $(\text{MgOH})_3\text{PO}_4$, AlPO_4 , K_2CrO_4 , KMnO_4 , CH_3COONa , $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$, NaHCO_3 , KHS , LiHSO_4 , $\text{Mg(OH)}\text{Br}$, $\text{Al(OH)}\text{SO}_4$.

§ 54. ТУЗДАРДЫН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Туздар пайда болушуна жана түзүлүшүнө карай орточо, кычкыл жана негиздик туздарга классификацияланышат.



- Орточо туз — металдын атому кислотанын курамындағы бардык суутектин ордун алган жана металдын атомунан жана кислота калдыгынан турган татаал зат (алюминий фосфаты — AlPO_4 , калий хроматы — K_2CrO_4 , калий перманганаты — KMnO_4 , натрий ацетаты — CH_3COONa , калий оксалаты — $\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4$).
- Кычкыл туз — металдын атому кислотанын курамындағы суутектин бир бөлүгүн ордун алган жана металдын атомунан жана суутек менен кислота калдыгынан турган татаал зат. Кислотанын курамындағы суутектер ме-

таллга чала алмашкан абалда пайда болот (натрий гидрокарбонаты — NaHCO_3 , калий гидросульфиди — KHS , литий гидросульфаты — LiHSO_4).

- ¹ Негиздик туз — курамында металлдын атому жана кислота калдыгы менен бирге гидроксиддин тобу болгон татаал зат. Негиздин курамындагы гидроксид кислота калдыгына чала алмашкан абалда пайда болот (магний гидроксебромид — $\text{Mg(OH)}\text{Br}$, алюминий гидроксосульфат — Al(OH)SO_4).

Туздардын арасында эки туздун биргеликте кездешкен учурду да белгилүү болуп, мындай туздар кош туз (аралаш туз) деп аталат жана алардын химиялык формулалары кошулуп да, өз алдынча да жазылыши мүмкүн: мисалы, калий алюминий сульфат (ачуу таш) $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2$ же $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}(\text{SO}_4)_3$, $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, хлордуу акиташ $\text{Ca}(\text{OCl})\text{Cl}$. Кызыл кандын тузу — $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$, сары кандын тузу — $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ комплекстик туздардын өкүлдөрү болуп саналат.



Таяныч сөздөр:

туз, ортоочо туз, кычыл туз, негиздик туз, кош туз, комплекстик туз.

Суроолор жана тапшырмалар:

1. Туздар кандай класстарга бөлүнөт?
2. Ортоочо туздарды кантит алуга болот?
3. Кычыл туздарды кантит алуга болот?
4. Негиздик туздарды кантит алуга болот?
5. Кош туздар кандай түзүлүшкө ээ болушат?

§ 55. ТУЗДАРДЫН АЛЫНЫШЫ ЖАНА КАСИЕТТЕРИ


Алышыши.

Туздарды көптөгөн усулдар менен алуга болот. Төмөнкү жадыбалда туздарды алуга усулдар келтирилген.


13-жадыбал. Туздардын алышыши

Заттар	Металлдар	Негиздик оксиддер	Негиздер (щелочтор)	Туздар	Металл эместер
Металл эместер (O_2 тен тышкary)	1	—	10	14	—
Кислоталык оксиддер	—	6	8	12	—
Кислоталар	2	5	7	11	—
Туздар	3	—	9	13	14
Металлдар	—	—	4	3	1


1. Металлдын металл эмес менен таасирдешүүсүнөн:




2. Металлдын кислота менен таасирдешүүсүнөн:




3. Металлдын туз менен таасирдешүүсүнөн:




4. Амфотердик оксид пайда кылган металлдардын щелочтор менен таасирдешүүсүнөн:






5. Негиздик оксиддердин кислоталар менен таасирдешүүсүнөн:





6. Негиздик оксиддердин кислоталык оксиддер менен таасирдешүүсүнөн:





7. Негиздердин кислоталар менен таасирдешүүсүнөн:



8. Негиздердин кислоталык оксиддер менен таасирдешүүсүнөн:




9. Щелочтордун туздар менен таасирдешүүсүнөн:





10. Щелочтордун металл эместер менен таасирдешүүсүнөн:




11. Туздардын кислоталар менен таасирдешүүсүнөн:




12. Туздардын кислоталык оксиддер менен таасирдешүүсүнөн:



13. Туздардын туздар менен таасирдешүүсүнөн:




14. Туздардын металл эместер менен таасирдешүүсүнөн:



Физикалык касиеттери.


Туздар — кристаллдык түзүлүштөгү катуу, ар түрдүү түстөгү заттар болуп, сууда түрдүүчө эрүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Туздар өздөрүнүн курамында кристаллдашкан сууну кармашы мүмкүн (49-сүрөт).



49-сүрөт. Туздардын үлгүлөрү: жез сульфаты CuSO_4 (1) жана кристаллдашкан сууну кармаган жездин купоросу $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (2).


Химиялык касиеттери. Туздар химиялык жагынан активдүү заттар болуп, көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болушат.

1. Туздар щелочтор менен таасирдешет: жаңы туз жана жаңы негиз же негиздик туз алышат:





2. Туздар кислоталар менен таасирдешет:

Жаңы кислота жана жаңы орточо туз алышат:



Кычкыл жана орточо туз алышат:






50-сүрөт. Ag NO₃ жана NaJ ден AgJ дин түнмасынын пайда болушу


Жалаң кычкыл туз алынат:



3. Туздар өз ара таасирдешет: жаңы туздар алынат, эгерде эригичтити жаман туз алынса, анда бул орун алмашуу реакциясы аягына чейин жүрөт (50-сүрөт):



4. Туздар металлдар менен таасирдешет: жаңы туз жана металл алынат. Металлдардын активдүүлүк катарында турган ар бир металл өзүнөн он жакта турган металлды тузунан сүрүп чыгарат, бирок өзүнөн сол жакта турган металлдарды туздарынан сүрүп чыгара албайт. Магнийден сол жакта турган металлдар (L1, K, Ba, Ca, Na жана б.) суу менен реакцияга киришип кетишинин натыйжасында туздардан металлдарды сүрүп чыгаруу үчүн колдонулбайт.



5. Кээ бир туздар ысытылганда бөлүнөт:




Таяныч сөздөр:

туз, негиз, кислота, негиздик оксид, кислоталык оксид, амфотердик оксид, металл, металл эмес.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Туздарды кандай усулдар менен алууга болот?
- Төмөнкү тенденциелердин ортосундагы реакциянын тенденциелерин жаз:
 - темир⁺хлорид кислотасы;
 - сульфат кислотасы жана натрий гидроксилид;
 - барий нитрат⁺натрий сульфат;
 - алюминий хлорид⁺калий гидроксилид.
- Төмөнкү өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн берген реакциялардын тенденциелерин жаз:



- Барий сульфат тузун кандай усулдар менен алууга болот? Реакциянын тенденциесин жаз.

§ 56. ЭҢ МААНИЛҮҮ ТУЗДАРДЫН КОЛДОНУЛУШУ

Татаал заттардын ичинен эң көп таралганы жана эл чарбачылыгында эң көп колдонулганы — бул органикалык эмес заттар — туздар болуп, Жердеги жашоо-тиричилик процесстеринин нормалдуу жүрүшүндө алардын мааниси аябандай зор.

Адам баласынын организми туздун тең салмактуулугун туруктуу сактап турууга муктаж болуп, организмдин жалпы массасына салыштырмалуу 5,5% ын түзгөн ар түрдүү туздар ошол милдетти аткарып турушат. Мисалы, организмде кальцийдин туздары азайып кетсе, тең салмактуулукту калыбына келтирүү үчүн курамында кальций болгон продуктударды керектөө каалоосу туулат. Же ар түрдүү себептер боюнча организм тез суюктук жогото турган болуп калса, туз суюктук менен кошо чыгып кетет, ошондуктан мындай учурларда ар түрдүү физиологиялык туздардын эритмелери берилет.

Кальцийди, темирди, калийди, натрийди жана башка көптөгөн металлдарды өзүнө камтыган туздар медицинада ар түрдүү ооруларга каршы дары Каражаттары иретинде колдонулат.

Азот, фосфор, калий, күкүрт, кальций, натрий сыйктуу жана микроэлементтер деп аталган металлдар тобун өзүнө камтыган туздар айыл чарбасында жер семирткичтер, кәэ бир зыянкечтерге каршы күрөшүү Каражаттары, өнүмдүүлүктүү жана түшүмдүүлүктүү жогорулаткан өстүрүүчү Каражаттар иретинде кенири колдонулат.

Карбонаттар менен силикаттар курулуш иштеринде ар түрдүү максаттарда пайдаланылат.

Натрий хлориди — NaCl .

Аш тузу турмушта кандай максаттарда колдонулушун болсо бардыгыбыз жакшы билебиз.

Аш тузу өнөр жайда хлор, щелочь, натрий металлын алууда, медицинада физиологиялык эритмелер даярдоодо иштетилет.

Кальций карбонат — CaCO_3 .

Мрамор, акиташ иретинде курулушта иштетиле турган туз. Курулуш имараттарын кооздоо максаттарында мрамордон кенири пайдаланылат. Алар Ташкент метрополитени бекеттеринин көркүнө көрк кошуп турушат.

Аммоний нитрат NH_4NO_3 .

Аммонийлүү селитра аты менен айыл чарбасында иштетилет. Фергана азоттуу жер семирткичтер ишканасында жасалма түрдө өндүрүлөт.

Өнөр жайда ар түрдүү металлдарды жана башка туздарды алууда да туздар

кенири колдонулат. Мисалы, темирдин сульфиддүү туздарынан чоюн жана болот алынат.

Республикабыздын аймактарында эл чарбачылыгында ар түрдүү максаттарда иштетиле турган туздардын запастары аныкталган.

- 1 **Мрамор** (CaCO_3) Нурата жана Газган кендеринен алынат.
- 1 **Аш тuzu** (NaCl) жана сильвинит ($\text{NaCl} \cdot \text{KCl}$) Хожайкан, Тубанат, Барсакелмес, Байбичекан, Аккалаа кендеринен казып алынат.
- 1 **Фосфорит** ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) Борбордук Кызылкум, Карагат, Түндүк Левитов кендеринен алынат.
- 1 Бир топ түстүү металлардын сульфиддик туздары Алмалык табигый кендеринен казып алынат. Алардан болсо металларды, күкүрттү жана ар түрдүү химиялык бирикмелерди өндүрүүдө пайдаланылууда.

Таяныч сөздөр:



туздар, карбонаттар, силикаттар, мрамор, фосфорит, жер се-мирткичтер.

Суроолор жана тапшырмалар:



1. Кальций карбонаттан пайдаланып, кандай заттарды пайда кыла аласың? Реакциянын тенденциелерин жаз.
2. FeSO_4 төн темир, темир (II)-оксидин, темир (II)-гидроксидин жана темир (II)-хлоридин алуу реакцияларынын тенденциелерин жаз.
3. Медицинада “ысык укол” деп аталган дары-дармек каражаты даярда-ла турган тузду (кальций хлорид) — акитастан жана башка булактардан кантип алууга болот?
4. Кальцийлүү селитра алуу усулдарынан бири суюлтулган нитрат кислотаны акиташиб менен нейтралдоодон турат. Бул жерде жүргөн реакциянын тенденциелерин жаз.
5. Төмөн жакта эл чарбачылыгында көп иштетиле турган туздардын техникалык аттары жана формуулалары берилген:
ишлилүүчү сода — NaHCO_3 ;
суусуздандырылган сода — NaCO_3 ;
бор, мрамор, акиташиб — CaCO_3 ;
поташ — K_2CO_3 ;
ляпис — AgNO_3 .

Алардын химиялык аттарын жаз.

V ГЛАВА БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫ

1. Төмөнкү оксиддердин кайсылары суу менен реакцияга киришип кислота пайда кылат?
1. K₂O; 2. P₂O₅; 3. SO₃; 4. SiO₂; 5. HgO;
6. Al₂O₃; 7. CO₂; 8. Fe₂O₃.
A) 1, 6, 8; B) 2, 3, 4; C) 2, 3, 7; D) 5, 6, 7, 8; E) бардыгы.
2. Төмөнкү оксиддерден кайсылары кислоталар менен реакцияга киришет?
1. K₂O; 2. CO₂; 3. MgO; 4. P₂O₅; 5. SO₂;
6. Al₂O₃; 7. BaO.
A) 2, 4, 5; B) 2, 5, 6; C) 1, 3, 6, 7; D) 1, 2, 5, 7;
E) бардык оксиддер кислоталар менен реакцияга киришет.
3. Бирдей санда алынган төмөнкү бирикмелердин кайсы биринде темирдин саны көп?
- A) FeO; B) Fe₂O₃; C) Fe₃O₄; D) FeSO₄; E) FeS₂.
4. Жез (II)-оксиidi кандай усулда алынат?
- A) жезге сууну таасир эттирип;
B) жездин оксидине сууну таасир эттирип;
C) жездин сууда эриген туздарына щелочту таасир эттирип;
D) жездин каалагандай тузуна кислотаны таасир эттирип;
E) жездин сууда эриген туздарына кислотаны таасир эттирип.
5. Кальций гидроксидин кандай жолдор менен алууга болот?
- A) кальций металлына сууну таасир эттирип;
B) кальций оксидине сууну таасир эттирип;
C) кальцийдин сууда эриген туздарына щелочту таасир эттирип;
D) кальцийдин каалагандай тузуна кислотаны таасир эттирип;
E) А жана В жооптору туура.
6. 2 г натрий гидроксидин өзүнө камтыган эритмени нейтралдоо үчүн канча моль сульфат кислота керак?
- A) 1; B) 0,5; C) 0,25; D) 0,25; E) 0,0025.

7. Сульфат кислотасынын химиялык касиеттери туура берилген жоопту аныкта.
- A) Zn металлы менен реакцияга киришет;
B) SiO₂ менен реакцияга киришет;
C) Mg(OH)₂ менен реакцияга киришип, суутек пайда кылат;
D) P₂O₅ менен реакцияга киришет.
E) HNO₃ менен реакцияга киришет.
8. Төмөнкү кислоталардын кайсы биринде кислота пайда кылган элементтин валенттүүлүгү бешке барабар?
- A) H₂SO₃; B) H₂SO₄; C) H₂PO₄; D) H₂CrO₄; E) HMnO₄.
9. Берилген түссүз эритме кислотанын эритмеси экендигин кантип билүүгө болот?
- A) даамы татып көрүлөт, даамы кычкыл болсо, ал — кислотанын эритмеси;
B) лакмустун таасириnde кызыл түскө кирет;
C) фенолфталеиндин эритмесинин таасириnde күлгүн-кызыл түскө кирет;
D) метилоранждын эритмеси тамызылганда түссүз бойдон калат;
E) ысытылганда ак түстүү тунма пайда болот.
10. 5 г CaCO₃ ты ысытып канча г CaO ин олууга болот?
- A) 5,6; B) 2,8; C) 1,4; D) 0,7; E) 0,35.




VI ГЛАВА


ОКСИДДЕРДИН, НЕГИЗДЕРДИН, КИСЛОТАЛАРДЫН ЖАНА ТУЗДАРДЫН ОРТОСУНДАГЫ ӨЗ АРА ГЕНЕТИКАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР

§ 57. ОКСИДДЕРДЕН НЕГИЗДЕРДИН, КИСЛОТАЛАРДЫН ЖАНА ТУЗДАРДЫН АЛЫНЫШЫ. НЕГИЗДЕРДЕН ОКСИДДЕРДИН ЖАНА ТУЗДАРДЫН АЛЫНЫШЫ. КИСЛОТАЛАРДАН ОКСИДДЕРДИН ЖАНА ТУЗДАРДЫН АЛЫНЫШЫ. ТУЗДАРДАН ОКСИДДЕРДИН, НЕГИЗДЕРДИН ЖАНА КИСЛОТАЛАРДЫН АЛЫНЫШЫ

Химиялык бирикмелердин ортосунда генетикалык байланыш бар. Жөнөкөй заттардан татаал заттарды алууга болот:




Татаал заттардан жөнөкөй заттарды алууга болот:



Бир класска таандык болгон заттардан башка класска таандык заттарды алууга болот. Мисалы, фосфор күйүп, фосфор (V)-оксидин пайда кылат, ал болсо суу менен таасирдешип кислота пайда кылат, андан туз алууга болот. Бул туздан дагы башка туз алууга да болот:



Магнийдин күйүшүнөн анын оксиidi алынат, суу аны гидроксидге ёткөрүүгө жардам берет, гидроксидден болсо туз алууга болот:




Кальцийдин суу менен таасирдешүүсүнөн кальций гидроксидин алууга болот жана CO_2 менен реакцияга кириширип, туз алынат. Бул туз ысытылганда ажырайт жана көмүр кычкыл газы менен кальций оксидин пайда кылат. Алардан дагы кальций карбонатты алууга болот:





Көрүнүп турғандай, генетикалык байланыш жөнөкөй заттардың жана органикалық эмес заттардың класстарынын ортосунда бар экен. Генетикалык байланышты билгөн тұрдө заттардан башка заттарды жана алардан кайра алғачки заттарды алууга болот.



Органикалық эмес заттардың класстарынын ортосундагы генетикалык байланышты схема түрүндө туонтууга болот:





1. Оксиддерден негиздерди, кислоталарды жана түздарды алууга болот. Тетирисинче, негиздерден, кислоталардан жана түздардан оксиддерди алууга болот:



2. Негиздерден оксиддерди жана түздарды же, тетирисинче, оксиддерден жана түздардан негиздерди алууга болот:



3. Кандай класстын бирикмелери өз ара таасирдешкенде түздарды пайда қылат? Реакциялардың тенденмелерин жаз.



4. Теманын текстине берилген схеманын негизинде темирдин жана цинктин бирикмелеринин ортосундагы генетикалык байланышты далилдеген реакциялардың тенденмелерин жаз.



Таяныч сөздөр:

генетикалык байланыш, жөнөкөй зат, татаал зат, металл, металл эмес, оксид, некиз, кислота, туз.



Суроолор жана тапшырмалар:

- Кайсы заттар өзара таасирдешет: жез (II)-оксид, сульфат кислотасы, кальций гидроксида, көмүртек (IV)-оксида, цинк гидроксида, натрий гидроксида. Реакциялардың тенденциелерин жаз.
- Металлдар кандай бирикмелер класстары менен таасирдешет? Тиешелүү реакциялардың тенденциелерин жаз.
- Кандай класстын бирикмелери өз ара таасирдешкенде тузлар алынат? Реакциянын тенденциелерин жаз.
- Теманын текстинде берилген схеманын негизинде темир менен цинктин бирикмелеринин ортосундагы генетикалык байланышты ырастаган реакциянын тенденциелерин жаз.



8-практикалык иш.

ОРГАНИКАЛЫК ЭМЕС БИРИКМЕЛЕРДИН НЕГИЗГИ КЛАССТАРЫНА ТИЕШЕЛҮҮ БИЛИМДЕРДИ ЖАЛПЫЛАШТЫРУУ БОЮНЧА ТАЖРЫЙБАЛЫК МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ

Органикалык эмес бирикмелердин негизги класстарына тиешелүү тажрыйбалык маселелерди чыгарууда ар бир маселе үчүн зарыл болгон жабдуулар жана реактивдер даярдан коюлат. Эмгек коопсуздугу эрежелерине баш ийген түрдө тийиштүү тажрыйбалар жүргүзүлөт.

1-маселе. Темир менен жездин кеберлеринин аралашмасынан жезди физикалык усул менен ажыратып алууну билген түрдө, ошол аралашмадан жезди химиялык усул менен ажыратып ал. Реакциянын тенденциелерин жаз.

2- маселе. Сага жез бирикмеси иретинде кара түстөгү күкүн берилген. Сен ошол күкүн таза жез (II)-оксидиби, же кошумчасы бар аралашма экендигин тажрыйба жолу менен аныктоо усулун сунуш кыл жана пикиринди далилде.

Реакциянын тенденциелерин жаз.

3-маселе. Сага түссүз эритмелер куюлган жана номерленген 3 пробирка берилген. Натрий хлорид, сульфат кислотасы жана жегич натр кайсы пробиркаларда экендигин кантит аныктоого болот? Реакциянын тенденциелерин жаз.

4-маселе. Төмөнкү өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон тажрыйбаларды аткар:



Зарыл реакциянын тенденциелерин жаз.

5-маселе. Сага үч пробиркада соданын, суюк айнектин жана каустикалык соданын эритмелери берилген. Тийиштүү реакциялардын жардамында ар бир затты аныкта. Реакциялардын тенденциелерин жаз.

6-маселе. Үч идиште бор, өчүрүлгөн акиташ, алебастр берилген болсо, кайсы идиште кандай курулуш материалы бар экендигин аныкта.

Реакциялардын тенденциелерин жаз.

7-маселе. Калий карбонат, алюминий хлорид жана натрий сульфат берилген. Бир гана реактивден пайдаланып, аларды ажыраттуу жолдорун тап. Реакциялардын тенденциелерин жаз.

8-маселе. Үч пробиркада натрийдин сульфид, сульфит жана сульфат түздарынын кургак күкүндөрү берилген. Аларды аныктоо усулдарын тап. Реакциялардын тенденциелерин жаз.

9-маселе. Үч пробиркада натрийдин хлорид, бромид жана йодид түздарынын эритмелери бар. Кайсы пробиркада кандай түздин эритмеси бар экендигинин эки усулун тап.

10-маселе. Үч идиште сульфат, нитрат жана хлорид кислоталарынын концентрленин эритмелери берилген болсо, колундагы жездин бөлүктөрүнөн гана пайдаланып аларды аныктоо мүмкүнчүлүгү барбы? Реакциянын тенденциелерин жаз.

Ар бир аткарылган тажрыйбалык маселелер үчүн отчёт даярда.

Аткарылган иш боюнча төмөнкүдөй тартилте отчёт жазылат:


1. Иштин темасы.
2. Аткарылган иштеги керектүү жабдуулардын жана реактивдердин тизмеси.
3. Ишти аткарууда иштин ар бир бөлүгүн өз алдынча атоо, ишти аткаруунун тартибин кыскача түшүндүрүү. Ишти аткаруу процессинде иштетилген аспаптардын сүрөтүн чиүү. Болгон кубулуштар боюнча корутунду жасоо.
4. Жүргөн реакциялардын тенденциелерин жазуу.
5. Иш учурунда алынган натыйжалар боюнча жыйынтыктоочу корутунду чыгаруу.

VI ГЛАВА БОЮНЧА ТЕСТ ТАПШЫРМАЛАРЫ

1. $\text{Fe} \xrightarrow{\text{fi}} \text{«A»} \xrightarrow{\text{fi}} \text{Fe(OH)}_2$ схемасындагы «A» затты көрсөт.

- A) FeO ; B) Fe_2O_3 ; C) FeCl_2 ; D) FeSO_4 ;
E) C жана D жооптору туура.

2. Төмөнкү өзгөрүүлөрдөгү «A» жана «B» заттарын аныкта:



- A) Cu жана CuO; B) CuO жана Cu; C) Cu жана Cu₂O;
D) Cu₂O жана Cu; E) А жана В заттары бирдей заттар — CuO.
3. Төмөнкү заттардын кайсыларынан бир гана өзгөрүш жасап, CuCl₂ ди алууга болот?
1. Cu; 2. CuS; 3. Cu(OH); 4. (CuOH)₂ CO₃.
A) 1; B) 1,2; C) 1,2,3; D) 1,2,3,4;
E) Эч кайсынысынан бир жолу өзгөртүү менен алууга болбайт.
4. Сульфат кислота төмөнкү заттардын кайсылары менен реакцияга киришет?
1. Zn; 2. ZnO; 3. Zn(OH)₂; 4. ZnS.
A) 1,2,3,4; B) 1,2,3; C) 1,2; D) 1; E) 4.
5. Цинк хлоридин алуу үчүн цинк металлына төмөнкүлөрдүн кайсыларын таасир эттируү керек?
1. HCl; 2. CuCl₂; 3. HgCl; 4. NaCl8
A) 1; B) 2,3; C) 2,3,4; D) 1,2,3; E) 1,4.
6. Төмөнкү реакциялардын кайсыларынын натыйжасында туз алынат?
- A) Суутек + Кычкылтек;
B) Натрий сульфид + Хлорид кислотасы;
C) Кальций + Суу;
D) Жез (II)-оксиди + Суутек;
E) Малахит (ысытуу) fi ...
7. Натрий металлына же натрий оксидине сууну таасир эттирип, натрий гидроксидин алууга болот. Куду ушундай жол менен жез (II)-гидроксидин алууга болобу?
- A) Ооба. Алууга болот;
B) Жезді жана жез (II)-оксидин ысытып алууга болот;
C) Эгерде суу кайнаган буу абалында болсо, болот;
D) Жездин кеберине кайнаган сууну жана жез (II)-оксидине муздак сууну таасир эттирип алууга болот;
E) Жок. Алууга болбайт.
8. Реакция үчүн 12,8 г жез алынган жана төмөнкүдөй өзгөрүүлөр ишке ашкан:
Cu fi CuO fi CuCl₂ fi Cu(OH)₂ fi CuO fi Cu. Өзгөрүүлөрдүн аягында реакция үчүн алынган 12,8 г жез пайда болобу?

- A) Жок. 6,4 г жез пайда болот;
B) Жок. 64 г жез пайда болот;
C) Ооба. 12,8 г жез пайда болот;
D) Ооба. Ар бир баскычта жоготууга жол берилбесе, 12,8 г жез пайда болот;
E) Жок. Анткени акыркы эки реакция жүрбөйт. Демек, өзгөрүүлөрдүн натыйжасында жез пайда болбайт.
9. Төмөнкү өзгөрүүлөрдө көрсөтүлгөн «A» жана «B» заттарын аныкта:
 $A \xrightarrow{\text{fi}} \text{FeSO}_4 \xrightarrow{\text{fi}} \text{B} \xrightarrow{\text{fi}} \text{FeO} \xrightarrow{\text{fi}} \text{A} \xrightarrow{\text{fi}} \text{FeCl}_2 \xrightarrow{\text{fi}} \text{B} \xrightarrow{\text{fi}} \text{FeO} \xrightarrow{\text{fi}} \text{AFeO} \xrightarrow{\text{fi}} \text{A}$
- A) Fe жана Fe(OH)_2 ;
B) Fe(OH)_2 жана Fe;
C) FeCO_3 жана FeCl ;
D) FeS жана Fe(OH)_3 ;
E) A жана B заттары бирдей Fe(OH)_2 .
10. 12,4 г натрий оксидинен алынган щелочтун эритмесин нейтралдоо үчүн н.ш.да өлчөнгөн канча л көмүр кычкыл газы керек?
- A) 22,4; B) 44,8; C) 2,24; D) 4,48; E) 1,12.
11. Төмөнкү заттардын кайсы биринен бир гана өзгөрүш жасоо менен кислота алууга болот:
1— SO_3 , 2— K_2O , 3— $\text{Cu}(\text{OH})_2$, 4— P_2O_5 , 5— CO_2 , 6— CaCl_2 ,
7— MgO , 8— H_2SO_4 .
- A) 1,5,7; B) 1,2,4,5,7; C) 3,6,8; D) 2,3,6,7; E) 1,4,5.
12. 8 г жез (II)-оксиди кайтарылганда канча жез металлы алынат?
- A) 6,4; B) 1,6; C) 9,8; D) 3,4; E) 4 г.



ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ТАЖРЫЙБАЛАР



1-лабораториялык тажрыйба.

ФИЗИКАЛЫК КАСИЕТТЕРИ ТҮРДҮҮЧӨ БОЛГОН ЗАТТАР МЕНЕН ТААНЫШШУУ

Химия предметин үйрөнүү мезгилиндээ заттар менен мамиле жасалат. Заттардын касиеттерин үйрөнүүдө аларды жетиштүү денгээлде бирин-биринен айырмалай алуу чоң мааниге ээ.

Төмөнкүдөй жадыбал түзүп, сага берилген заттардын касиеттерин жазып жүр.

Заттын аты	Агрегаттык абалы	Түсү	Жыты	Тыгыздыгы	Сууда эригичтиги	Катуулугу	T _k
Аш тузу							
Кум шекер							
Ичилүүчү сода							
Жез купоросу							
Алюминий							
Цинк							
Темир							
Жез							
Суу							
Спирт							
Күкүрт							
Йод							

1. Заттын адаттагы шарттардагы абалы, б.а. газ, суюк же катуу түзүлүштө экендиги аныкталат.
2. Заттын түсү жөнөкөй жарыкта визиуалдуу (көз менен көрүп) аныкталат.
3. Заттын жыты: заттын жытын аныктаганда этият бол. Заттардын жыты сүрөттө көрсөтүлгөн усулда аныкталат. (Берилген заттын жыты уулуу же мурун көндөйүнө зиян жеткирүүчү болушу мүмкүн).
4. Заттын тыгыздыгын аныктоодо Физика предметинен алган билимдеринден пайдалан.
5. Берилген заттын сууда эришин же эрибестигин билүү үчүн анын кичинекей бөлүгүн пробиркага же стаканга салып, үстүнөн суу куй жана арапаштыр. Эгерде заттын бөлүкчөлөрү толугу менен эрип кетсе же сезилерлүү деңгээлде азайса, зат сууда эригич келет.
6. Заттын катуулугун катуулук шкаласынан пайдаланып, эгерде мындай шкала болбосо тырмак (катуулугу 2—2,5), айнек (катуулугу 5) жана башка катуулугу анык болгон заттар менен салыштырып көр..
7. Заттын кайноо, суюлуу температураларын справочниктерден пайдаланып тап жана жадыбалга түшүр.
8. Белгисиз заттын даамын татып көрбө!
9. Сага берилген заттын касиеттерин төмөнкүдөй тартилте айтып бер:
 - 1 Заттын аты.
 - 1 Агрегаттык абалы.
 - 1 Түсү.
 - 1 Жыты.
 - 1 Тыгыздыгы.
 - 1 Сууда эригичтиги.
 - 1 Катуулугу.
 - 1 Кайноо жана суюлуу температуралары.



2-Лабораториялык тажрыйба.

ФИЗИКАЛЫК КУБУЛУШТАР

1. Парафинди (шамды) суюлтуу.

Тиричиликте иштетилген шамдан 2 см ди кесип ал. Шамдын бөлүкчөсүн фарфор идишке салып спиртовкада ысыт. Суюлтулган шамды муздат. Болуп еткөн кубулуштарды түшүндүр.

2. Аш тузун сууда эритүү жана эритмени бууландыруу.

Аш тузунан бир чай кашыкта ал жана анын стаканда азыраак сандагы сууда

эришине байкоо жүргүз. Алынган эритмеден фарфор идишке күй жана аралаштырып туруп, спиртовкада ысыт. Идиште туздун кристаллдары пайда болушу менен ысытууну токtot. Болуп өткөн кубулуштарды түшүндүр.

3. *Этил спиртин, уксус кислотасын (суюлтулган эритмесин) жана эфирдин буусун жыттоо жолу менен айырмалоо.*

Бул заттардын пробиркадагы үлгүлөрүнүн бууларын жыттап көр жана айырмала. (Белгисиз заттарды жыттоо эрежелерине сөзсүз баш ий!)



З-лабораториялык тажрыйба.

ХИМИЯЛЫК КУБУЛУШТАР

1. *Кагаздын, спирттин, газдын, күкүрт чийинин күйүшү.*

Күкүрттүн чийин күйгүз жана анын жардамында кагаздын белүгүн, спиртовканын фитилин, газдын горелкасын от алдыр. Жалынга байкоо жүргүз. Кандай кубулуш жүргөнүн түшүндүр.


2. *Жез пластинкасын же буласын спиртовканын жалынында ысытуу.*

Жез пластинкасынын же буласынын тышкы көрүнүшүнө көңүл бур. Пластинканы (буланы) аттиш менен кармап спиртовканын жалынында ысыт. Пайды болгон кара тактарды кагаздын үстүнө кырып түшүр. Кайра ысыт жана кара тактарды кырып ал. Бул процессти бир нече жолу кайтала. Жез менен алынган кара түстөгү затты салыштыр. Болуп өткөн кубулушту түшүндүрүп бер.

3. *Хлорид кислотасынын борго, мраморго жана акиташка тийгизген таасири.*

Бордун, мрамордун же акиташтын буурчактай белүкчөлөрүнөн 2—3 даанасын алып, аларды пробиркага сал жана белүкчөлөрдү көмгөндөй кылып хлорид кислотасынын эритмесинен күй (51-сүрөт).

Пробиркадагы суюктукка тийбекендей кылып, күйүп турган чийди түшүр. Болуп өткөн кубулушту түшүндүр.



51-сүрөт. Хлор кислотасынын борго тийгизген таасири



4-лабораториялық тажрыйба.

ЖӨНӨКӨЙ ЖАНА ТАТААЛ ЗАТТАР. МЕТАЛЛДАР ЖАНА МЕТАЛЛ ЭМЕСТЕР

1. Минералдардын, тоо тектеринин, металлдардын жана металл эместердин үлгүлөрү менен таанышуу.

Берилген атايын комплекттен этикеткалар чапталган идиштердин ичиндеги минералдардын, тоо тектеринин, металл бөлүкчөлөрүнүн, металл эместердин үлгүлөрү менен дыкат кооп тааныш. Алардын тышкы көрүнүшүнө жана түстөрүнө көңүл бур. Аларды жөнөкөй жана татаал заттардын топторуна ажырат.

2. Жөнөкөй заттарды металлдарга жана металл эместерге ажыраттуу.

Жөнөкөй заттардын тобуна кошкон идиштердеги заттарды эми металлдарга жана металл эместерге ажырат. Аларды кайсы касиеттери боюнча ажыратканынды түшүндүр.



5-лабораториялық тажрыйба.

ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ

1. Биригүү (акиташты өңүрүү).

Химиялык стаканга 50 мл суу куй жана үстүнө бир нече даана өчүрүлбөгөн аkitashstyн бөлүкчөлөрүнөн ташта. Кандай кубулуш байкалат? Алынган “сүт”тү тундур. Тундурулган эритменин тунук бөлүгүнөн пробиркага үлгү алып, ага фенолфталеиндин эритмесинен бир-эки тамчы тамыз. Түстүн өзгөрүшүнө байкоо жүргүз. Байкалган кубулуштарды түшүндүр.

2. Бөлүнүү (ажыроо) (малахиттин бөлүнүшү).

Пробиркага малахит деп аталган жашыл түстүү заттан салып, пробирканы штативге бекит. Пробирканын зат салынган бөлүгүн спиртовканын жалыны менен ысыт. Пробирканын оозуна күйүп турган күкүрттүн чийин жакындаштыр. Болуп өткөн бардык кубулушка байкоо жүргүзүп, себептерин түшүндүр.

3. Орун алуу (жез(II)-хlorиддин эритмесине тазаланган темирди түшүрүү).

Пробирканын 1/4 белүгүнө чейин жез (II)-хlorиддин эритмесин куй. Тазаланган темир мыкты жипке байлап эритмеге түшүр. 2—3 минута өткөндөн кий-

ин мыкты тартып ал. Мыктын бетиндеги өзгөрүүнү түшүндүр. Пробиркага азыраак темирдин кеберинен сал. Бир аздан кийин эритменин түсүндөгү өзгүрүүгө көнүл бур. Реакциянын теңдемесин жаз.



6-лабораториялык тажрыйба.

ОКСИДДЕРДИН ҮЛГҮЛӨРҮ МЕНЕН ТААНЫШУУ

Сага берилген оксиддердин үлгүлөрү менен таанышып чык. Агрегаттык абалына, түсүнө жана жытына көнүл бур. Төмөнкү жадыбалды дептерине көчүрүп жаз жана толтур.

Заттын аты	Химиялык формуласы	Агрегаттык абалы	Түсү	Жыты



7- лабораториялык тажрыйба.

ОТУНДАРДЫН ТҮРЛӨРҮ ЖАНА АЛАРДАН ӨНҮМДҮҮ ПАЙДАЛАНУУНУН УСУЛДАРЫ МЕНЕН ТААНЫШУУ

Сага берилген отундуң ар түрдүү үлгүлөрүн дыкат менен карап чык. Берилген отундардың физикалык касиеттерин туонткан жадыбал түзүп, өз алдынча толтур.

Сага берилген отундардан пайдалануу усулдары жана коопсуздук чаралары жөнүндө баянда.



8-лабораториялык тажрыйба.

КИСЛОТАНЫН ЭРИТМЕСИНЕ ЦИНКТИ ТААСИР ЭТТИРИП СУУТЕК АЛУУ

1. Пробиркага акырындык менен цинктин 4—5 бөлүкчөсүн салып, анын үстүнө 2—3 *мл* хлорид кислотасынын эритмесинен күй.

Жүргүп жаткан кубулуштарга байкоо жүргүз. Суутек кайсы заттан бөлүнүп чыгат? Реакциянын теңдемесин жаз. Пробирканын оозуна газ өткөргүч түтүкчө

орнот. Пробиркадагы аба чыгып болгондон кийин бөлүнүп чыгып жаткан суутекти коопсуздук чараларын сактаган абалда этияттык менен күйгүзүп көр.

2. Газ шарчаларынын бөлүнүп чыгышы токтогондон кийин, эритмеден бир нече тамчы алып, айнектин үстүнө тамыз жана спиртовка менен ақырындал ысыт. Айнек идиште калган тактарга көңүл бур. Кандай жаңы зат пайда болду?



9-лабораториялык тажрыба.

**СУУТЕКТИН ЖЕЗ (II)-ОКСИДИ МЕНЕН ӨЗ АРА ТААСИРИ
ЖАНА БУЛ РЕАКЦИЯНЫН ПРАКТИКАЛЫК
МААНИСИН ҮЙРӨНҮҮ**

8-лабораториялык тажрыбада көрсөтүлгөн усул менен суутекти ал. Бөлүнүп чыгып жаткан суутекти газ өткөргүч түтүкчөнүн жардамында жез (II)-оксиdi салынган пробиркага жөнөт. Пробирканын жез (II)-оксиdi салынган бөлүгүн спиртовканын жалынында ысытып тур.

Жез (II)-оксиdi салынган пробирканын беттеринде, жез (II)-оксидинин тегеринде кандай кубулуштар жүрөт? Болуп өткан кубулуштардын мазмунун түшүндүр. Химиялык реакциялардын тенденциелерин жаз.



10-лабораториялык тажрыба.

**СУУНУН ОКСИДДЕР МЕНЕН ӨЗ АРА ТААСИРИ,
АЛЫНГАН ЭРИТМЕЛЕРДЕ ИНДИКАТОРЛОРДУН
ТҮСҮНҮН ӨЗГӨРҮШҮ**

1. *Кальций оксидинин суу менен өз ара таасири жана алынган эритмеде индикаторлордун түсүнүн өзгөрүшү.*

Стаканга 10 мл суу куй жана ага 2—3 бөлөк өчүрүлбөгөн акиташтан сал. Болуп жаткан кубулушка байкоо жүргүз. Алынган ак түстүү эритмени тундур.

Тундуруулган тунук бөлүгүнөн уч пробиркага 2—3 мл ден ал.

1-пробиркага лакмустун эритмесинен, 2-пробиркага болсо фенолфталеиндин, ал эми 3-пробиркага метилоранждын эритмелеринин тамыз. Индикаторлор кошулган эритмелердин түстөрүнүн өзгөрүшүнө көңүл бур жана аларды индикаторлордун көрсөткүчтөрү жадыбалына салыштырып көр (52-сүрөт).

2. *Фосфор (V)-оксидинин суу менен өз ара таасири жана алынган эритмеде индикаторлордун түсүнүн өзгөрүшү.*

Фосфордун абада күйүшү натыйжасында алынган фосфор (V)-оксидин сууда эрит. Алынган эритмедин үч пробиркага үлгү ал жана 1-тажрыйбадагы сияктуу индикаторлордун таасириң үйрөн.


3. Жез (II)-оксидинин сууга тийгизген таасири.

Пробиркага азыраак жез (II)-оксидинин майда бөлүкчөлөрүнөн же күкүнүнөн сал, үстүнөн 5—10 мл суу куй. Жакшы аралаштыр. Эмнени байкадың?

Кальций оксидинин, фосфор (V)-оксидинин жана жез (II)-оксиддеринин суу менен болгон өз ара таасирлеринин салыштырган түрдө корутунду жаса.



11-лабораториялык тажрыйба.



52-сүрөт. Индикаторлордун көрсөткүчтөрү

СУУДА ЭРИБЕГЕН НЕГИЗДЕРДИН КИСЛОТАЛАР МЕНЕН ӨЗ АРА ТААСИРИ

1. Жез (II)-гидроксиди менен темир (III)-гидроксиддеринин сууда эрибестигин текшерип көр. Ал үчүн бир аз сандагы гидроксиддерден пробиркага салып, 3—4 мл ден суу куй.

2. Жез (II)-гидроксиди жана темир (II)-гидроксиди салынган пробиркаларга негиздер толугу менен эрип кеткенге дейре 1-пробиркага сульфат кислотасынын, ал эми 2-пробиркага хлорид кислотасынын эритмелеринен аз-аздан куй.

Эритмелердин түсүнүн өзгөрүшүнө көңүл бур.

3. Айнек пластинкаларга ошол эритмелерден 2—3 тамчыдан тамызып, аларды бууландыр. Пластинкада калган кристаллдык заттар жөнүндө эмнелерди билесиң? Реакциянын теңдемелерин жаз.



12-лабораториялык тажрыйба.

ЫСЫТЫЛГАНДА ЖЕЗ (II)-ГИДРОКСИДИНИН БӨЛҮНҮШҮ

Пробиркага жез (II)-гидроксидинен сал жана пробирканы темир штативге оозун бир аз ылдый каратып, жантыгыраак абалда орнот.

Пробирканы этияттык менен ысыт. Эмне байкалат?

Баштапкы заттын түсүнө жана пробирканын беттериндеги суунун тамчыларына көнүл бур.

Даярдалган аспаптын сүрөтүн дептерине чийүү менен бирге болуп өткөн кубулуштун баянын жаз. Сууда эрибекен негиздерди ысыткандағы бөлүнүү реакцияларынын тенденциелерин жаз.



13-лабораториялық тажрыбы.

НЕЙТРАЛДАШУУ РЕАКЦИЯСЫ

1. Фарфор идишке 5 мл натрий гидроксидинин эритмесинен куй. Эритмеге фенолфталеиндин эритмесинен 1—2 тамчы тамыз. Алынган эритменин түсүнө көнүл бур.
2. Құлғұн-кызыл түстөгү эритмеге түсү жоголуп кеткенге дейре айнек таячка менен аралаштырып турған абалда, хлорид кислотасынын эритмесинен тамчылатып кошуп бар.
3. Алынган эритменин жарымын спиртовканын жалынында айнек таячка менен аралаштырып ысыт. Алынган тузга көнүл бур.

Нейтралдашуу реакцияларынын тенденциелерин жаз.




14-лабораториялық тажрыба.

КИСЛОТА ЭРИТМЕЛЕРИНИН ИНДИКАТОРЛОРГО ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ

Эки пробиркага хлорид кислотасынын эритмесинен 1 мл ден куй. Пробиркалардын бирине 1—2 тамчы лакмустун, ал эми экинчи сине болсо метилоранждын эритмесинен тамыз. Индикаторлордун түсүнүн өзгөрүшүнө көнүл бур.

Жогорудагы тажрыйбаны сульфат кислотасынын эритмеси менен да кайтала.

Индикаторлор — лакмус жана метилоранж кислоталардын эритмелерин кандай түскө киргизишин эсінде сакта.



53-сүрөт. Индикаторлорду өсүмдүктөрден да алууга болот



15-лабораториялык тажрыйба.

КИСЛОТАЛАРДЫН МЕТАЛЛДАР МЕНЕН ӨЗ АРА ТААСИРИ

1. Үч пробирка ал. 1-пробиркага цинктиң, 2-пробиркага темирдин жана 3-пробиркага жездин бөлүкчөлөрүнөн сал. Пробиркаларга хлорид кислотасынын эритмесинен 1—2 мл ден куй.
2. Жогорудагы тажрыйбаларды сульфат кислотасынын эритмеси менен кайтала.
3. Пробиркаларда реакция жүрбөсө, спиртовканын жалынында бир аз ысыт.
4. Металлдардын кислоталар менен болгон өз ара таасири боюнча жүргүзүлгөн тажрыйбаларга негизденип өзүндүн пикирлеринде баянда. Жүргөн реакциялардын тенденмелерин жаз.
Кислоталар менен иштегендө этият бол!



16-лабораториялык таажрыйба.

КИСЛОТАЛАРДЫН МЕТАЛЛ ОКСИДДЕРИ МЕНЕН ӨЗ АРА ТААСИРИ

1. Эки пробирка ал. Пробиркаларга темир (III)-оксидинен бирдей санда сал. 1-пробиркага хлорид кислотасынын, ал эми 2-пробиркага сульфат кислотасынын эритмелеринен 1—2 мл ден куй. Пробиркалардагы өзгөрүүлөргө байкоо жүргүз. Эгерде өзгөрүү байкалбаса, спиртовканын жалынында бир аз ысыт. Темир (III)-оксиdi толугу менен эрип кетсе, андан дағы кош жана эритүүгө аракеттен.
2. Реакция бүткөндөн кийин алынган эритмелерден айнек пластинкаларга бир нече тамчыдан тамыз жана ысыт. Суу бууланып кеткенден кийин пластинканын үстүндө эмне калат?
3. Жогорудагы тажрыйбаны магний оксиdi менен да кайтала.
Бардык тажрыйбаларда жүргөн реакциялардын тенденмелерин жаз.

МАЗМУНУ

I глава. Химиянын негизги түшүнүктөрү жана мыйзамдары

§ 1. Химия предмети жана анын милдеттери. Илим иретинде калыптануу тарыхы	3
§ 2. Өзбекстандын химик окумуштууларынын химия илимине кошкон салымдары	5
§ 3. Зат жана анын касиеттери	9
<i>1-практикалык иши.</i> Химия кабинетидеги жабдуулар менен иштөөдө эмгек коопсуздугунун эрежелери менен таанышуу	11
<i>2-практикалык иши.</i> Лабораториялык штатив, спиртовка, газ горелкалары менен иштөөнүн усулдары, жалындын түзүлүшүн үйрөнүү	13
§ 4. Атомдук-молекулалык окуу. Атомдордун жана молекулалардын реалдуулугу (бар экендиги). Химиялык элемент, химиялык белги	16
§ 5. Атомдордун өлчөмү. Салыштырмалуу жана абсолюттук массасы	19
§ 6. Химиялык зат — атомдордун жана молекулалардын бирикмеси	21
§ 7. Молекулалык жана молекулалык эмес заттар	22
§ 8. Таза зат жана аралашма	23
<i>3-практикалык иши. Булганган аши тузун тазалоо</i>	25
§ 9. Жөнөкөй жана татаал заттар	26
§ 10. Заттын агрегаттык абалдары	28
§ 11. Химиялык формула жана андан келип чыккан жыйынтыктар. Валенттүүлүк. Индекстер жөнүндө түшүнүк	30
§ 12. Молекулалардын өлчөмү, салыштырмалуу жана абсолюттук массасы. Моль жана молекулалык масса. Авогадро туруктуусу	33
§ 13. Заттардын касиеттери: физикалык жана химиялык өзгөрүүлөр	35
§ 14. Химиялык реакциялардын жүрүү шарттары. Химиялык реакциянын теңдемелери. Коэффициенттер	37
§ 15. Курамдын туруктуулук мыйзамы	40
§ 16. Массанын сакталуу мыйзамы	42
§ 17. Эквиваленттүүлүк мыйзамы	43
§ 18. Авогадронун мыйзамы. Молекулалык көлөм	45
§ 19. Химиялык реакциянын түрлөрү: химиялык энергия	47
I глава боюнча маселелер чыгаруу	49
I глава боюнча тест тапшырмалары	55

II глава. Кычкылтек

§ 20. Кычкылтек — химиялык элемент	58
§ 21. Кычкылтек — жөнөкөй зат	60

§ 22. Кычкылтектин химиялык касиеттери. Биологиялык мааниси жана колдонулушу	62
§ 23. Жаратыльшта кычкылтектин айланышы. Аба жана анын курамы. Абаны булгануудан сактоо	64
§ 24. Күйүү. Отундун түрлөрү	66
<i>4-практикалык иши.</i> Кычкылтекти алуу жана анын касиеттери менен таанышуу.....	68
II галва боюнча тест тапшырмалары	69
III глава. Суутек.	
§ 25. Суутек — жимиялык элемент	71
§ 26. Кислоталар жөнүндө алгачкы түшүнүктөр	73
§ 27. Суутекин алынышы	74
§ 28. Суутек — жөнөкөй зат. Анын формуласы жана молекулалык массасы. Суутектин физикалык жана химиялык касиеттери	76
§ 29. Суутек — экологиялык таза отун жана анын химия өнөр жайында чийки зат иретинде колдонулушу	78
III глава боюнча маселелер чыгаруу	79
III глава боюнча тест тапшырмалары	82
IV глава. Суу жана эритмелер	
§ 30. Суу — татаал зат. Анын элементардык курамы. Молекулалык түзүлүшү, формуласы жана молекулалык массасы	84
§ 31. Суунун физикалык жана химиялык касиеттери	85
§ 32. Жаратыльшта суунун таралышы. Анын тирүү организмдердин жашоосундагы мааниси, өнөр жайларда колдонулушу	86
§ 33. Суу бассейнерин булгануудан сактоонун чаралары. Сууну тазалоонун усулдары	88
§ 34. Суу — эң жакшы эриткич. Эригичтик	90
§ 35. Эритмелер жана алардын концентрациялары жөнүндө түшүнүк	92
§ 36. Эритмеде эриген заттын массалык үлүшү, пайыздык концентрация, молекулалык жана нормалдуу концентрация	94
§ 37. Эритмелердин адамдын жашоосундагы мааниси	96
<i>5-практикалык иши.</i> Эриген заттын массалык үлүшү жана молекулалык концентраясы белгилүү болгон эритмелерди даярдо	97
<i>6-практикалык иши.</i> Топурактын суудагы эритмесин даярдо жана анда щелочь бар экендигин аныктоо	98
IV глава боюнча маселелер чыгаруу	98
IV глава боюнча тест тапшырмалары	100
V глава. Органикалык эмес заттардын эң маанилүү классстары	
5.1. Заттардын классификациясы	
§ 38. Металл эместер жана металлдар	103
§ 39. Татаал заттардын классификациясы	105

5.2. Оксиддер	
§ 40. Оксиддердин курамы, тұзулушу жана атальшы	106
§ 41. Оксиддердин классификациясы	108
§ 42. Оксиддердин алынышы жана касиеттери	109
§ 43. Эң маанилүү оксиддердин колдонулушу	111
5.3. Негиздер	
§ 44. Негиздердин курамы, тузулушу жана атальшы	113
§ 45. Негиздердин классификациясы	114
§ 46. Негиздердин алынышы жана касиеттери	115
§ 47. Эң маанилүү негиздердин колдонулушу	117
5.4. Кислоталар	
§ 48. Кислоталардын курамы, тұзулушу жана атальшы	118
§ 49. Кислоталардын классификациясы	120
§ 50. Кислоталардын алынышы жана касиеттери	121
<i>7-практикалык иш.</i> Сульфат кислотасы менен жез (II)-оксидинин жана темир (II)-оксидинин ортосундагы реакцияны жүргүзүү жана бул реакциялардын продукцияларын эритмеден ажырату	125
§ 51. Эң маанилүү кислоталардын колдонулушу	126
5.5. Туздар	
§ 52. Туздардын курамы, тұзулушу жана атальшы	129
§ 53. Туздардын формуласы	131
§ 54. Туздардын классификациясы	132
§ 55. Туздардын алынышы жана касиеттери	133
§ 56. Эң маанилүү туздардын колдонулушу	137
V глава боюнча тест тапшырмалары	139
VI глава. Оксиддердин, негиздердин, кислоталардын жана туздардын ортосундагы генетикалык байланыштар	
§ 57. Оксиддерден негиздердин, кислоталардын жана туздардын алынышы. Негиздерден оксиддердин жана туздардын алынышы. Кислоталардан оксиддердин жана туздардын алынышы. Туздардан оксиддердин, негиздердин жана кислоталардын алынышы	141
<i>8-практикалык иш.</i> Органикалық эмес бирикмелердин негизги класстарына тиешелүү билимдерди жалпылаштыруу боюнча тажрыйбалык маселелерди чыгаруу.....	144
VI глава боюнча тест тапшырмалары	147

Мамлекеттик бюджеттик каражаттар эсебинен басылды. Акысыз.

**IBROHIMJON RAHMONOVICH ASQAROV
NOZIMJON HOSHIMOVICH TO'XTABOYEV
KAMOLIDDIN G'OPIROV**

KIMYO

*Umumta 'lim maktablarining
7-sinf o'quvchilari uchun darslik*

(qirg'iz tilida)

«Sharq» nashriyot-matbaa
aksiyadorlik kompaniyasi
Bosh tahririyati
Toshkent – 2009

Которгон *Анваржон Зулпихаров*
Басма редактору *M. Сапаров*
Редактор *K. Камбаров*
Көркөм редактор *T. Канаатов*
Техредактор *D. Габдрахманова*
Даярдаган *T. Огай*
Корректор *A. Анваржонова*

Басууга уруксат берилди 21.04.09. Форматы 70x90¹/₁₆. Офесттик басма.
«Times» гарнитурасы. Кегли10; 9. Шарттуу басма табагы 11,7. Басма табагы 11,0.
Нускасы 153. Заказ 331-А.

**“Шарқ” басма-полиграфиялык акционердик компаниясынын басма үйү,
100000, Ташкент шаары, Буюк Туран, 41.**

Ижарага берилген окуу китебинин абалын көрсөткөн жадыбал

№	Окуучунун аты, жөнү	Окуу жылы	Окуу китебинин алынган-дагы абалы	Класс жетекчисинин колу	Окуу китебинин ташыргандагы абалы	Класс жетекчисинин колу
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Окуу китеби ижарага берилип, окуу жылынын аягында кайтарып алынганда жадыбал класс жетекчиси тарабынан төмөнкү критерийдердин негизинде толтурулат:

Жаңы	Окуу китебинин алгачкы жолу пайдаланууга берилгендеги абалы
Жакшы	Мукабасы бүтүн, окуу китебинин негизи бөлүгүнөн ажырабаган. Бардык барактары бар, көчпөгөн, беттеринде жазуу-чийүүлөрү жок
Канааттан-дырарлуу	Мукабасы ээзилген, кыйла чийилип, четтери тытылган, окуу китебинин негизги бөлүгүнөн ажыраган абалы бар, пайдалануучу тарабынан канааттандырарлуу ремонттолгон. Ажыраган барактары кайра ремонттолгон, айрым беттерине чийилген.
Канааттан-дырарлуу эмес	Мукабага чийилген, жыртылган, негизги бөлүгүнөн ажыраган же таптакыр жок, канааттандырарсыз ремонттолгон. Беттери жыртылган, барактары жетиштүү эмес, чийип, боён ташталган. Окуу китебин калыбына келтирүүгө болбойт.

Лабораториялык тажрыйбалар
Форзац — 1..

Д. И. Менделеевдин химиялык элементтер мезгилдик системасы Мезгилдер
Катарлар Элементтин группалары.

1. Суутек
2. Геойи
3. Литий
4. Бериллий
5. Бор
6. Көмүртек
7. Азот
8. Кычкылтек
9. Фтор
10. Неон
12. Магний
13. Алюминий
14. Кремний
15. Фосфор
16. Күкүрт
17. Хлор
18. Аргон
19. Калий
20. Кальций
21. Скандий
22. Титан
23. Ванадий
24. Хром
25. Марганец
26. Темир
27. Кобальт
28. Никель
29. Жез
30. Цинк
31. Галлий
32. Германий
33. Мышьяк
34. Селен

- 35. Бром
- 36. Криптон
- 37. Рубидий
- 38. Стронций
- 39. Иттрий
- 40. Цирконий
- 41. Ниобий
- 42. Молибден
- 43. Технеций
- 44. Рутений
- 45. Родий
- 46. Палладий
- 47. Күмүш
- 48. Кадмий
- 49. Индий
- 50. Калай
- 51. Сурьма
- 52. Теллур
- 53. Йод
- 54. Ксенон
- 55. Цезий
- 56. Барий
- 57. Лантан
- 58. Гафний
- 59. Тантал
- 60. Вольфрам
- 61. Рений
- 62. Осьмий
- 63. Иридий
- 64. Платина
- 65. Алтын
- 66. Сымап
- 67. Таллий
- 68. Коргошун
- 69. Висьмут
- 70. Полоний
- 71. Астат
- 72. Радон
- 73. Франций

74. Радий
75. Актиний
76. Дубний
77. Жолиотий
78. Резерфордий
79. Борий
80. Ганий
81. Мейнерий
82. Церий
83. Празеодим
84. Неодим
85. Прометий
86. Самарий
87. Европий
88. Гадолиний
89. Тербий
90. Диспрозий
91. Гольмий
92. Эрбий
93. Тулий
94. Иттербий
95. Лютеций
96. Торий
97. Протактиний
98. Уран
99. Нептуний
100. Плутоний
101. Америцей
102. Кюрий
103. Берклий
104. Калифорний
105. Эйнштейний
106. Фермий
107. Менделеевий
108. Нобелий
109. Лоуренций

Форзаң — 2..

Кээ бир химиялық элементтер жөнүндө маалымат

Элементтердин аты

Кыргызча
Азот
Алюминий
Барий
Бром
Суутек
Темир
Калий
Кальций
Кычкылтек
Кремний
Магний
Марганец
Жез
Натрий
Калай
Сымап
Коргошун
Күмүш
Күлири
Көмүртек
Фосфор
Хлор
Хром
Цинк

латинче
Химиялык белгиси
Салыштырмалуу атомдук массасы
Валенттүүлүгү

